

Камыш менен аралап,  
Качып кетти бааналап,  
Таңга жакын болгондо,  
Эр Бакайга баргани.  
Кобурлуу тууган чунагыц,  
Кобурап кебин салганы...  
Муну мындай таштайлы,  
Сыр коргонго Конурбай,  
Кол салганын баштайлы.

ГУЛЧОРО МЕНЕН ҚАНЧОРОНУН КАЙРАТЫ,  
ҚЫРГЫЗДАРДЫН КОЛ КУРАШЫ



абылан туулган Гүлчоро,  
Калайман салып Конурга,  
Качып кайра кеткенде.  
Каарлуу калча Конурбай,  
Айгайды катуу салганы,  
Алттарынын баарысын,  
Азыр жыйып алганы.  
Бүткөн бою дирилдеп,  
Сакалы кетип биринден,  
Чырды мыктап баштады.  
Ана-мына дебестен,  
Чатырды жүргөн күзөтүп,  
Алтымыштай балбандын,  
Башын кесип таштады.  
«Ангүштүн уулу Кытан алп,  
Карагер минген Қазан алп,  
Манжудан чыккан Мангүш алп,  
Калмактардын Қаман алп,  
Тукуму болсо келишенин,  
Кол эсебин беришени!  
Алтымыш алптын ордуна,  
Башчы болуп кетишени!  
Кечеги келген бурутту,  
Киргизип ийип чатырга,  
Эмне деген кылыху?

Минтип жүрсөң калмактар,  
Бейжинге аман кетпейсин,  
Жерице такыр жетпейсин!  
Ушул кылгаң айбыңа,  
Семетей карман бересин.  
Аны кылбайт экенсин,  
Кызыкты менден көрөсүң,  
Кырылып баарың елесүң! —  
Деп, өкүрүп калгаңда,  
Хандардың баары калтырап,  
Тик карабай жалдырап.  
Балбандың баары бужүрөп,  
«Бурхун, өзүң, колдо» — деп,  
Ичтеринен күбүрөп.  
Эт аргасын таба албай,  
Эсни жыйын ала албай  
«Буруттан мурун бул Конур,  
Түпкө жетет экен — деп.  
Түгөтүп кетсе өз колун,  
Бул жалгыз кайда кетет?» — деп,  
Сайхын дешин баш уруп,  
Кеп кыла албай турганда.  
Манжунун ханы Нескара,  
Желбегей чапан жамынын,  
Жок жерден акыл табылып.  
Ач жолборстай чамынып,  
Акырайып калгана,  
Айтып кебин салганы:  
«Кызыталак буруттун,  
Балбанин байлан алчууң кел.  
Балакетти башына,  
Барып такыр салчуун кел.  
Очогор атчуу чоңун кел,  
Чоюнбаш чапчуу зоруун кел!  
Жебеге мыкты эриң кел,  
Желмогуздай бурутту,  
Жен алуучу шерин кел.  
Мылтыкка кыйын мыктууң кел,  
Найзага чебер ыктууң кел.  
Жазайыл атчуу мерген кел,  
Жаага огуң кергеси кел.  
Койчагыр атчууң калбай кел,  
Койгулашчу балбай кел.  
Басташканы майданда,  
Башын кесин алган кел!

Коргонун бузуп Манастын,  
Өчүргүн атын Таластын!  
Семетейди байлап кел,  
Айчүрөгүн алыш кел,  
Ат көтүнө салыш кел!  
Дүмөктүү катын Чүрөкту,  
Хан Коңурга алыш бер!  
Карап турбай, боя — деди,  
Аттансын азыр кол — деди.  
Сый алыш, бизден он — деди!»  
Хандан өкүм болгону,  
Кара таандай калың кол,  
Тегеректеп коргонду,  
Он алланыш толгону.  
Чокмөрчулар алдында,  
Балтачандар жанында.  
Найзачылар сонунда,  
Үкмуштуу курал колунда.  
Дүрдүгүп катуу жүрүштү,  
Хандары айткан жумушту,  
Бүтүрө коймок оюнда.  
«Кызыталак буруттун,  
Коргонун чагып салалы.  
Байлап келин тересүн,  
Конурдан сыйлык алалы!  
Айчүрөгүн учурбай,  
Лаккуу кылып кубултпай,  
Аны карман алалы! —  
Деп, ойлооуп жакирлар.  
Хандан тойгоң канырлар,  
Коргоң барды жыйынып.  
«Бузун кириң кетем» — деп,  
Үйдөй болгон чоюнбаш,  
Күүлөп колго алышты,  
Күреулдөтүп салышты,  
Балтачандар барышты,  
Барсылдатып чабышты,  
Тийгендө чокмөр чак этип,  
Лйбалтасы шак этип,  
Чоюнга тийген немедей,  
Кангып кайра жанышты.  
Айкөтүп салган коргонду,  
Бузамын — деп — ойлогон,  
Кайдан келгөн аkmak бу?  
Аңынктыя болбоду,

Алты мицдей балбанды,  
 Дарбазага барганы,  
 Баргана кайра жанбады.  
 Жандан тойгон капырлар,  
 Коло менен чоюндан,  
 Уютуп салган эшикти,  
 Чокмор менен салганы.  
 Киште ойногон Семендин,  
 Кулак-мээсин жарганы.  
 Ошондо серпилин карап Семетей.  
 Жанындағы балдарга:  
 «Чапқылатпай эшикти,  
 Эзелеп алып тешикти,  
 Аңғыратпай айдал ий,  
 Эшиктеги эшекті!»  
 Дегенде зрен Семетей,  
 Эригип жаткан балдарга,  
 Эрмек эми табылды,  
 Баары бурбай жабылды.  
 Эшиктеги жакырлар,  
 Ажалдуу окко кабылды.  
 Чыдай албай баргандар,  
 Кайра кашты жайыла,  
 Мылтыктын үнү чыкканды!  
 Аркадагы калмактар,  
 От коюшуп калышты,  
 Очогорго жабыла.  
 Коргонго оозун каратты,  
 Маша колдол баары атты.  
 Кыргызга кылчу зыян жок,  
 Ортодоку аскердин,  
 Үч минин өзү кыйратты.  
 Ошол кезде карасан,  
 Атылыи мылтык тарсылдан,  
 Очогор үнү карсылдан.  
 Жебелер учуу зыркырап,  
 Угулуп үнү чыркырап,  
 Койчагыр огу бадырап,  
 Жазайыл огу көргонго,  
 Түшүп жатты дабырап.  
 Күнү-түнү токтобой,  
 Жер жайнаган чок болду.  
 Бүткөндөн бери кара жер,  
 Миңдай атыш жок болду.  
 Түтүн болуп дүнүйө,

Тумчугуп араң токтолду.  
 Ошол кезде Семетей,  
 Ордунан аран козголду.  
 Коргондун чыгып кырына,  
 Карап турду эр Семен,  
 Калмактын салган чырына.  
 Абайлап Семен жараса,  
 Арзан жоо эмес чынында.  
 Жан шериги баатырдын,  
 Айчүрөк бар жанында:  
 «Ой, Чүрөк, бери кел — деди,  
 Ылдамыраак камынып,  
 Учуп чыккын сен — деди.  
 Кабылан Бакай, Жамғырчы,  
 Гүлчоро менен Қанчоро,  
 Аларга кабар бер — деди.  
 Тепсепей Талас жеримди,  
 Тебөөрүн кылбай элимди.  
 Нескара, Уушан, Мурадил,  
 Конурбайын баш кылып,  
 Карман келсии эринни,  
 Орундатсын кебими.  
 Буудан Буурул атыма,  
 Токуп келсии ээрими!  
 Атамдын кегин алайын,  
 Айдал жерден салайын.  
 Конурбайын баш кылып,  
 Калмактардын баатырын,  
 Алмамбет, Чубак зрендин,  
 Музбурчак, Сыргак берендин,  
 Көзөл Қөкчө жездемдин,  
 Жолуна курман чалайын.  
 Эби келген кези экен,  
 Мен кумардан чыгайын!  
 Кепкөн курсак басылсын,  
 Көрүп туруп баарысын,  
 Абамдын чери жазылсын,  
 Энемдин көөнү ачылсын!  
 Кыргыздын тынысын санаасы,  
 Кыргызга пайда тийгизсии,  
 Қыраан Манаас баласы!  
 Үч, Айчүрөк, турбагын,  
 Капатмыды ыргагын! —  
 Ден, Семетей калгана,  
 Бул дүнүйө жалгана,

Кайраты толук Семендин,  
Кашында болбой арманды.  
Бакай баштап төрт берен,  
Кенеш кылып жатканда,  
Айчүрөк келини калгани.  
Нур чагылып асманда,  
Кылымда мындай ким болгон?  
Түгөнүп калган Айчүрөк,  
Келгени канча жыл болгон.  
Жамғырчы мейен Бақайга,  
Керүнбей жүргөн келини.  
Көзүнөн караан учканда,  
Өзү басып келгенбі?  
Кешөгө кылып бетине,  
Кайын иниси балдарды,  
Кабатына олтуруп,  
Чүрөк сүйлөп кеп баштайт,  
Акырын айтып бек таштайт:  
«Келген душман қаңгайлық,  
Алл Конурбай баштаган.  
Коргонго кирип кутулдук,  
Семетей баштап жалпы аман.  
Атасын жыйған мал-мұлқу,  
Аркасын көрүп турабыз.  
Сасып кетти көл бүткөн,  
Қысталып судан турабыз.  
Аккуу кебим кийем — деп,  
Айланып чыгып асманга,  
Аксакал аbam карыга,  
Айтып кабар берем — деп,  
Ок жедим кандуу чалтынга.  
Кереметтүү зор калча,  
Учарымды билиттир.  
Шыпшайдар уулу Кожожаш,  
Мергенді ала келинтири.  
Түндөсү отөр жолума,  
Булуттун усту бетине,  
Жылдыздын асты оюна,  
Буктурма көюп салыптыр.  
Болжоп тарткан жаасы бар,  
Учуп келе жатканда,  
Кез болуи калдым курган жаң!  
Кашка күйрук түбүнөп,  
Таарып өттү тарткан жаа.  
Эңкейин алдым колума,

Түшүп кетсе күйругум,  
Келбейт ко ишим оңуна?!

Ок жаа тарткан эмесли,  
Жандырын кайра соңунда.  
Алмалуу-Булак, Шумкар-Таш,  
Атын учуп келатсам,  
Жаркылдан жарық бөлүнөт,  
Жакындан келип карасам,  
Карааны аbam көрүнөт.  
Түшүп көрдүм силерди,  
Эл башкарған бийлерди».  
Семетейдин айтканын,  
Ийисе жибин калтырбай,  
Айчүрөк айтты аларга.  
Эр Гүлүстөн камынып:  
«Қаны дары кытайдын,  
Сууну байлап жибердим.  
Қадыр жам болгун андан» — деп,  
Қабарды айтып салгана.  
Тамагын қырып хан Бақай,  
Кепти баштап калгани:  
«Чүрөк, асыл келиннім,  
Мындан нары сен менден,  
Качпай жүрө бергінин.  
Келген жоопун кабарын,  
Гүлчорону жиберин,  
Эки жолу билгемин.  
Басып жаткан Кең-Колду,  
Калмак, кытай жоо экен.  
Катылып келген өзүнчө,  
Каарлуу калча Конурбай,  
Баяғы, қаңгайдан келген тоо экен.  
Айтышынча Гүлчоро,  
Жарлактары қыл экен.  
Балбашынын мингени,  
Қылыш түминук пил экен.  
Эрчитин келген колдору,  
Әбөгейсиз көп экен.  
Азыктын камын қылышшай,  
Жегени такыр чөп экен.  
Тегин карап олтурса,  
Алакандай кыргызды,  
Тепсеп кетчүү неме экен!  
Ушул жагын болжолдоң,  
Жалғыз кирип бара албай,

Жакырдан ёчту ала албай.  
Олтурган ушул белесте,  
Жатып калдым мамындей.  
Он төрт ханды чакырып,  
Байтайлакты жибердим.  
Жакында келип калышар,  
Узакка кетпей Айчурек,  
Кыргыз да салгылашып калышар.  
Кандай урущ салабыз,  
Кандай арга кылабыз?  
Ойлон, балдар, көргүлө,  
Оруидуу акыл бергиле»,  
Бакай айтып салгани.  
Атасындай желиккен,  
Канча жылдан бер жакка,  
Казатка барбай эриккен.  
Кадырлуу Чубак баласы,  
Канчоро айткан кеп экен:  
«Аркадан кол келгиче,  
Бизге көмөк бергиче,  
Элебей жатсак бул жерде,  
Эби жок душман көп экен,  
Эндекей жаткан кыргызды,  
Четинең алыш кирбейби?  
Жат душман элди аяйбы?  
Кек ичеги балдарды,  
Көксөө болгон чалдарды.  
Ойротто жок уздарды,  
Оймок ооз кыздарды.  
Келеңгир чачпак келинди,  
Онду тууган баатырдан,  
Очок ээси кемпирди.  
Тал чыбыктай жаштарды,  
Такыр кырып ийбейби?  
Ичегисин чубалтып,  
Итке салып бербейби?  
Макул келсе силерге,  
Гүлчоро менен экөөбүз,  
Күн алыштан баралы.  
Көңүлү бузук душманга,  
Көп түйшүктү салалы.  
Аркадан кол келгиче,  
Манжу менен калмакты,  
Маңбаш кылым туралы.  
Кол киргенде кирербиз,

Коондой ичин тилербиз.  
Жан аманат тургана,  
Коргоно жаткан абама,  
Ат жеткирип берербиз». —  
Ден, Канчоро калгаңда,  
Абаң Бакай карысы,  
Айчурек, Гүлүс баарысы,  
«Акылга сыйат ушу» — ден,  
Башын ийкеп калышы.  
Эр Гүлүстөн айтты эми:  
«Жеңеке, турба, кайт — деди.  
Унундай кылсак болобу,  
Абама өзүң айт — деди.  
Ак калпак кыргыз элиң бар,  
Акырет кеткен атаңдын,  
Арбагы азыр мында бар.  
Кабылан Бакай абам бар,  
Алл Жамғырчы карың бар.  
Андан кала бергенде,  
Артыңда чороң биздер бар.  
Өлбөй тириү тургана,  
Өрөпкүгөн душманды,  
Уу сепкендей кылабыз.  
Уйпалап салып тынабыз,  
Кең-Колду тартып алабыз.  
Кесиреттүү душманга,  
Кеткисиз балаа салабыз.  
Эсирген жүржүт Конурдун,  
Эсебин эптеп табабыз.  
Элөөрүгөн иттердин,  
Эшектей кардын жарабыз.  
Агызып канын жаябыз,  
Эртеде өткөн эрлердин,  
Алмамбет, Чубак шерлердин,  
Эми кегин алабыз.  
Абама айтып баарсыз,  
Хан Бакайдан кеп угуп,  
Кеп ушундай» — деп угуп.  
Токтолуп калды Айчурек  
Калкайы жонго артылып,  
Лайбалта жаңга байланып,  
Ачалбарс колго кармайнып.  
Сырнайзасын зыңкыйтыйп,  
Карапатты кымидайтып,  
Туулгасын жаркытып,

Асабасын жайылтый.  
Каарын салып жүзүнө,  
Канчоро баатыр аттанды,  
«Мен кеттим» — деп, жар салды.  
Карман алым калам — деп,  
Гулчоро чуркан калганы.  
Карабай кетти Қанчоро,  
Каардуу баатыр эр чоро.  
Ашкере болдук бүгүн — деп,  
Бакай абаң, Гүлүстөн,  
Басып чыгып белеске,  
Барып булар караса,  
Күүлөнүп алган Қанчоро,  
«Манастан» ураан чакырып,  
Кымылдаган кытайга,  
Кирип барды качырып.  
Сүрдүгүп кеткен кини жок,  
Қанчородон дайын жок.  
Қайып болду ошондо,  
Топ ичи болуп жалын, чок.  
Эртеси күнү кечинде,  
Кечки бешим кезинде.  
Каралат чыкты жалтылдан,  
Киатын күүлөп закымдан.  
Оттоң калды түгөнгүр,  
Бекесөлөп келип жакындан.  
Эр Гүлүстөн күйүгүп,  
Жаралуу аркар куугандай,  
Этегин өөдө түрүнүп.  
Эниш тартып энтеңден,  
Жетип барып караса,  
Кол балтана таянып,  
Эси бөп, шай кетип,  
Танюосунан тер кетип,  
Турган экен Қанчоро  
Оозунан көбүк кан ағын,  
Карала атты чылбырдан,  
Кармады барып Гүлүсүн.  
Кандай айтып түгөтөт,  
Канкорлордун жумушун?  
Өйлө карай ат менен,  
Тепетең биргэ жүрүшүн!  
Кызыл гүллүп суусунан,  
Сагасанын гүлүнөн,  
Ичтөн ага бергени.

Камдал алган дарысын,  
Жыттатып ага ийгени.  
Кан жыттанып демикпей,  
Жаш көкүрөк баарысы,  
Жандай чуркан ат менен,  
Ал Бакайга барышы.  
Келе элек Бакай кошуна,  
Келе жаткан ушунда.  
Келатып Бакай кеп салып,  
«Тургузба, балам,— деп салып.  
Жакын келип кабылан,  
Эми түшүр, балам»,— деп.  
Аттан жерге түшүрүп,  
Устүнөн олпок чечирип.  
Колун салып мойнуна,  
Кош колдоп Бакай жетелеп,  
Чечип алган олпокту,  
Ок етпөгөн чоң тонду,  
Карман силкин салыптыр.  
Мүдүрүлүп темтендеп,  
Минтип чоро калыптыр.  
Энкейип алдын караса,  
Олпокко келген жабышып,  
Ок тушарга барыптыр.  
Коло менен миси бар,  
Коргошун бар, чоюн бар.  
Алты атар огу андлан көп,  
Жебенин огу мындаз көп.  
Көп жыйылыш калыптыр.  
Көтөрүп олпок, чоң тонду,  
Ат жанына барыптыр.  
Ангыча Бакай кеп айтты:  
«Турбагын, балам,— деп айтты.  
Дообасты алынып,  
Сийдигин тосо калыпшып».  
Ат сийдиги толду эле.  
Эми Бакай нетти эле?  
Гүлчоро, Бакай тен сийин,  
Ат илмегин кесинин.  
Сийликке кошуни, тез эши,  
Жеэлди наймы сундуруп,  
Ат тери менен сийликтин,  
Най менен ага жуткузчи.  
Сагаса гүлүп жыттатып,  
Таштады муну жаткызып.

«Жараат түшсө ичине,  
Жылдыз такта болгондо,  
Жан берет — деп тим эле.  
Жарааты тышта болгондо,  
Тилге келет эми эле».  
Қайран Бакай кабылан,  
Қак ушундай деди эле.  
Түп ортосу болгондо,  
Оозунаи көбүк буу кетип,  
Кан аралаш суу кетип.  
Чекесинен тер кетип,  
Титиреп бойдоң ал кетип.  
Башын чайкан бир далай,  
Ачты көзүн жарк этип.  
Эсендигин сурады,  
Гүлүстөн чоро барк этип.  
Көшүгендөй күлүндөп,  
Канчоро баатыр күдүндөп,  
Баштады кебин күнгүрөп:  
«Ар качаидан бир качаи,  
Ат кардыгын тарттым — деп.  
Жаным эсен болсо да,  
Сүйүнбөдүм ага мен,  
Табылбай мага минер ат,  
Жапым тириүү болсо да,  
Болуп келдим элден кем!  
Качырып барып тийгендө,  
Мен Канчоро киргениде,  
Кашымма келген бир жан жок.  
Кача берди калмактар,  
Ара жолду кең кылмы,  
Ача берди калмактар.  
Эркии туулган курган баш,  
Эрлик эмей петкеним?  
Дәбөдөй болгоң чатырга,  
Чапкан бойдоң жеткеним.  
Манастин атын укканаң,  
Аттанган белем ушунда.  
Көрбөгөмүн уккамын,  
Күнгүздәй Кара ат миниген,  
Кабаттан темир соот кийген.  
Чарайнасын тартынган,  
Ок-дарысын артынган.  
Белине кылыч байланган,  
Жоо легенде шайлланган.

Колуна балта кармаган,  
Капташа түшсө тар жерде,  
Козголбой жүрөк калбаган.  
Алдында атын булкунтуп,  
Алдыман чыкты бир адам.  
Буурул сакал киши экен,  
Байкасам өзү чоң балбан.  
Конур эмей кайсы — деп,  
Беттештимби буга — деп.  
Алдындағы Карапат,  
Аябай камчы бир салым.  
Аянып туруп калbastan,  
Чоң балтанаң колго алдым.  
Качырып барып чапканда,  
Алдындағы Қара аты,  
Жазгырып ордун салды эле.  
Арам өлгөн Карапат,  
Кетенчиктеп түз баспай,  
Тартып түяк алды эле.  
Өзүнө тийбей балтамды,  
Өксүтүп аты салды эле.  
Таамай чаап алганда,  
Чорондо арман бар беле?  
Ар кача кыйын болсо да,  
Атына тийсе чоң балта,  
Айрылса аттан чоң калча,  
Өлбөсө да түгөнгүр,  
Өлүмчө болуп калды эле.  
Балтам тийгөн кара жер,  
Антарылым ор болду.  
Мана минигиң чорондо,  
Ат кардыгы чоң болду!» —  
Деп, ошентин Канчоро,  
Ушкүрүнүп убайда,  
Жалгады кебин далайга:  
«Коркун калган чоң калча,  
Андан кийин келген жок.  
Бендеби — деп, — бейлебей,  
Аны мен кадигиме алгам жок.  
Лайтасам баштады кыдыштын,  
Чорондо арман калган жок.  
Сооттуусун сойлottum,  
Оликтүүсүн онтоттum.  
Кылышчуусун кайраттым,  
Найзалаусун сулаттым.

Мылтыкуусун белүйттүм,  
Суудай канын төгүлттүм.  
Кек түпөк кызыл наизамды,  
Көп эле жанга мылгыттүм.  
Бетиме туура келгенин,  
Көгүчкөндөй ыргыттүм.  
Карылуусун кулаттүм,  
Кан ағызып сулаттүм.  
Эңкейиште эр сайдым,  
Экөөнү катар бир сайдым.  
Кечээ, жедигердин тобунда,  
Эр Толтойдун колунда,  
Сен экөөбүз бар элек.  
Кыштын суук чилдеде,  
Кыргын салып кошунга,  
Кан төгүп жүрүп тынч албай,  
Кылычта миңден курч калбай.  
Балтанин кесер мизи жок,  
Бир көрдүм эле ошондо.  
Бүгүн жайдын толугу,  
Тамыздын түшкөн кези экен.  
Кан катып жарак-жабдыкка,  
Өтпөс болчу иш экен.  
Наизамдын көрсөн учу жок,  
Темири жок тоголок.  
Кылычымдын мизи жок,  
Балтанин миңде курчу жок.  
Түгөнүп калат турбайбы,  
Куржун башы толгон ок!  
Азууларын аркайтып,  
Ат өлүгү ар жерде.  
Муруттарып сербейтип,  
Эр өлүгү көп жерде.  
Жүзүн саймып жүдөттүм,  
Тобуи бөлүп тараптүм.  
Оңко турган кишинде,  
Ои бирдии алдым санатып.  
Ошонгочо кеткен жок.  
Тулку бойдан кайратым.  
Куру кол болуп калганда,  
Аркамды көздөй мен тарттүм.  
Бет маңдайга келгенин,  
Менимениңгөн эрлерин.  
Желкесинен кәрмадым,  
Сүзүштүрүп жайладым.

Чуулап кирип турганда,  
Мен ақылдан таңбадым.  
Көзүмдү ачып карасам,  
Абам менен Гүлчоро.  
Качан келип калды — деп,  
Как ушуга таң калдым.  
Аттын шайы жогунаан,  
Ал үчүн кылган арманым!  
Асманда учуп жоо алган,  
Катындын иши турбайбы?  
Беттешин сайып эр алган,  
Баатырдын иши турбайбы?  
Лйланып жүрүп октогон,  
Атышып жоону чоктогон,  
Ажыздын иши турбайбы?  
Айбалта чапса өксүткөн,  
Азаматты өкүнткөн,  
Аттын иши турбайбы?  
Алдындагы Канчоро,  
Чаптырбай кетсе душманы,  
Ал үчүн арман кылбайбы?!»  
Барып кайра келгенин,  
Баштан аяк көп салды.  
Көңүлдөгү зардабын,  
Эр Канчоро деп салды.  
Уктабай Гүлүс толгонуп,  
Тан аткыча ойлонуп.  
Эртөн менен эртелеп,  
Суркоенду жетелеп.  
«Соолуп калган кытайга,  
Барамын» — деп энтелеп.  
Жоо кийимин кийинин,  
Атасынан калган жаа,  
Оң ийнинге илнин.  
Бастырып чыкса ак жолтой,  
Баатырлыгы билинин,  
«Семетей сыйдуу абама,  
Канчоронун артында,  
Кызматым жакпай калганда,  
Кесиреттүү абамдын,  
Батасы кайдан тиет — деп,  
Барбай койсом бааналап,  
Кереминде<sup>1</sup> билет — деп.  
Келин менен кемнирге.

<sup>1</sup> Керем-керет — алдым ала билген касиеттүү, коригоч, көнүү аны;

Темененин баркы бар.  
Канчородон ўедерөөк,  
Тумшугу жок мешники,  
Хап абама жараку,  
Ошончолук барым бар». —  
Деп ойлонун Гүлчоро,  
Жүрмөк болду ошондо.  
Канчоро туруп кеп баштаи,  
Акырын сүйлөп, бosh таштаи:  
«Акылга, баатыр, ушул иш,  
Душманга кыйын мүшкүл иш.  
Эндекей жатсак элебей,  
Эзи жаткан кыргыздын,  
Четинен байлан кирбейби?  
Тоо тоодо жаткан көп малга,  
Ою менен тийбейби?  
Ач кыйкырык угулса,  
Чоң баатыры кез келбей,  
Чогулган аскер, букара,  
Кылыштан каны куюлса,  
Олжо алууну ойлойбу?  
Байлануу баш болбайбу?  
Акылбы, баатыр, мамунум,  
Айткан сездү ойлойлу».  
«Чын айтасын, баатыр — деп,  
Бул айтканын акыл — деп.  
Барып менин бир келейни,  
Байкан тургун, баатыр» — деп.  
Бастыра берди Гүлустен,  
Күндөн бетер күркүрөп.  
Көргөндүн бою дүркүрөп,  
Оозунан көбүк буу чыгын,  
Көзүнөн жалын чуу чыгын.  
Суркоенду чуратын,  
«Манастан» ураан чакырып.  
Аянбады түгөнгүр,  
Абыдан чындан бакырып.  
Барып тийди кытайдын,  
Бир четинен жапырып.  
Аралап кирин жоголду,  
Түш келген кайдан соо болду?  
Бетине келген кор болду,  
Беттешкен бенде жок болду.  
Чоролордун бирин — деп,  
Чоң баатырлар келген жок.

Чогууда жүрсө аралап,  
Чоролордо арман жок.  
Чогулган кангай журтуна,  
Чок төгүп чоро салды от!  
Алыча жүрүп аралап,  
Абалын жоонун чамалап.  
Лйдан жүрөт кытайды,  
Ителгидей сабалап.  
Кылыштын каны тамчылан,  
Кайсы жакка баш алса,  
Как алдынан чуу чыгат.  
Эки түнү, уч күнү,  
Санаты беш күн урушту.  
Кандай адам кыла алат,  
Салмактуу мындай жумушту?  
Эрлик эмей эмине,  
Беш күнү чыдан турушу?  
Найзасында учу жок,  
Балтасында курчу жок.  
Кылышында миз калбай,  
Өтөр айла болбоду.  
Ондоп чапса эч кандай.  
Жакындатпай жанына,  
Жаа тартып олтуруп,  
Кырк-элүүден бир окто.  
Кыйласын сыйпан елтүрүп.  
Жаанын оту түгөнүп,  
Аманат жана га күч келин.  
Тоону кездей бет алды,  
Эр Гүлчоро түз желин.  
Ок, дарысы жоктугун,  
Ошондо биллип калышты.  
Аламандап чуу коюн,  
Ат жарышын барышты.  
Балта чапкан шамдагай,  
Пайза саяр ылганды.  
Кармаган кылыш тындары,  
Эр Гүлчоро баатырга,  
Ээрчин жүрүп чуу салды.  
Уруп, сабап, талкалап,  
Качып чыкты Гүлчоро,  
Жалгыз жанын калкалап.  
Байкан турган алыстан,  
Бакай менен Канчоро,  
Суркоен чыкты элирии,

Көпчүлүктөн жээлигип.  
Башын жерге салбастан,  
Үзүп чөпту албастан,  
Келе жатат жорголоп.  
Келе жатып кээ-кээде,  
Текирең тасқак ал салат.  
Эр Канчоро турбады,  
Эми да кайрат кылганы.  
Кара бою сак эмес,  
Талкаланган түгөнгүр.  
Ылдый карап энтендең,  
Этегин кайра түрүндү.  
Эр Гүлчоро алдынаи,  
Ал Канчоро жүгүрдү.  
Жете барып караса,  
Калган экен Гүлустөи,  
Ээрден көчүк кыйшайып.  
Үзөнгүдөн бут тайын,  
Оң колуң сунуп артына,  
Куюшкандан кармантыр.  
Ыйык жалдаң бек карман,  
Сол колу менен алыштыр.  
Капталга түшүп атынын,  
Салаңдан башы калыштыр.  
Жсте барған Канчоро,  
«Әрге темир жөлөк» — деп,  
Лайбалтанин уңгусуи,  
Колтугунаи киргизин,  
Темир менен көтөрүн,  
Эәрге ондоң мингизин.  
Биргө өскөн түгөнгүр,  
Алын келди жетелен.  
Туугандыгын билгизин,  
Алмамбет уулу чорону,  
Эки, үч күндүн алдында,  
Эр Гүлчоро не кылса,  
Канчоро кылды аны да.  
Илгеркини заманы,  
Эскерипп көрчү аларды.  
Он күнгө кылса кетпеген,  
Отуз күнгө жетиеген,  
Ошондой экен абалы.  
Күнү, түнү алты күн,  
Көбүрөөк жүрүп калганы.  
Таң агарын сүргөндө,

Эснине келди балбаны,  
Эс алышып олтуруп,  
Күн эсебин алганы.  
Он сегиз күндүк санаты,  
Лида толуп калганы.  
Жатар мезгил болгондо,  
Жаңып отту койгондо,  
Дүбүртү аттын тапылдан,  
Угулду бейим ошондо.  
Гүлүстөн чоро эр экен,  
Ар өнөрү бар экен.  
Жердең кабар алуучу,  
Тыңшап кулак салуучу,  
Дагы өнөрү бар экен.  
Жата калып кырынаи,  
Туруп ыргып ордунан:  
«Келе жатат эки адам,  
Анык байкап тыңшасам.  
Бозжоргонун табышы,  
Мин жылкы алса душмандан,  
Жалгыз жылкы изи жок.  
Тарпый басчу Жалмаибоз,  
Кошойдун уулу Жалгызек,  
Келе жатат окшонот».  
Аш кайнамдай турушту,  
Арзан бүттү жумушу.  
Жалгызек менен Байтайлак,  
Салам айтып турушу.  
«Болдубу, балам, жолун» — деп,  
Келдиби, балам, колун» — деп.  
Бакай абаң сурады.  
«Лайланайын, атаке,  
Он төрт хан эли бүт келди.  
Кылым кыргыз калкына,  
Жан кыйналып күч келди.  
Эки хан мунда турат ко,  
Эл башкарған мыктылар,  
Эр жигитни жыят ко.  
Жезкемпирдин жети уулу,  
Жедигердин көп колу,  
Жер жайнатып бүт келди.  
Жалгызек турат алдында,  
Калбай такыр эл келди.  
Умутөй чекке кетиптири,  
Алиямбай уулу Бердинке,

Аскерин айдал ал келди.  
Аскердин алды келди — деп,  
Айткалы сага желдим — деп.  
Үйгө барып саламат,  
Учурашып келдим» — деп.  
Байтайлак жана салды кеп:  
«Калбай кыргыз жан келди,  
Кайраты толук карыя,  
Жүз жыйырма торт жашаган,  
Өмүрүмдүн акыры,  
Бул урушту көрөм — деп,  
Али Жамғырчы хан келди».  
Айтып эттү баарысын,  
Бакай баатыр баласы.  
Алды-артында тууган жок,  
Ал чечекейдин карасы.  
Баласын көрүп саламат,  
Басылды Бакай санаасы.  
Түн ортосу ооганда,  
Айдал алып казакты,  
Эр Бердике ал барды.  
Бердикени көргөндө,  
Бакай абаң кеп салды:  
«Канчоро, Гүлүс, Жалғызек,  
Үгүп тургун — деп салды.  
Калмак арбын, кыргыз аз,  
Калайман уруш салыштан,  
Ойлонуп барыц ыраалк кач.  
Хан Конурбай калчага,  
Буктурма тузак кослу,  
Бир бирден эптен соелу.  
Эрежени шылтоолоп,  
Жер бергии — деп — ыктоолог  
Кат жазалы Конурга,  
Бердике эптиүү неме эле,  
Атказалы Конурга.  
Оңой жеңип алам — деп,  
Ойлооп калып Конурбай,  
Жерди берсе биздерге,  
Оңунаң иштин келгени,  
Мунум канцай сиздерге?»  
Кабыл көрүп баарысы,  
Белен Гүлүс кат жазды.  
Торт кини берип котчуға,  
Өзү менен беш кылыш,

Бердикени атқазды.  
Бирии бири сыйлаган,  
Илгеркиниң жумушу.  
Жоо болсо да сыйлашкан,  
Артык экен бир иши,  
«Буруттан элчи келди» — деп,  
Сактаган эшик сакчылар,  
Қабар айтып кириши.  
«Мурадилди барғын — деп,  
Элчинин тосуп келгин — деп.  
Өзүү менен тец эле,  
Качап менден кем эле?  
Акырет кеткен зор Манас,  
Жол жосунун кылғын» — деп,  
Конурбай жумшаш салганы.  
Алып келип элчини,  
Таза үйгө түшүрүп,  
Тазалантып жуунтуп,  
Жакшы кийим кийгизип,  
Пери уулупдай кулпунтуп.  
Ээрчитип келди Мурадил,  
Элчилерди чубуртуп.  
Хан үстүнө киргизин,  
Хандыгын булар билгизин.  
Орундук коуп беришип,  
Чай, тамакка тоюшуп.  
Идиштерин жыйгаңда,  
Хандык жолун кылганды,  
Алымбайдын Бердике,  
Катты сунду ушунда.  
Хандай келген чоң катты,  
Элчиден Коңур алышы.  
Алты табак алтынды,  
Ошол замат Конурбай,  
Садага кылып салышы.  
Каптап койгон тышынан,  
Калтасын жыртып айрыши,  
Каттын кебин укканы,  
Аягына чыкканы.  
Гүлүстөн чоро кат жазған,  
Көп жазбаган аз жазған:  
«Жулмалашып, чукунпай,  
Эр сайышып, беттешин,  
Урушалы — деп жазған,  
Мурун Қец-Көл биздеки,

Камоодо турат төрөбүз,  
Бүгүн Кең-Кол сиздеки,  
Калың қыргыз балдары,  
Қырда калдык барбызыз,  
Эл келсе жерден берициз,  
Түзгө түшсүн элибиз.  
Семетейди алам — деп,  
Чоң Бейжииндең келдициз.  
Берсөң дагы бербесең,  
Калганын өзүң билициз.  
Зарыктырып таштабай,  
Катка жооп берициз,  
Жазган катты укканда,  
Аягына чыкканда,  
Одурайган тоң Конур,  
Ой жүгүртүп онбогур:  
«Ажалы айдан келгенби?  
Бурутту бурхун бергенби?  
Өз жерине ээ болбой,  
Жер сурап менден келгенби?  
Қырда жатса қыргыздар,  
Қыйын эле әмгеги.  
Семетейиң жок болсо,  
Калган қыргыз чөкчөйүп,  
Түзгө түшүп топтолсо,  
Карыган Бакай чал болсо,  
Гүлчоро менен Қанчоро,  
Машыкпаган жан болсо.  
Әбіне келгеп кеп экен,  
Жер беришим эп экен.  
Өзүңчө келип қыргыздар,  
Колума түшөр жер экен.  
Гүлчородон шегим бар,  
Отуз эки алым бар.  
Бир киннеге тең келер,  
Әми эминеден кемим бар?»  
Башканды ойлоң турбастан,  
Бакайдан күмөн кылбастан,  
Лида Коңур кат жазды,  
Лялдабай бат жазды.  
Сүйлөп ооз ачнады,  
Элиндерди атказды:  
«Сүйлөөчү ушул кат — деди,  
Эдине жеткин бат» — деди.  
Жандырып жообу келгенге,

Садага бериш наркта жок,  
Калтасын жыртып қагазын,  
Бейлең баатыр окуду.  
Эр Конурбай кат жазган:  
«Ырас сезүң деп жазган,  
Мурун Кең-Кол сеники,  
Бүгүн Кең-Кол менини,  
Мунунда төгүн буруу жок.  
Үч түрлүү шартты мен коем,  
Коюучу шартым мына ушул.  
Эртең менен болгоңдо,  
Найзалар жерге сайылат.  
Асабалар жыгылат.  
Мылтыктын баарын бай тигип,  
Аркасына жыйылат.  
Он төрт хандын элисин,  
Чубал өтүп бересин.  
Сынап калам әлиниди,  
Санап калам бегинди.  
Семетейден башканды,  
Бенде экен — деп, бейлебейм,  
Адамбы — деп — әлебейм,  
Бучкагыма төцебейм!  
Тескейине өтвсүң,  
Күнгөйгө кайра кечпейсүң!  
Экинчиши бул экен.  
Курдашым Манаң салдырган,  
Ташынаң чаап там қылган,  
Кең-Колдуң күнгөй жагында,  
Сыр коргонуң ал экен.  
Ал коргондун ичинде,  
Кашкор Семен бар экен.  
Күнгөй жагын бербеймин,  
Үчүнчүсү бул экен».  
Катты окуи алышты,  
Лябай кепке канышты.  
Ошо құнү кечкеке,  
Түн ортосу өткүчө,  
Калбай келди баары хан,  
Кат жазып булар чакырган.  
Эртең менен эртерээк,  
Эл турбастан эртелен.  
Эр Гүлчоро блатырың,  
Кайкыга чыкса эйтеден.  
Найзалар жерге сайылган,

Тууиин баары жытылган,  
 Бай тигил мылтык жыйылган.  
 Он төрт жерден коо койгон,  
 Он төрт ханга жол койгон.  
 Айтканын Коңурдун,  
 Эр Гүлчоро жөн койгон.  
 «Аялдан аскер турба — деп,  
 Аттанып баарың чуба — деп.  
 Козголбой колум турба — деп,  
 Дуу коюп баарың чуба» — деп.  
 Айдал алыш жөнөдү,  
 «Буруттуң колу келет» — деп,  
 Алли Конурбай көргөнү.  
 Сынчысы экен Нескара,  
 Чыкырып алды жашына.  
 Мунардын чыкты башына,  
 Он төрт жерден коо койгон,  
 Чатырдын наркы астына.  
 Қыргыздын эли чубуруп,  
 Өтүп жатат ушунда.  
 Чубан аскер еткөн соң,  
 Өтүп такыр бүткөн соң,  
 Алды чыгып аскердин,  
 Чатырларын тиккен соң,  
 Алли Конурбай кеп сурайт:  
 «Э, Нескара,— деп сурайт.  
 Не көрүндү көзүңө?  
 Не билинди өзүңө?  
 Жашырбастаи, баатырим,  
 Баян кылчы өзүмө.  
 Кара қыргыз калкында,  
 Қаш кайтарчу бар бекен?  
 Қыргыз, казак журтунда,  
 Баш кайтарчу бар бекен?  
 Баатыры анын ким экен?  
 Балбандары канча экен?!

Баарын айтыи деди эле»,—  
 Нескара туруп кеп сүйлөп,  
 Кеп сүйлөсө деп сүйлөп:  
 «Кечээ, Қекөтейдүн анында,  
 Көп жыйындын кашында,  
 Алпты сынап еткердүм,  
 Қабылан Манаас баатырды,  
 Алты хандан тен көрдүм.  
 Ал өндөнгөн жумушту,

Андан кийин көрбөдүм.  
 Ушу бүгүн қыргыздан,  
 Андай ишти бир көрдүм!  
 Эр Гүлчоро жалғызы?  
 Көп чоробу, бириби?  
 Конурбай жооп бергин» — деп,  
 Конурбайдан сурады.  
 Мына ушуну укканды,  
 Калдайдын уулу капырдын,  
 Калк башкарған баатырдын,  
 Бокони сөөгү болк этип,  
 Ыргып кете жаздады,  
 Үзүлүп жүрек болт этип:  
 «Э, капырай, Нескара,  
 Қечээ, Қекөтейдүн ашында,  
 Қокжал төрө Манасты,  
 Алты хандын элинен,  
 Алты сапар көрдүм — деп,  
 Айттың эле ошондо.  
 Тең келе албай баарыбыз,  
 Тендикти бердик ошого.  
 Бул да шумдук бир кеп ко,  
 Бир Гүлчоро көп десен,  
 Он төрт жерден көрүнүп,  
 Өттү бирдей төп десен!

Экөө эмес бир эле,  
 Алмамбеттин уулу эле.  
 Алмамбеттей сәэрчиби?  
 Же эл айланар ченчиби?!

Асили кытай уругу,  
 Абайласаң тегинни! —  
 Ден, ошентип Конурбай,  
 Нескара баатыр сынчысы,  
 Айтканына кошулбай,  
 «Жалғыз десем, көп болсо,  
 Көп эле десем, бир болсо.  
 Алмамбет уулу Гүлчоро,  
 Киши билбес шер го ошо!  
 Алда кандай болот — деп,  
 Нескара жаза карабайт,  
 Қөрүнгөнү ырас» — деп,  
 Кала берди о жерде,  
 Өзүичө Конур күңгүрөп.  
 Тескейге чыгып калың жүрт,  
 Чатырларын тигишти.

Гүлүстөн көкжал баатырың,  
Эркечтей сурду миниши.  
Кыдыра басып хандарды,  
Калтыrbай кабар ал салды.  
«Бир кудайдан тилеймин,  
Карды калың жаадырып,  
Камалтын коюп кангайды,  
Айдан сүрүп ийейин».  
Салакалуу түгөнгүр,  
Алкай сууга барды эле.  
Атакеси Алмамбет,  
Койдон алган кызыл чаар,  
Жай ташы анын бар эле.  
Санжыргалуу Гүлчоро,  
Салты башка жай ташты,  
Салып сууга байлады.  
Жерди төрт бурч ойдуруп,  
Көмдү ошо орого,  
Талкалатып тезекти,  
Ободоку булутту,  
Байлан ага бекитти.  
Касийдени канча окуп,  
Калмакча дуба нече окуп,  
Аягынаң куранды,  
Өөдө карай терсे окуп.  
Түн ортосу мезгилге,  
Булутту болжоп чакырып,  
Ушалаган тезекти,  
Бекем көөмп жаткызып,  
Салган бойдон жай ташты,  
Гүлчоро кетти бастырып;  
«Ушу бүгүн етөр түн,  
Чатырынды үч күбү.  
Эки күбүн калганда,  
Энкейин чатыр жыгылат,  
Карга башың тыгылат!  
Экөө болсо жуурканың,  
Бирөөн атка жапкының.  
Чидер салып бутуна,  
Чылбырын байлан казыкка,  
Азыр болуп жаткының!»  
Оор эл жатар мезгилде,  
Ободон зыркаар жел жүрүп,  
Өзөн ылдый зыркырап,  
Басылып шамал кеткинче,

Жамғырлап кирди шыбырап.  
Ок отпес оллоп тон кийин,  
Эликкен Сурду ал мини.  
Ои төрт хандын ордодон,  
Кабар алып турду эле.  
Айдан келген булуттар,  
Борошолон буркуран,  
Аябай жаап койду эле.  
Алдында камын кылгандар,  
Чатырды әки күбүгөн,  
Эрте менен тик турган,  
Бир күбүгөн чатырлар,  
Кар астында көмүлгөн.  
Кызыл аяз дүрүлдөп,  
Шамал жүрүп күрүлдөп.  
Таңга жакын болгондо,  
Кардын ишин басам — деп,  
Кара нөшөр койдурат.  
Таң саргарып атарда,  
Тараза жылдыз батарда,  
Ойрон болгон Гүлчоро,  
Отуз әки дубаны,  
Отуруп төнтөп чечти эле.  
Ободогу көп булут,  
Оодарылып кетти эле.  
Буркурап шамал айдалы,  
Булуттан неме калбады.  
Аркырап шамал айдалы,  
Алеманда неме калбады.  
Күн керүндү жарк этип,  
Кар өлчөөсүн билем — деп,  
Бастырды Гүлүс шарт этип,  
Нобур эмес тулпарды,  
Жоого минчү баягы,  
Жылкыдан чыккай бууданды.  
Карга салып бастыреа,  
Колоңсадон тыгылыш,  
Үзәнгү карга чийилин.  
Үч чыйым болуп көрүнүп,  
Бура тарта бергенде,  
Төрт эли жери муз болгон,  
Жайдын күнү күш болгон.  
Астынан эрин жааган кэр,  
Ат жүре алгыс иш болгон.  
Бура тартса тулпарды,

Чөлдүн кара шорундай,  
Казандай болгон ак муздар,  
Каңтарылып баса албай.  
Ал аңгыча болбоду,  
Жердин жүзү ачыла,  
Күндүн нуру чачыла,  
Каңгайга кылдым деп туруп,  
Байкап көрсө Гүлчоро,  
Башкача шумдук баштады.  
Кыйналып келген кыргызы,  
Кырып кое жаздады!  
Эр Конурбай кат жазып,  
Элчилерни атказып:  
«Кечикпей ылдам барғын — деп,  
Катка жооп алғын — деп.  
Кечендер кийин калганда,  
Балаага башын салдын — деп!»  
Алл Конурбай камдантып,  
Алты киши жиберди.  
Сактап турган сакчылар,  
Четте түргап кароолчу,  
Жетин кабар кылды эле.  
Гүлүстөн чыгып эшникке,  
Баштап келип элчини,  
Асыл үйгө түшүрүп.  
Тазалап боюп жуудуруп,  
Тарантып белин буудуруп.  
Алды менен элчине,  
Май томуруп, эт берин,  
Арт жагынаи чай берин.  
Баштап кирди ошондо,  
Абасы Бакай карыя,  
Падышалык тектада,  
Элчилерге керебет,  
Элден мурда көлтирген,  
Падышалык зияпрат,  
Ал үйүндө бердириген.  
Кытайча чыны жыйгана,  
Жол жосунун кылгана.  
Катты берин элчилер,  
Калдайтып сунуп турганда.  
Катты алмы ошондо,  
Хандан келген кат үчүн,  
Кадимки калктып наркы учун.  
Башынан алтын чачтырды,

Карып, мискин, начарлар,  
Карк алтынга көмүлдү.  
Калтасын жыртып каттын ал,  
Калдайган меөрдү көрдү дал.  
Алл Конурбай кат жазган,  
Алда канча сез жазган,  
«Баракелди, Гүлчоро,  
Шерлигине — деп жазган!  
Мындан мурда жүргөмүн,  
Жалгыздыр — деп, — Гүлчоро.  
Ақылдашар киши жок,  
Карыгандыр хан Бакай,  
Көөдөнүө дарт толо.  
Ойлогом жүртүм кеткиче,  
Чоң Кен-Колдун үстүнө,  
Томуктай булут келбейт — деп,  
Оюмда түк жок эле,  
Сени арам бербейт — деп.  
Эр Гүлчоро баатырдын,  
Өнерүнө ыраазы.  
Шерлигине кол койдум,  
Эрлигине жол койдум.  
Жалгыздыгы мына бу,  
Чагы менен жаадыrbай,  
Кар жаадырып салышы!  
Өнерүн менден ашканда,  
Жаадырсан күндүз болбойбу?  
Аткан мылтык ургаачы,  
Ооз отуну суу кылмын,  
Калтарытсан болбойбу?  
Ойдуңда туулун, түзлө ёскөн,  
Аралап тоону көрбөгөн,  
Ушундай биздин жүртүбүз,  
Айдан сүрсөн болбойбу?  
Талап кылдың сен мурун,  
Кен-Колдун бердим тескейин.  
Жибердим элчи мен бүгүн,  
Кар ачылып, жер курган,  
Калк жайма жай болгунча,  
Жайбаракат бололу.  
Леаба жайын, түү тигип,  
Анан уруш кылалы.  
Урунтуу хыны Нескара,  
Кабар биңден бу дагы.  
Башкарчу уруш ханынды,

Кабар кылгын биздерге,  
Мындан башка кебим жок,  
Баракелди сиздерге».  
Жазган каты ал экен,  
Ал кыргызды башкарған,  
Аксакал Бакай кары экен.  
Кабылан Бакай кеп айтты:  
«Хандар, уккун — деп айтты.  
Эрлик менен шерликті,  
Эки киши тең көрөт.  
Эл башкарған эр үчүн,  
Эр Гүлчоро кызматын,  
Конурбай баатыр эп көрөт.  
Мурун Кең-Кол биздин жер,  
Кечээ алдық суралып.  
Элчилемеш конушту,  
Алп Конурбай баатырдан,  
Элчи келип турушу.  
Азырынча Конурдун,  
Айтканын кабыл кылалы,  
Бүтөн анын жумушу»,  
Аксакал Бакай кат жазды,  
«Уруштуу ханы менмии» — деп,  
Элчилерди атказды.  
«Жүржүттүү ханы Конурбай,  
Илгертең сени билемин.  
Бейжииди бузган ондурбай,  
Жериме тенесеп келгиндей,  
Элимди бөлүп кеткідей,  
Атаи журжүт Алооке,  
Сакалын анын жуулдумбу?  
Сен колдуу өлтөн эрлердин,  
Же барын кунун куудумбу?!  
Кыргызды чаап алам — деп,  
Кандуу колуц сунгандай,  
Чай тооиду тартып алдымы?  
Чатақты бизге салғыдай,  
Приктици тектүмбү?  
Же эне-атанды сектүмбү?  
Бурканынды чактымбы?  
Буулумунду чачтымбы?  
Не келесин тийинин,  
Сен, тириүлөй жандай кечтиби?  
Артынды ойлон, Конурбай,  
Чыга бергин жайма-жай!

Айдал келген колунду,  
Артып келген пулунду,  
Тартып алып, кайнатам,  
Тарпчы жүржүт шорунду!  
Семетей баатыр терөнү,  
Коргонго камап алгансып,  
Коржондобо, Конурбай,  
Канчоро, Гүлүс уулум бар,  
Кайнаган кыргыз журтум бар,  
Кошойдон калган тукум бар,  
Талкалайм сени ондурбай.  
Өзүщө чыгып кетпесең,  
Соо болбойсун, Конурбай!  
Алмамбет, Чубак шерлердин,  
Музбручак, Көкчө эрлердин,  
Серек, Сыргак эренидин,  
Ажыкем баштап бир канча,  
Акылга дыйкан терендин,  
Кунун бүгүн бересин.  
Бербеймин — деп, Конурбай,  
Кутулуп кантин кетесин?!

Сен короого киргөн карышкыр,  
Кутулар жериң калбады,  
Бергели ырас келиспин,  
Нескара баштап хандарды.  
Абалтан элим макалы,  
Айылдуу жоо женидирбес,  
Угун алгын жакишылаа,  
Арам журжүт, жең журбас!  
Ойлосом артын, Конурбай,  
Тууилу эртең жык — деди.  
Өжөрлүк кылсан, Конурбай,  
Өзүп мурүн чык — деди.  
Канчайдан келгөн канча хан,  
Манжудан келгөн мыңча хан.  
Балакет баскак бул Конур,  
Каниңды суудай ағызган,  
Көз караңды болосун,  
Өлсөңөр боло намыстай!  
Оюп эмес, чын айтам,  
Оюмлакы ишти айтам.  
Нескара менен Мурадил,  
Конурду ээрчин албогүн,  
Менден көрдүк көрбөгүн!  
Лайдалын жүрүп жүржүткө,

Алда качан эр өлдүн.  
 Жакшылык аидаи көрбөдүн,  
 Колума түшсөң кокустан,  
 О дүйнөнү көргөнүң,  
 Бул менин, силерге көңүл болгенүм!»  
 Карыя Бакай ушинин,  
 Чокудан алыс таш уруп,  
 Катты алып колуна,  
 Элчи чыкты баш уруп.  
 Элчилер чыгып узашып,  
 Бурулбастаи барышты,  
 Бакайдын катын беришти.  
 Чон Коңурбай калчанын,  
 Молдодору кат ачып,  
 Аялдабай бат ачып.  
 Шабырата окуду,  
 Аягына чакканда,  
 Кептин баарын укканда,  
 Бузулуп өңү Конурдун,  
 Казандын кара көөсүндөй,  
 Конурдун айткан сезүн көр:  
 «Сакалы күнгө агарган,  
 Карып көзүн кал баскан,  
 Бакайдын жазган катын көр!  
 Шамалдан бетер күбүрөп,  
 Өлүмүш болуп бүжүрөп.  
 Жата калып шыйпактап,  
 Кырчаңгыдай кыйшактап.  
 Алдында мага кат жазып,  
 Жер сурадым, бергии — деп,  
 Алдаган Бакай турбайбы?  
 Алдынкы еткөн заманда,  
 Анижу, машку, туңшага,  
 Атактуу Бейжин чоң шаарга,  
 Алиарган Бакай турбайбы?  
 Кар ачылсын, токто сен,  
 Эбине келген көз экен,  
 Сакалың бирден тербесем!  
 Тини жок калган Бакайды,  
 Жүлмүш ээк кылбасам!  
 Коргонуңду талкалай,  
 Корголор кыргыз жери жок,  
 Жыпжылма, түптүз кылбасам!  
 Бу балырек Бакайдын,  
 Коргошун куюп оозуна,

Кыргызды такыр кулданам,  
 Өлгөндөрдүн доосуна!  
 Жамғырчы, Бакай дегенин,  
 Гүлчоро менен Каичоро,  
 Эрдемсиген немесин,  
 Алмамбет менен Чубактын,  
 Аркасынан жиберип,  
 Аナン жаным тынбасам!  
 Мен Таластан кечисем,  
 Айбан баскыс кор кылып,  
 Өрттөп таштан кетпесем.  
 Бакайдан баштап баарынын,  
 Уйдай мурдун тешпесем.  
 Жетелеп алып буларды,  
 Бейжинге алып кетпесем!  
 Гүлчоро деген немесин,  
 Қөрүнөө кардын жарбасам.  
 Жүрөгүн сууруп албасам,  
 Ачуу чыктаи, кууруп жен,  
 Мен кумардан чыкпасам!  
 Қытайдан безген кызталак,  
 Атасынан баласы,  
 Кыргызда жүрөт кыйшаңдал.  
 Нескара менен Мурадил,  
 Уктунарбы экөөнер.  
 Мени жүржут дегенин.  
 Күү сакал Бакай баштаган,  
 Баарысы бокту жегенин!  
 Ичин жарып, боор жаймин,  
 Уругу кыргыз дегендин!  
 Жеринен айдан баарысын,  
 Таштамын белгө карысын!  
 Уландарын күл кылып,  
 Кыз, катынын күп кылып,  
 Жерин өрттөп, күл кылып.  
 Жаш бастырбай бетине,  
 Күнөөлөп жерин салбасам,  
 Чоп буйрукту бир кылып,  
 Кен-Колдуу суусун бурбасам.  
 Кыргыздын борбор жери — деп,  
 Күуратып жерин тынбасам!  
 Жайчыдан минди тургузам,  
 Күп жаадырбай үч жылы,  
 Кен-Кол менен Талаасын,  
 Күйдүрүп күнгө шир кылат!

Куу тулум асып мойнуна,  
Ай аламдын баарысын,  
Нан тиiletин кыдыртам.  
Өлбөй тириү турганда,  
Лайтканымды бир кылам!  
Манастин көрүн ачпасам,  
Айрыкчасы Бакайдын,  
Жилигин бирден чакпасам!  
Кутурган экен куу сакал,  
Кулу Гулүс экөөнүн,  
Умачтай көзүн ачпасам!  
Лайтканым кылып Конурбай,  
Анаи болот көөнүм жай!»  
Сакалы тал-тал бириндер,  
Зор калча жатат күрүлдөп.  
Көрүп турган кангайлык,  
Этек, жеци дирилдеп.  
«Жагла, буркун, жагла» — деп,  
Сийдиги агып буркүрөп,  
Баш урушуп калышты,  
Жай жайына жанышты.  
Алты күн ёруун алышты,  
Айланып токтоң калышты.  
Күн бешимге жеткенде,  
Төбөдөн ооп кеткенде.  
Кыргыз эли жабылып,  
Мылтык октоң чыгышты.  
Лайтканбыз башта жамактаң,  
Кең-Колдуң жери жагдайын.  
Ак чалма, көңкөк таз күм — деп,  
Кар сыйрылып, суу эрин,  
Кызырып кыян акканы,  
Кыргыздын кырааш балдары,  
Тескейде катар турушту,  
Кар көчүрмөк болушту.  
Кыйкырышып чuu салып,  
Куру дүрмөт урунту.  
Үстүнөп күндүн ысыгы,  
Астынан жердин ыдыгы,  
Ала шалбырт болгоң кар,  
Шыпсырылып сыйылды.  
Ойбут-ойбут ойдуудар,  
Сай, коктунун оозунаи,  
Сай-саидан түшкөн кындан,  
Кытайдын болгоң зыны,

Кырк миңдең артык жан болду.  
Чатырлары калкылдаң,  
Ағып кетти кыяңга,  
Азыркысын учурап,  
Али Конурбай зыяңга.  
Кырк миң елсө алтымыш,  
Келип жатат бирок да.  
Муну мындай таштайлы,  
Кызыл кыргыз, кан согуш,  
Жомогунаң баштайлы.

## КЕҢ-КОЛДОГУ КЫЗЫЛ КЫРГЫН



ер тоборсуп бузула,  
Болуп калгай чагы эле.  
Асаба таштап, туу тигип,  
Эр сайышар чагы эле.  
Алып келди ортого,  
Кабылай Бакай, Нескара,  
Башкарчу уруш хандары,  
Катар койгон тактага,  
Жумшак мамык паҳтага.  
Хандар келип олтурду,  
Баштоочу уруш кернейди,  
Бир тарапка койдурду.  
Токтотчу уруш сурнайды,  
Бир тарапка койдурду.  
Илгертен бери хандардын,  
Кыла турган жолу ушу.  
Манастын кызыл желегин,  
Бир азамат көтөрдү.  
Кара байрак, алтын туу,  
Али Конурбай туусу бу,  
Бир азамат көтөрдү.  
Мурункуун наркы экен,  
Абалтас берки шарт экен.  
Туу сайгай мыкты жигитти,  
Айцып мерген эр чыгып,  
Атып кетчү салты экен,

Муну «туу кандамай» — дешчү экен.  
Каңгайдан чыккан мергендин,  
Аты экен Эртике.  
Кыргыздан чыкты Гүлчоро,  
Туу тутканды мээлешке.  
Кылдат мерген Гүлчоро,  
Жаага кыйын, колу шок.  
Сарыдан кийим шымданнып,  
Ак калинак кийин кырданып.  
Сан кыргыздын ичинен,  
Баатыр чыгып ылганып.  
Туусун тигип жатканда,  
Мелжеген кыйын мергенин,  
Белдүү кыйын эренин,  
Экөөнү катар бир атып,  
Жер жаздантып сулатып.  
Келгендө баатыр Гүлчоро,  
Оң экен — деп — ишибиз,  
Алаштып болгон баласы,  
Кубанды катар чуу тартып.  
Как ошондон калган шарт,  
Туу сайгай ким — деп жыгылса,  
Алдында жеке ал чыгат.  
Ал Кең-Колдун ичинде,  
Бир көпкөк дөбө келатат.  
Ойноп жүргөн Кең-Колдун,  
Учуучу тоосу жок эле.  
Балакеттүү бир тоосу,  
Пайда болуп калганы.  
Тообу десе, дөбөдөй,  
Дөбөбү — деп караса,  
Каңгайдан чыккан төрөдөй.  
Казактардын Бердике,  
Кылгара атты кындытып,  
Салып кирип келди эле.  
Элчиге елүм жок экен,  
Жекеге чыккан баатырдан,  
Айтып кабар берди эле.  
Алоокенин чоң уулу,  
Атактуу баатыр чоң Конур,  
Алтымыштын кепжеси,  
Жаңы баатыр Ороккыр,  
Ал Ороккыр деген эр экен.  
Өзү алгыр шир экен,  
Он сегиз менен он тогуз,

Ортосунда неме экен.  
Ат көтөрбей, керки жок,  
Пил миничүү эр экен.  
Алты кабат темир тон,  
Демейде муну кийшигени,  
Үч жүз кез наиза колунда,  
Жети кабат калканы,  
Мүрүсүнө плинген.  
Алты кабат туулга,  
Алмадай башка кийилген.  
Үйдөй болгон чоюнбаш,  
Оң далыга асылуу.  
Жаңыдан чыккан Ороккыр,  
Жабдыктын жайы мына ушу  
Жылдырма беш кез бою бар,  
Жер жүзүнүн баарысын,  
Жутамын деген ою бар.  
Согушкан бенде соо калбай,  
Соолгон жандан ажырар.  
Бердике айтып жиберди,  
Эл жыйылган көпчүлүк,  
Чуркурашын калышты,  
Ким экенин ким билет,  
Бирөөнүн айтып салышы:  
«Жоо кадырын, жоо билет,  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Буга беттеп ким кирст?»  
Лайтып сөзүн болгунчча,  
Ачкан оозуу жумгунчча,  
Корккон эмес чын ушул,  
Коржондогон Канчоро,  
Оолугуп сүйлөп жиберин,  
Алдындагы Карапат,  
Ооздук тиштеп индерин,  
Ачууланса Канчоро,  
Чейчөктөй болуп көз жайнап,  
Көпчүлүккө карата,  
Күпүлдөп баатыр сөз баштап:  
«Барыбыздын башчыбыз,  
Баатырың турса коргондо.  
Те, калдайдын уулу чоң Конур,  
Анжуун ханы Нескара,  
Кырмыз шаанын Мурадил,  
Чыгып калса кокустан,  
Гүлчоро менен Канчоро,

Ал экөөнөн башка адам,  
Ким беттешет ошого?  
Тоо экен — деп, — жазганбай,  
Чоң экен — деп, — апкаарбай,  
Кыргыздан бирөөн бар — деди!  
Кызыталак иамиссыз,  
Кылычташын кал — деди!  
Жети кыраан журтуна,  
Аллтык аты жетелек,  
Дентерге аты түшө элек,  
Сүлкүлдөп бою чоң экен,  
Не тосуласың мындан — деп?»  
Канчоро турду күүлөнүп,  
Айтканга карап сүйлөнүп.  
Канчоро кебин укканы,  
Калгандар карап турбады.  
Уларбоз атын арттып,  
Ак сакалын жаркытып,  
Жүз жылдырма төрт жашы бар,  
Эр Жамгырчи келгени:  
«Курбалдашым, Бакай хан,  
Өмүрүмдүн ақыры,  
Мындей уруш мага жок,  
Бир беттешин көрөйн,  
Муну мага бер деди!»  
«Үшүнча кыргыз чогуудаи,  
Чыкпайт бекен бир адам?» —  
Деп, хан Бакай болбоду.  
Кошойдуу уулу Жалгызек,  
Жалманбоз минген аты бар,  
Тартынбас жоодон салты бар.  
Конурбайга чыксам — деп,  
Ойлонуп жүргөн дарты бар.  
Жамгырчыны көргөндө,  
Кантин токтои тартынар?!  
Жалманбозду чуратып,  
Кабылан Бакай алдына,  
Камчысын сүйрөп чубалтып,  
Келии түшө калды эле,  
Уруксат сурап барды эле,  
Кабылан Бакай муну айтты:  
«Койгүп балам — деп айтты,  
Сенин атаң эр Кошой,  
Сапору алтын, жөз эле,  
Түп ичинде уктабас,

Ал кең пейил киши эле.  
Ошондон калган тукумсуз,  
Кийин барчы» — деди эле!  
Ал аңгыча болбоду,  
Аягынан көп колдуу,  
Бозжорго минин чеп болгон,  
Бакайдын уулу Байтайлак,  
Жаңы мыкты эр эле.  
Алдында атын камчылап,  
Салып жетип келди эле.  
Камчысын салып мойнана,  
Атакесин айланып:  
«Уруксат бергин — деди эле,  
Сенин балаң менмии — деп,  
Алоокенин кичи уулу,  
Алтымыштын кенжеси,  
Ороккырга тенцмин — деп,  
Өз тенцүшүм табылды,  
Уруксат мага бергин — деп,  
Кыргыздан чыккан сиз да хан,  
Каалмактаан чыккан Алооке,  
Ал экөөңөр окшош хан.  
Ошого чыгып алсам — деп,  
Уруксат сурал мен жатам».  
Баланын жайы мамындай,  
Бата берип ийе албай,  
Токтолуп калды эр Бакай.  
Көпчүлүк карап турабы,  
Ылайык келген убагы.  
«Омийин, балам, баргын — деп,  
Кол көтөрүп чуулады.  
Ошондо Бакай: — токто, — деп,  
Чечин берди чепкенин,  
Кийип чыксаң окшойт» — деп.  
Өзү төөнүн жунүнөп,  
Өзүйүндө тигилген.  
Жыл он эки ай күндердө,  
Өмүр көрсө Бакай хан,  
Алты айы уйдө откөргөн.  
Алты ай күнүн жан көрбөй,  
Акка күлдүк кылам — деп,  
Атикенте откөргөн.  
Ошондон кийин чапанын,  
Чечин берген чагы бар.  
Гүлүстөн тууган Гүлчоро,

Бозжоргону мингизин,  
Күрөкө менен олпокту,  
Кабаттан ага кийгизин.  
Ээрчитин алыш бастырып,  
Насытый тапшырып:  
«Сен кыйгактуу найза ала элек,  
Кыйкырып жоого тие элек.  
Жабдыктуу найза ала элек,  
Качырып жоого тие элек,  
Жарактын жайын биле элек,  
Сенин, барчу жайың энкейниш,  
Анын келер жагы ер тартат.  
Өзүиен мурун камынып,  
Минген пили оп тартат.  
Эң алдына сен баргын,  
Мурдун шымый чапкыныц.  
Амал кылып урушсан,  
Айла кылып турушсан,  
Ажыратып нем — деп,  
Амал менен жетемин,  
Аның, эсебин таап кетемин». —  
Деп, ошентип Гүлчоро,  
Узатып кое берди эле.  
Казак, кыргыз салты экен,  
Атадан калган нарк экен.  
Жүрөгү жалын от экен,  
Эчтемеден жанбаган,  
Кайраты бар шер экен.  
Урушка мурун кире элек,  
Оолукма чунак бала экен,  
Каныкпаган чала экен.  
Жекеге мурун чыккана,  
Көпкөлөң чалган чагы экен.  
Эми эле айтса Гүлчоро,  
Унутуп калып тим эле,  
Алыска таштап караанды,  
Тай жарышкан балдардай,  
Тайы күлүк болгондор,  
Жеткирбей кетип калгандай.  
Улак тартчу нимедей,  
Жабдыгы жок колунда,  
Найзасын жаңга сүйрөтүп,  
Жорго менен жойштуун,  
Кетин барат ченебей.  
Күйгөндүн баары буркуран,

Жаш ағып көздөн дыркырап.  
Қайы жеп турат баарысы,  
«Найзасына капырдын,  
Илиниң калар бекең» — деп.  
Ал Бакайдын уулу Байтайлак,  
Өзү баатыр неме эле.  
Самарқандын сыртында,  
Алты жылдан бер жакка,  
Атакеси Бакай хан,  
Мингизни алып боз тайга,  
Маш үйрөтүп жүрчү эле.  
Ал кезекте эрлердин,  
Салтанаты бир башка.  
Эки колдо кош балта,  
Найза кагар кол балта,  
Башка чабар чоң балта.  
Шамдагай бала эң шылуун,  
Кол балтаны имерин,  
Бар келтирип уңгусун,  
Найзаны кагын жиберин.  
Найзага балта тийгенде,  
Белинен кетти үзүлүп.  
Күчтүү экен Ороккыр,  
Кое бербей түк сабын,  
Койбоду жерге түшүрүп.  
Машы чыккан түгөнгүр,  
Укуруктай найзаны,  
Оңдоп кармап алганы.  
«Табарсыктын башы — деп,  
Алдында ээрдин кашы — деп.  
Чарайнанын чети — деп,  
Буга окшогон калмактын,  
Өлөр жери ушу» — деп.  
Болжоп найза имерин,  
Алдындағы Бозжорго,  
Ооздук тиштеп индерин.  
Акканыга бек такап,  
Ат күүсү менен койду эле,  
Көргөнтө кызык дүмөктүр,  
Кийинкіге жомоктур.  
Тоодой болгон Ороккыр,  
Жыгылып пиден сойлонтур.  
Алдындағы Бозжорго,  
Үруштуу күнү көп минин,  
Машык болгон маш Жорго.

Чылбырын ийе тарттырбай,  
Тизгинин силкип кактырбай.  
Эсси түшүп калгандай,  
Окуранын кишинеп,  
Бута атым ыраак отө албай.  
Имериллип тартты эле,  
Кылчайып артын караса,  
Кызыталак чон калмак,  
Төрт аяктап тақандап,  
Кара жерден кооп жатат.  
Туулга кеткен артына,  
Қазандай болгон кара баш,  
Сооттон чыгып жылаач,  
Орто карта боз үйдөй,  
Онолуп кетип баратат.  
Байтайлак баатыр жаш экен,  
Жаш да болсо Байтайлак,  
Чабендес өзү маш экен.  
Жазылды төш жары,  
Жалаң болот испанды,  
Кармай алып сабышан,  
Сууруп алып кабынан,  
Моюнга тартып жиберин,  
Оң колун тартып алгана,  
Сол колу жетти кулакка.  
Кулагынан алды эле,  
Үзөнгү боого бек басын,  
Нескара менен Бакайдын,  
Ортосуна алып барып:  
«Мынаке, баатыр башы» — деп,  
Таштап кетип калды эле.  
Дени калды майданда,  
Тартынын бала жетиеди,  
Тартынган киши жоо албайт,  
Бир курсактан туушкан,  
Тар курсакта төбишкен,  
Талашып эмчек эмишкен.  
Асырап бала ордуда,  
Баккай экен инисин.  
Алл Конурбай баатырын,  
Айбаты сүрлүү капырын.  
Сөзүнө турбас айт ургур.  
Ач арстан кутуртгар.  
Ким чыгат — деп, — карабай,  
Караганга жарабай.

Алп Конурбай зор калча,  
Бастырды өзү жайма-жай.  
Өлүп кетсе иинси,  
Күйүтүнө чыдабай.  
Мунуу сүрүп көрүнөр,  
Сакалы саадак кабындай,  
Сан миң кара кыргызы,  
Сапырып ийни тынгыдай.  
Көзү көлдүн буткулдай,  
Көрүнгөндү жуткундай.  
Муруту балта сабындай,  
Көзүнөн чыккан учкуну,  
Кеөрүктөн чыккан жалындай.  
Мурду тоонун кыр таштай,  
Кабагы кашат чабындай,  
Аркасында айдары,  
Тору айғырдын жалындай.  
Бели кындай, бети айдай,  
Белдүү чочко Конурбай.  
Үпчүлүгү бир тогуз,  
Үксөндөгөн чоң доңуз.  
Топчулугу бир тогуз,  
Тоодой болгои бул доңуз.  
Алгара минип койкоюп,  
Кек жеке бутта чойкоюп.  
Кабыландай караган,  
Каары катуу жараган,  
Көргөн бенде жадаган,  
Алгарасын моондан,  
Бат атарын коондан,  
Ок етиөс буулум шым кийин,  
Багалеги балкылдан,  
Алгара минип алкылдан,  
Чок табылгы жайлаган,  
Жоодегенде шайлаган,  
Чоң Кара атын байлаган.  
Алдынадагы Кара атты,  
Найдай кылып жаратып,  
Асман, көктү каратып,  
Көргөн жанды жадатып.  
Албарс жанды жалтылдан,  
Ар кандай киши калтырап.  
Найза колдо зыңгырап,  
Айбалта белде кыңгырап.  
Кетелек белде кеңгиреп,

Мас болгон нардай зенгирап.  
Көргөн бенде эндиреп,  
Чыдай албай күйүттөн,  
Эзилип жүрөк делбиреп.  
Тиктебей көзү мелтирап,  
Каарын көргөн Конурлун,  
Ақылын таппай темтирап.  
Кайраттанып белсенип,  
Кан ичүүгө эңсенип,  
Мас болгондой тенселип.  
Туулга башта чатылуу,  
Чарайна белде тартылуу,  
Калканы жондо артылуу.  
Кытайча кызыл доолбас,  
Чымын тийсе кынгырап,  
Күнгүрөнүп кылдырап.  
Капаланып кыжырап,  
Тиштесе тиши кычырап.  
Караса көзү чачырап,  
Калмагынча балдырап.  
Күнден бетер күркүреп,  
Көргөн бенде тура албай,  
Сийдиги агып бүркүреп.  
Асаба көктө калкылдан,  
Айнектей көзү жалтылдан.  
Чоң балта артып мүрүгө,  
Чоң Коңур басты калкылдан.  
Көрүштү баатыр караанын,  
Коркпой кимдер карасын?!  
Баатырлар баары карашып,  
Айбатынан жадашып.  
Алдына минген Алгара,  
Алп Конурбай жарашып.  
Алтын ээр калмакча,  
Атка чындан токунуп.  
Баса минип тулпарга,  
Басалек тоодой олтуруп.  
Желип чыкты белүнүп.  
Желмогуздай көрүнүп.  
Козу көрбей күүгүмдөп,  
Кешүгендөй күлүндөп.  
Көрбөгөндөр күбүреп.  
Өзгөче жаман туру — деп.  
Жүрөгү тайкы адамлар,  
Корголоп аттын артына,

Жөө түшүшүп бүжүрөп.  
Бастырганда жел чыгып,  
Аркасында дүрүлдөп.  
Айран калды көпчүлүк,  
Айбатына дүүлдөп.  
Султан Алмаң баатырдан,  
Бала жолборс Гүлчоро,  
Боз ала шумкар болпону,  
Боз карчыга солтону.  
Конурбайды көргөндө,  
Көшүлүп бою чечилди,  
Эбедин ээплди.  
«Келилтири менин багым — деп,  
Семетей тышта болгондо,  
Тийбейт эле чагым» — деп.  
Жан жагына карады,  
Чымылдан чери тарады.  
Бастырганда байкаптыр,  
Баатыр жолборс баланы.  
Чоң дәбәдәй көрүнүп,  
Түгөнгүрдүн карааны.  
Кабаттап темир соот кийин,  
Суркоен сыйдуу ат миниң.  
Шанданып найза карманып,  
Шашылбай чоро камданып.  
Карап турат калың журут,  
Гүлчорону жарданып.  
Чарайна белгө тартынып,  
Сом темирди артынып,  
Мусурканып, мурчанып,  
Мүздай темир курчанып.  
Бүтүн темир кийинин,  
Бир кудайга сыйнып.  
Кылыч белде кыңгырап,  
Найза колдо зыңгырап.  
Ачалбарс жанда жалтылдан,  
Асаба көктө калкылдан.  
Ок оттоң буулум шым кийин,  
Багалеги балкылдан.  
Өзүнүн боюн жыйнабай,  
Ашыгып турат далпылдан.  
Өрттөй көзү кызырып,  
Сунса мойну узарып.  
Сүктанса суусун кандырып,  
Бар кайратын жам кылып.

Жүржүткө кыргын салчу кул,  
Кылыштын мизин кан кылып,  
Кылымды жеңчү балбан кул.  
Кең көкүрөк сом далы,  
Туткандин чыгар далдалы.  
Түрүп бенде бет албас,  
Бул замандын балбаны.  
Чыкмакчы болду быяктан,  
Эр Гүлчоро сардары.  
Коргошундай козголбос,  
Уюткан чоюн салмагы.  
Аркасында кайрат, күч,  
Канчоро бар балбаны.  
Тайманбастан түгөнгүр,  
Чоң балта колго алганы.  
Жамғырчы, Бакай баш болуп,  
«Тура турчу, баатыр», — деп,  
Бүтүн кыргыз чур этип,  
Курун салып мойнуна,  
Манасты алып оозуна,  
Бата берип калганы.  
Конурбай көздөй бет алып,  
Өрттөй ичи тутанып.  
Тиктесе көзү чачырап,  
Азуулары качырап.  
Либалта салып ийнине,  
Л дагы басып жөнедү.  
Көргөндүн бою дүркүрөп,  
Бүркөлгөн күндөй күркүрөп.  
Байга ылайык башы бар,  
Жыйырмадан артык жашы бар.  
Жаткан иттей кашы бар.  
Тапоосу тектир сепирдей.  
Тендешсе жоодон эринбей.  
Тендешкен душман бар болсо,  
Тентин жүрө бергиндей.  
Аты да бар бир тоодой,  
Аташканын куткарбай,  
Линча-мунча кишинин,  
Ат-тону менен жүткүндай.  
Өзү да бар бир тоодой,  
Өттөшкөнүн куткарбай,  
Өжөрлөнсө кишинин,  
Өзүн бүтүн жүткүндай.  
Өкүм откүр сөзү бар.

Өлүмдөн коркпос өзү бар.  
Кызыл нурлуу жүзү бар,  
Алмадан ширии сезү бар,  
Жалындан кызыл көзү бар.  
Кыйыгына тийгенде,  
Кысталышкан жер болсо,  
Кызыл кыргын кылгыдай,  
Кырып салып тыңгыдай.  
Как ушундай жулкушту,  
Ар кандай жерде кылгыдай!  
Карды салык, мойну кез,  
Минген аты тайган төш.  
Конурбайдын алдынан,  
Каршилашып болду кез.  
Качырышты баатырлар,  
Кыргыз, кытай, калмактар,  
Карап турду болуп жар.  
Бет алышып качырса,  
Бетинде бенде тура албай.  
Кабагын салып буркөлүп,  
Капаланып мунайбай.  
Бет алышып күркүрөп,  
Беттей албай эч бир жан,  
Эси чыгып бүжүрөп.  
Чоң майданда беттешин,  
Ортого күлүк ат сүрүп,  
Мандайлашып баратса,  
Кандай жан тиктейт аларга?  
Бала жолборс ант ургур,  
Баатырлыгы башкача,  
Балбандыгы бир канча.  
Чоң экен — деп кенебей,  
Тоодой Конур баатырды,  
Бучкагына төнебей.  
Атасы Манаас жашында,  
Бирге турган немедей,  
Мелтирең көзүн ирмебей.  
Кан ичмеден сүрдөбей,  
Алдындаты Сур атты,  
Айлантып кайта имерип,  
Бекемдеп карман балтани,  
Балага кары тенби — деп,  
Беттешин бала баргани,  
Беттешин келген эки деп,  
Кебетесин көргөндө,

Бири буркүт, бири шер,  
Сапырылып кетерби,  
Мына бу турган кара жер?  
Деп, ойлошуп калып жүрт,  
Дудуктай тили байланып,  
Кускусу келип, көөнү айнып.  
Туралбай башы айланып,  
Жыялбай эсии баатырлар,  
Нес болушуп далдайып.  
Баатырлар минтип турганда,  
Жаңы чыгып кетчүдөй.  
Аскерлер калды шалдайып.  
Балакеттүү Конурбай,  
Кандим болгон буркүттөй,  
Алгарасын камчылап,  
Аркасынан чаң чыгат.  
Карап турган кыргыздар,  
Кара жал жолборс женилес,  
Кангайга айдан кетер — деп,  
Калыц жүрт анда петер — деп?  
Түшкө такыр жетер — деп.  
Боло албай шайы турганда,  
Алгара минген Конурбай,  
Атынын башын бурганча,  
Арыстандын баласы,  
Карап көрсөң ушунда,  
Ана-мына дегинче,  
Ачып көздү жумгүнча,  
Аркасынан чуратып,  
Отуз беш кооп еткөнү.  
Өтпөгөндө неткени?  
Өйүздө турган тетиги,  
Нескара, Ушан, Мурадил,  
Опколжуп жүрөк кеткени.  
Жалдуу шерди көргөндө,  
Каргаларча канкылдан,  
Калмагынча баркылдан.  
Кылым бурут ушул жүрт,  
Канаттуу уя сала албас.  
Караңын токой чөр экен.  
Токойго бөрү киргизбес,  
Алмамбет уулу шер экен!  
Чоросу мындай болгондо,  
Буруттун, төрөсү кандай неме экен?  
Балакеттүү Конурбай,

Баштап келип бул жерге,  
Түгөтмөкчү кең экен!  
Түгөнүп калған Гүлчоро,  
Уясын баккан шер экен.  
Ушундай эрден айрылган,  
Эсен хан менен Конурбай,  
Ақылы жок кер экен!  
Коң төрөнү коморуп,  
Майып кылып кетерби?  
Тыптыйып кылып Кангайды,  
Жер бетинен жоготүп,  
Өчүрүп атын нетерби?!  
Деп ойлонуп турғанда,  
Дажал Конур куулдан,  
Алдындагы Кара аты,  
Ок жыландаш шуулдан,  
Онтоюна келтирип,  
Обу жок баатыр Гүлүстү,  
Чокмор менен чака-чак,  
Онду чаап жиберди.  
Ошол кезде кыргыздар,  
Оюнда ойлойт бул кепти.  
Камоодо калған канкорун,  
Калың кыргыз эстешти.  
«Ушундай оор күндердө,  
Буурул ат менен буластан,  
Чыгар күнү болсочу!  
Соруп кетчү жылаанга,  
Сордурбай койчу кыргызы,  
Султани мында болсочу!» —  
Деп, ойлонуп турғанда,  
Өөрчүп турған Гүлчоро,  
«Кайратым мындан кембі — деп,  
Жер менен жекеси кыламын,  
Таамай чапсам сени — деп,  
Талкалансам мейли» — деп,  
Майдайлашын калганда,  
Баатырларды карасан,  
Беттенин балта кармаган.  
Кими каман, кими шер,  
Киши билбей таң калган,  
Бирөө кары Конурбай,  
Бирөө бала Гүлчоро.  
Намыс үчүн эгешин,  
Майданга чыккан жер ошо.

Баланын атын караса,  
Бактысына жараша.  
Ашкере күлүк Суркоен,  
Кууп калса кишини,  
Куткарбастан жеткиндеги.  
Куюн минип качса да,  
Качып калса душмандар,  
Кутулуп качып кеткиндеги,  
Карылгач болуп кууса да.  
Азыраак айбы бар экен,  
Оозу катуу, тоң моюн,  
Ошондойроок мал экен.  
Көрүп Конур бар жайын,  
«Жандап өтө берсем — деп,  
Алдындагы Алгара,  
Кайра айланып келгенде,  
Айры шили, кара күш,  
Айбалта менен нетсем — деп.  
Аркасынан Манастын,  
Жиберсем белем муну» — деп.  
Балта жетпес кыйгачтаи,  
Басып өтө берерде,  
Кара күчкө беттеши,  
Качып өтө берерде,  
Билбей бала калған жок,  
Билгич жанда мындаш жок.  
«Мени кудай урганда,  
Буурул атты минбей — деп,  
Бул жолумду билбей — деп.  
Өтпейт эле Буурул ат,  
Ыктайт эле буга — деп.  
Алдындагы Суркоен,  
Оозу катуу, тоң моюн,  
Жел епкөрөөк мал эле.  
Желмогуздай Конурбай,  
Куткарбайт мени тегеле.  
Бекер кое бергиче,  
Кыйрынан барып тисейин,  
Жаллагы менен балтасын,  
Карыга чаап ийейин».  
Жандап өтө берерде,  
Сол бутунда үзөнгү,  
Чыгарып буттан жиберин.  
Алдынкы ээрдин бек тишинен,  
Тили менен имерин.

Оң жагына такандап,  
Жалпагы менен балтасын,  
Жандап бара жатканда,  
Оң мүрүгө чапты эле.  
Гүлчородой түгөнгүр,  
Мына ушундай мыкты эле!  
Колунда балта шылл этип,  
Колу сыйып шылк этип.  
Жаза чаппай, таамай чаап,  
Батакай чаппай, жазгай чаап.  
Каржилуктен кыйратып,  
Оң колун анын сыйырды,  
Жарым жан кылып тындырды,  
Алдындағы Алгара ат,  
Өтө берип бурулду.  
Бурулган менен айла жок,  
Найза саяр колу жок.  
Колу сыйган Конурбай,  
Кайрат кылар алы жок.  
Гүлустүн аты Суркоен,  
Көнчүлүк көздей бет алып,  
Күүлөнүп кетип баратат.  
Эки колдон тизгинге,  
Тартып кетип баратат.  
Бура кайра ал тартып,  
Кылчайып артын караса,  
Камалаган капырлар,  
Капырлардын калкында,  
Канча түрдүү баатыр бар.  
Курчалышып Конурду,  
Ортосуна алыптыр,  
Камалашып калыптыр.  
Бала жолборс Байтайлак,  
Баш байланып барганды,  
Баатыр туулган Гүлустөн,  
Куру кайта барышы,  
Калкына кыйын намыстыр.  
«Манастан» ураан чакырып,  
Ат коюп жөнөп калыптыр.  
«Манастан» ураан бат коюп,  
Аламан кылып ат коюп.  
Суркоенду секиртип,  
Гүлчоро кирди шарт коюп,  
Канча жылдан бер жакка,  
Кармашарга душман жок.

Буулугуп калган кыргыздар,  
Қарал булар турчубу?  
Қарал туруп алганды,  
Буларды кудай урчубу?!

Баарысы кирди жаркылдан,  
Асаба колдо калкылдан.  
«Манастан» ураан чакырып,  
Жамғырчы баштап баркылдан.  
Аралашты эки кол,  
Айтууга арман сөзү мол.  
Эндекей кара аскердин,  
Амалы кетип катты шор!  
Күн көрүнбөй тумандан,  
Күүгүм кызыл чаң чыгат.  
Жерге токтоо кыла албай,  
Көккө учуп топурак.  
Күндүз, түнү билинбей,  
Күүгүмдөп көзгө илинибей.  
Кыргыз, кытай эрлери,  
Белдүүден канча шерлери.  
Кызыл канга боелуп,  
Кырып жүрөт эрлерди.  
Кечкирип жарык күн батса,  
Жарыкты күүгүм түн басса.  
Падышалық өкүмдөн,  
Жаркырап чырак жагылат.  
Жерге түшкөн жабдыктар,  
Анда кайдан жашынат?  
Болотко болот тийгенде,  
Үйдөй чоктор чачыран.  
Жазайыл мылтык, жаа тартып,  
Уруш болуп тарсылдан.  
Жаракка жарак тийгенде,  
Сыныгы жерде жалтылдан.  
Кылычтын баары кыйрады,  
Найзанын көбү сыйгани.  
Калкандары биркырап,  
Туулгасы жарылып,  
Түк билинбейт караңгы,  
Кызыл ала кай болун,  
Кыргыз, кытай тазынып.  
Жашыл ала юнгөн чөп,  
Кызыл ала кай болун,  
Топурак жок Кен-Колдон,  
Күн көрүнбөс чан болун.

Олпоктун баары кырчылып,  
Ок өтиес тондор жыртылып.  
Калкандын баары биркырап,  
Аткан оktor чыркырап.  
Онтоң жаткан андан көп,  
Колдор сынып зыркырап,  
Буту сынган андан көп,  
Болбой шайы буркурап.  
Эзленгөн баатыр эрең көп,  
Электеп булар эр кырат,  
Кара аскерде айла жок,  
Эми булар не кылат?!

Аралашкан аскерлер,  
Ылайыгын караша,  
Бирине бири беттенин,  
Жабдыгына жараша,  
Найза саяр ыктуулар,  
Сайышка чыкчу мыктуулар.  
Сабы менен кошулду,  
Сайышып найза тартыша.  
Шаркырап аккан кызыл кан,  
Аккан сууга жошуулду.  
Кылышка маш кыйындар,  
Кыйыгын бузбай кошулду.  
Томолонун кайран баш,  
Топуракка кошулду.  
Чокморчулар чогулуп,  
Чоюнбашты күүлешүп,  
Карсылдашып салышып,  
Калбай баары дүүлдөшүп.  
Балталуулар кездешни,  
Баатыр эрлер кектешни.  
Бет маңдайга келгенде,  
Күч ортосун чектешин.  
Олпоктуулар бир катар,  
Уруш күнү мамындай.  
Сооттуулар жанаша,  
Бирии бири караса,  
Жарагынан ылайык,  
Жабылышкан жараша.  
Канжарлуулар кармашып,  
Карсылдашып жалмашып.  
Канды суудай ағызып,  
Кара жерди майлышып.  
Менменисине баатырды,

Алы жетсе жайлышып,  
Аралашып кеткели,  
Араң алты күн болду,  
Түпдү кошуп санаса,  
Ои үч күнгө нақ толду.  
Нескара менен Бакай хан,  
Элди байкап караган,  
«Таратсаңы элди» — деп,  
Кеңеш кылды эки хан,  
Бүйрук берсе эки жан,  
Эбегейсиз көпчүлүк,  
Эли кайдан бөлүсүн?

Илгертөн калган чоң шарт ко,  
Окүмүнө көнүшүп,  
Башында айтып угузган,  
Сурнайдын үшү зыркырап,  
Кыргыз менен кытайлар,  
Катар тартып үн кошуп,  
Болундү аскер чуркурап.  
Оллогуш сүйрөп жүргөн көп,  
Өңүрү кетип жыртылып,  
Далай тону бул элдин,  
Дал-дал болуп тытылып.  
Жарагы жок колуңда,  
Калган ичен кыйындар.  
Неченди көргөн мурұнтаң,  
Тартынбай турған кыйын бар.  
Падышалык өкүмү,  
Сурнайдын үшү чыкканда,  
Баары уруштан тыйылар.  
Балтасы сынып жарылып,  
Басып жүргөн андан көп,  
Башынан канын ағызып,  
Шашып жүргөн мындан көп.  
Жыгылып, кооп баса албай,  
Жылып жүргөн сандан көп.  
Ажырап калып атынан,  
Азып калган андан көп.  
Эми кандай кылам — деп,  
Эсеп таңпай эплирең,  
Эстеп таңгай мындан көп.  
Колу-буттап айрылып,  
Кекүрөктө жан калып,  
Ат тенсеп жерге танталып,  
Антүй жаткан андан көп.

Жетелеп атын жөө басып,  
Мине албай жүрөк апкаарып,  
Минитип жүргөн сандан көп.  
Найзасы сынып беллинең,  
Ажырап калып демишиң,  
Бөлүнүп калып элинин,  
Буркураган андан көп.  
Өзүнүн элин табалбай,  
Чуркураган андан көп.  
Чылбырын сүйрөп баш кетип,  
Ээсиз аттар сандан көп.  
Ээн калсын шум жалган,  
Элдин баары кайғы жең,  
Кими кырым, ким кытай,  
Билерге ақыл жетпеген.  
Асабадан белгилеп,  
Эл ортосун чектеген,  
Алты күндө бөлүндү.  
Ажырабай жүргөн бар,  
Айрылып элден кетпеген.  
Сурнайды тартып, уи коюп,  
Эл бөлүнүп чыккалы,  
Таамай жети күн болду.  
Түнүн кошуп санааса,  
Дагы он төрт күн болду.  
Күндү эсепке алганды,  
Он төрт күнгө нак толду.  
Жарым айлык аламан,  
Жаман кыргын эл болду!  
Азууларын аркайтып,  
Аргымак жатат ар кайда.  
Түяктары чарадай,  
Тобурчак жатат көп жайда.  
Кара чобур жылкылар,  
Калкып жүрөт кандарда.  
Кандай адам кезиккен,  
Как ушундай чандарга?  
Уккан айран калғыдай,  
Ошондогу жаңжалга.  
Мунчалык кыргын болгон жок,  
Бейкингө кыргыз баргандай  
Чоң баатырлар жулкунун,  
Болгон экен мамындарай.  
Бир чапканда кулатып,  
Кырк-әлүүнү сулатып,

Нескара журду кыйратып.  
Калмак Уушаң баатыры,  
Калктаң канча кыйратты.  
Кардың жарып нечендин,  
Ичегисин чубалтып,  
Кырмызы шаазыны Мурадил,  
Кызыл атын чуратып.  
Каруулудан неченин,  
Кара жерге сулатып.  
Эленкыр деген бир баатыр,  
Болжолу жок чоң каныр.  
Үйдөй чокмор колго алып,  
Үйүлгөн жыйын тоң болсо,  
Ошону көздөй чуратып.  
Жете барын чаккана,  
Жетимиш, сексен адамды,  
Жер жаздантып сулатып.  
Келген экен алл Конур,  
Баатырларын дуулатып.  
Калмактын көрдү казабын,  
Манжунун тарты азабын.  
Андан башка эрлердин,  
Кара калмак каңгайдын,  
Калкындағы шерлердин,  
Кайсы бирин айтайып?  
Элөөрүгөн Гүлчоро,  
Элкүн баатыр Канчоро,  
Кошойдун уулу Жалгызек,  
Коркной турган Байтайлак,  
Короолуу койду бөрү айдан,  
Эзи талаага баргандай,  
Сай бойлотуп кыргандай,  
Кыгай, калмак журттарын,  
Кырын салды ушуудай.  
Нөшөрлөп жааган жаандай,  
Ителги тийгөн таандай,  
Имерин айдан чогултуп,  
Чогууларын суюлтуп,  
Кылычты тартып алганды,  
Шорголоп канын күолтуп.  
Болжолсуз баатыр Эленкыр,  
Үчурады ошондо,  
Олуж Кошой уулуна.  
Күрэүсүн булган кезгерди,  
Жалызекке ушупда.

Жалғызек кайдан аянды,  
 Чокморун колго кармады.  
 Кеңеш сөзүн салышты,  
 Кезектешин калышты.  
 Эр Эленкыр баатыры,  
 Кезекти мурун алышы.  
 Кара зоодой Эленкыр,  
 Чачырап көздөн от күйүп,  
 Жалғызекке барышы.  
 Ўйдәй болгон күрэүү,  
 Опколжуп келип салышы.  
 Быркырады калканы,  
 Туулганын чыкты талканы.  
 Сынып кетти ошондо,  
 Алдында темир сантары.  
 Жайнады жерге жалын чок,  
 Жанына барган киши жок.  
 Быркырап кийген туулгасы,  
 Жер жүзүнө жабылды.  
 Бир чаапканда тоздурган,  
 Ким көргөн мындан баатырды?  
 Колуидагы күрэүү,  
 Түкүрүнүп карманып,  
 Келе жатат Эленкыр,  
 Чабууга кайра айланып.  
 Жалғызек анда кеп айтат:  
 «Абалкы кезек сеники,  
 Эмики кезек меники,  
 Эрлигиди таңбасаң,  
 Туруп бериш сеники!»  
 Шартын булар буза албайт,  
 Эленкырга оқшогон,  
 Башына кармал калканы,  
 Арка кылып туулганы.  
 Ат үстүндө калдайып,  
 Майданда мунун турганы.  
 Эр Жалғызек жаш бала,  
 Күчүнө жок эч дабаа,  
 Качырып келип салды эми,  
 Қалкан менен туулгадан,  
 Кымышдай исеме калбады.  
 Түкүрүнүп колуна,  
 Түнжур күштай айланып,  
 Орой төбө как башка,  
 Катуу чаап түгөнгүр,

Каар менен өткөндө,  
 Қалкандин баары быркыран,  
 Ўйдәй болгон кызыл чок,  
 Учуп көккө чыркырап.  
 Кызыл буурул минген ат,  
 Тизеден жерге батканы.  
 Теминип көрсө Эленкыр,  
 Түгөнгүр бутун тартпады.  
 Козголо берип кеткичс,  
 Кошойдун уулу Жалғызек,  
 Кош колдоң дагы чакканы.  
 Чаап чокмор тартканда,  
 Кара зоодой капырды,  
 Кара жерге жастады.  
 Көрүп туруп Қыз Сайкал,  
 Қемөсө көздөй качканы.  
 Көтүнөн кууп Жалғызек,  
 Ал киңиңкыты таппады.  
 Қайраттанган Жалғызек,  
 Кандай адам беттешет?  
 Қаарданып кылыш шилтесе,  
 Так сексенден баш кесет!  
 Қытайды союп кыйратын,  
 Қалмактын калкын какшатын.  
 Өлтүрүл элди сулатып,  
 Сүриайдын үнүн укканда,  
 Чогуудан чыкты чуратын.  
 Гулустөн менен Каңчоро,  
 Құжұрлұү күчтүү эр чоро.  
 Бег алган жакты коркутун,  
 Құйғузүн оттү жалынды.  
 Үтүру келген буларга,  
 Өлүмдүн үйү табылар,  
 Каршы келсө маңдайга,  
 Мындан качын кетчү ким?  
 Баатырлар жүреө маминитин,  
 Қытай, қыргыз эки журт,  
 Кана ағып чубурап.  
 Так он төрт күн болгондо,  
 Бөлүнүп чыкты ушулар.  
 Кара байрак, алтын түү.  
 Айчыгы алтын кызыл түү.  
 Эки элге чеп болгон,  
 Баш нийдиргөн үнү түү.  
 Желектерин көтерүп,

Жеринең хандар козголду.  
«Түсүн жықсан белем» — деп,  
Жалғызек муну ойлонду.  
Белүнүп баса бергенде,  
Кара байрак, алтын туу.  
Ал Нескара баатырда,  
Ошону көздөй ат койду.  
Жетер жетиес болгондо,  
Пейилин көрдү капырлар.  
Калмак, кытай элиниде,  
Белдүү каича баатырлар.  
Карши алдында кездешин,  
Калмак Уушаң учурар.  
Камгактай сайын Уушанды,  
Ат үстүнөн учурду.  
Ополуп кобо бергиче,  
Ондоонуп атка мингиче,  
Аркасында Байтайлак,  
Башын кесип салганы.  
Элеккүр менен Уушанды,  
Болумдуу баатыр дөблөрүн,  
Куткарбай муну жайлады.  
Кабылан Кошой баласы,  
Жалғызек синдуу балбанды,  
Ороккырлы өлтүргөн,  
Байтайлакты карачы!  
Эрлик кылмын бул жолу,  
Эки хандын баласы.  
Ажырашып белүнүп,  
Арылди элдин санаасы.  
Элчилишпүн сүйлөштү,  
Тил алышып тараашы.  
Өлүк жыйнап, көөми алмак,  
Беш күн болду карасы.  
Капырлар жыйып өлүгүн,  
Сары жон кылыш уйуншту.  
Сары кыр саны отуз бир,  
Лайтип элге угузду.  
Кыргыздардын өлүгү.  
Он слары кыр болуптур.  
Өлтөн жанды эсебин,  
Ортого булар коюптур.  
Ор каздымып көөлөтүн,  
Кыргыз жыйып өлүгүн,  
Жоопуу күнү болгондо.

Өлүк кеммөк жайы ушул,  
Шейит деп атын аташты,  
Жаназа намаз кепинисиз,  
Жарма көргө жайлашты.  
Калмак, кытай эки жүрт,  
Угузган элге өлүктү.  
Өжөрлүгүн көрүнчү,  
Дары төгүп, май чачып,  
Орттөп ийди өлүктү.  
Кен-Колдун дайра сууларын,  
Адам эмес айбан мал,  
Ичпей калды ошону.  
Карга, күзгүн жол бербей,  
Кызыл канга чогулуп,  
Кызыл болду Кен-Колго,  
Ортого дары төгүштү,  
Эки тарап ошондо.  
Сасын туман кетсин — деп,  
Карга, күзгүн жоголуп,  
Жер ордуна келсин — деп,  
Отту коюп ийншти.  
Күйүп кетти кыпкызыл,  
Көгөрүп чыккан кие жок,  
Күйүп Кен-Кол арыды,  
Кызыл күлгө айланды,  
Кетирим — деп сасыкты,  
Кыргыз кайдан пайда алды?  
Эртеникүнү уруш — деп,  
Эл билгендин баарысы,  
Эми башы айланды.  
Муну мындаш таштайлам,  
Кыргыздардын кытайлы,  
Женгенинен баштайлы.

КОНУРБАЙДЫН АТАКТАГЫ БЛАТЫРЛARЫ  
НАН АЖЫРАП КЛИРА КАЧЫШЫ



адыша Бакай баш болуп,  
Эштектердин Жамғырчы,  
Салтанаттуу Гүлчоро,  
Акыл, айла кошучу,  
Асыл тукум Қаичоро,  
Кошойдун уулу Жалгызек,  
Жезкемпирдин жети уулу,  
Бакай хандын Байтайлак,  
Баш кошуп баары чогулду.  
Жагып коюп чырагын,  
Жанаша булар олтурду.  
Жалдырап карап кең болбой,  
Канчалык кылса аярлык,  
Уруштун жайы эн болбой.  
Жан кыйналып жатканда,  
Жанына келди асылдан,  
Айчурөктөй асыл жан.  
«Келгин, жеңе, келгин — деп,  
Кеңесинц айттын бергии — деп,  
Келберсиген абамдын,  
Кеңесини угуп келдин» — деп.  
Гүлчоро сураң калгана,  
Анда Чүрөк кең айттар,  
Кең айтканда муну айттар:  
«Силер атка мингели,  
Ласаба аштал, туу сайып,

Басташып жоого тийгели,  
Он сегиз күнгө нак толду.  
Байтайлак майдан чыгарда,  
Ороккырды жыгарда.  
Ороккырды өлтүрүп,  
Жаш бала көөнү тынарда.  
Как ошонун тушунда,  
Желбегей Семец олтурган,  
Сыр коргондун кырында.  
Атадан калган коргондун,  
Оорагы кыйла бар эле.  
Топурагы коргондун,  
Көз ооруга дары эле.  
Болот салса өтчү эмес,  
Бузулун коргон кетчү эмес.  
Балта чапса кесчү эмес,  
Ошол коргон кырында,  
Силерди карап олтуруп,  
Жулугунан батты, абаң.  
Ошол күндөн бер жакка,  
Козголбостон жатты, абаң.  
Желбегей олпок жамынган,  
Эки жени салынган.  
Жанына жакын барбадым,  
Жанымда жаткан эримдин,  
Каарынаң коркуп абыдан,  
Көргөн бенде калтырайт,  
Көзүнөн чыккан жалындан!  
Кайы тартып күчүнде,  
Кан — деп, канкор эстесе,  
Коргондун өйүз бетине,  
Кантап кетег түтүнү.  
Эр болбой курун калсамчи,  
Буурул аттаң айрымын,  
Канатым жок калынча,  
Бу көрөктө өлсөмчү.  
Мындей төрө болгучы,  
Акыретти көрсөмчү!  
Арак ичней, суу ичней,  
Тамак ичней, чай ичней,  
Он сегиз күндең бер жакка,  
Олтурду бейим ошондой.  
Башкага сабыр кылчу эле,  
Илебайды тартпай түрчү эмес,  
Эки күндөн бер жакка,

Насбай салып чакчага,  
Алыш келип он убак,  
Олтурганда маңдайга,  
Насбайга көзүн салбады,  
Чакчаны колго албады.  
Үшкүрүнүп мұнайып,  
«Атым жок» — деп зарлады.  
Ачуу басты ақылын,  
Ушу бүгүн бешимде,  
Алдына барып акырын,  
«Мен абама барам — деп,  
Ыбраактан туруп кеп салдым.  
Абакем аты чыккана,  
Угар бекен» — деп салдым.  
Күңгүрөндү ошондо,  
Күдүндөп тили билинбейт:  
«Абама барсаң барып кел,  
Аларга кабар салып кел.  
Аз сандуу кыргыз элимди,  
Аламан уруш ал кылып,  
Кыргыя кылды канчасын.  
Дагы уруш кылууга,  
Таппагандыр айласын.  
Эртең менен эртерээк,  
Күн чыкпастан эртелеп,  
Жалгызек менен Байтайлак,  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Белдүү эрлер бул төртөө,  
Алыш келсө Буурулду,  
Он беш асый болгунча,  
Менин күйгөн Тайбуурул,  
Актабай анын койбайт ко!  
Акканкыны токусун,  
Чылбырын карман чырмалбай,  
Башын аттын баш койсун.  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Аттын жүрсүн алдында.  
Байтайлак менен Жалгызек,  
Аттын жүрсүн артында.  
Эптеп мага жеткизсиз,  
Тайбуурулга мингизсиз.  
Мендей атсыз төрөнүн,  
Пайдасын элге тийгизсиз.  
Тил албаса ушулар,  
Қалғанын езү билишсиз!»

Абандын айткан кеби бул,  
Айласын таппай жаткан журт,  
Абдан кенеш экен деп,  
Ақылана тундурду.  
Абакеси Семетей,  
Алыста туруп кеп айтып,  
Айтканына көндүрдү.  
Айчүрөк жана кеп айтат,  
Кеп айтканда эп айтат:  
«Айланайын, Гүлустөн,  
Кулагыц салчы — деп айтат.  
Кагылайын, Канчоро,  
Канкорум укчу — деп айтат.  
Камалды бузган кайраттуу,  
Антарум укчу — деп айтат.  
Камап келген кангайлык,  
Каттуу зыян тартышты.  
Башчысы болуп жарагалуу,  
Башы айланып катышты.  
Ушундай иштен пайда алып,  
Тийгизгиле намысты.  
Кытайдаи элчи келгиче,  
Камынгыла эртерээк,  
Аралап мындан журсөнөр,  
Эси ооган жакырлар,  
Кача берег капырлар.  
Ара жолду кеп кылып,  
Ача берег капырлар.  
Керүнүп турган коргонго,  
Күндүз сени киргизбейт.  
Кызматыц жүртка тийгизбейт.  
Жети катар сан болгон,  
Темирден курчап карк толгон,  
Тостуруп койгон жолу бар.  
Ар бир саптын алдында,  
Үч кабат темир тору бар.  
Ар бир сапка баш болгон,  
Бирден баатыр зору бар.  
Жазайыл мылтык тобу бар.  
Кызыталақ кытайдым.  
Орон койгон тору бар.  
Көптүгүнө көз жетнейт.  
Урутун төккөн кору бар.  
Учураган кишинин,  
Манлаймыда шору бар!

Бейлици салып бек байкан,  
Айткан сөздү угуцар.  
Күп төбөдөн кеткенде,  
Бешимге чукул кездерде.  
Тордогон торго жеткенде,  
Жазайыл мылтык ок атат,  
Жамгырдай кылып жаа тартат.  
Мөндүрдөй кылып топ атат,  
Дүңгүретүп көп атат.  
Кыйкырып кулак туидуруп,  
Кызыталак каңгай журт,  
Кыйшалтып жанды чыйралтат.  
Соолгон жанды кубантат,  
Оюн көрсөң буларды,  
Суудай каның чубуртат.  
Суудан бетер ағызын,  
Кылкызыл кылып куюлтат,  
Антис сени жеткизбейт,  
Антис-минтип олтуруу,  
Күн батып, күүгүм түп кирет.  
Сааты бар сасык албарсты,  
Азыр менин жолдошум.  
Күбруктуу жылдыз кубултуп,  
Аны асманга коем ойлорсун.  
Кайсы жакка бурулса,  
Атынды бураш толгорсун.  
Катын да болсом Айчурөк,  
Жардамым менни шол болсун».  
Айтын кеңеш көнтериц,  
Айчүрөк жеңе кетти эми.  
Таң атканча уктабай,  
Танданткай журтту баатырлар,  
Таңга араң жегти эми.  
«Барын кирсең коргонго,  
Токумун кайдай ондойт — деп.  
Ондои токуп койбосок,  
Тайбуурулду болбойт» — деп.  
Алдынкы кашы карк алтын,  
Кийинки кашы чылк күмүш.  
Эки кантал эн темир,  
Эптең кылган Аккаңкы ээр,  
Тайбуурулга чак Каңкы ээр.  
Качкан эзлик чокулуу,  
Тайбуурулга токуду.  
Көргөн бенде жараткан,

Үзөңгү күйма алтындан.  
Жабыдыгы көздү уялтып,  
Жаркыны көккө тартылган.  
Олондору оймо алтын,  
Уюштуруп токуган,  
Куюшканы күйма алтын.  
Куюштуруп токуган,  
Көмөлдүрүк баары алтын.  
Тумарчасы сары алтын,  
Жагоолору сом алтын.  
Ат жабдыгын карасан,  
Азы күмүш, көбү алтын.  
Манаттан кылган көрпөчө,  
Қош басмайыл тарртырып,  
Бош агытып Буурулду,  
Қалмактарча жасапын,  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Алдына кирди баstryрып.  
Жалгызек менен Байтайлак,  
Артында атка жанашиын.  
Ажак менен иши жок,  
Эл наамысын талашып.  
Өлүмдө түк бир ой жок,  
Өткүр баатыр жолборс ко,  
Өзүнчө булар жанашиын.  
Ызырынып айкырып,  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Ачуудан күйүп жана ачын.  
Таң эртөнген эртелен,  
Эл турбастан эртерээк.  
Женөдү булар энтелен.  
Женекеси Айчурөк,  
Элинде биргэ тургандай,  
Эр Коңурбай баатырга,  
Биритин кеңеш кылгандай.  
Бардыгы ырас келди го,  
Айткан экен билгендей.  
Бөлүнүп чыккан беренге,  
Кыргыздан чыккан эренге.  
Бетине киши чыккан жок,  
Беттешин буга эзелде.  
Ара жолду кең кылмын,  
Ача берди капырлар.  
Бетине келбей бурула,  
Баса берди каңгайлар.

Коргону жабык жерде эле,  
Койгулап жүрүп тулпарды,  
Жеталбай жүрөт тегеле.  
Көчө кылып чубуртуп,  
Кыдыртып койду элди эле.  
Күн бешимге жеткенде,  
Темир тор тартып сап түзгөн,  
Сап аскерге келди эле.  
Алдында темир үч катар,  
Арсайып зымдар тартылган.  
Артында чокмор карманган,  
Ар сабы минден артылган.  
Жолой деген бир каңгай,  
Жүргөн жерин чаң кылган.  
Ошол өндүү Жолойду,  
Ушул санка баш кылган.  
Эрибеген капырдын,  
Эзелден боорун таш кылган.  
Капырда мындан урган жок,  
Туюнуп калып буларды,  
«Бурут экен, карма», — деп,  
Үйдөй чокмор булгалан,  
Ат коюшуп, атты топ.  
Тегеректен келишти,  
Темишишин киришти.  
Ойлоп турат капырлар,  
Төрт берендей баатырды,  
Тебелетип ийншити.  
Баатыр кирсе бакырып,  
Үйдөй чокмор көтөрүп,  
Калгандары качырып,  
Качырып кирсе баатырлар,  
Бакырып кирсе капырлар,  
Карсылдан кулак түндерүү.  
Сандоолун топтор атылып,  
Ушундай уруш баштады,  
Утур келген канырлар,  
Баштаса уруш качпады.  
Алдында келген Жолойду,  
Гүлүстөн туулган Гүлчоро,  
Күмжам кылып таштады.  
Ээ болгонун алтуруп,  
Энгигин тордун ачканы!  
Кылымтап эрди кыйратып,  
Кийрып бузбай сулатып.

Чокморлууну чогултуп,  
Чогуусу менен сулатып.  
Экинчи торго жетишти,  
Аттарын булар чуратып.  
Экинчи тордо наизалуу,  
Кезгерип колдо кармалуу.  
Кез келген жанда кетер жок,  
Тирүү андан кутулуп.  
Минден-минден жабылып,  
Сундуруп наиза салынып.  
Күнгүрөнгөн Канчоро,  
Күүлөп чокмор камынып.  
Алдына кирди булардын,  
Анык билди Канчоро,  
Айла менен туарын.  
Жалгыз жанды кездебей,  
Булгаган чокмор кезкөрбей.  
Оюна келген иш кылып,  
Акыл жок сараң нестердей.  
Кыйрынан барып кыйратып,  
Кыйыгын бузбай сулатып.  
Айдаган койдо чубуртуп,  
Чокмордин канын куюлтун.  
Намаздигер болгунча,  
Экинчи торду суюлтуп.  
«Экөөнү бузуп өттүк — деп,  
Бешөөнөн кантып кеттик — деп.  
Жалгызек алды неөмөттү,  
Учүнчү торго жеттик» — деп.  
Учүнчү тор балтачан,  
Желмогуздай түрү бар,  
Жан койбостой сүрү бар.  
Балтасынын курчу бар,  
Бүткүл манжу журту бар.  
Жабылып ат коюшуп,  
Жайнап чыкты ушулар.  
Кошойдуу уулу Жалгызек,  
Кайраты толук түгөнгүр.  
Буга ажалдуу бенде учурар.  
Балталууну башында,  
Баары туулга кийинги,  
Баатырлыгы бул элдин,  
Байкап көрсө билинги,  
Андай жоону көргөндө,  
Ал Жалгызек сүйүштөн.

Көптү көргөн Гүлчорб,  
Көрүп туруп түңүлгөн.  
Эр көкүрөк Жалғызек,  
Эркин өсүп керилген,  
Эрдиги артык теминген.  
Кайраты жок эр беле,  
Хандын уулу Жалғызек,  
Качып калчу шер беле?  
Качырып кирип барганда,  
Калың манжу эрлери,  
Каптап кетти төң эле.  
Кармашты булар балтасы,  
Жазғырып уруш салучу,  
Биз айталы балбанды.  
Бала жолборс Жалғызек,  
Қек түпөк кызыл наиза алды.  
Баатыры бар алдында,  
Баш болгон бирден алар да.  
Бура тарта берерде,  
Қемө сайып салды эле,  
Жоодон кегин алды эле.  
Жабылышкан манжулар,  
Балталашып калды эле.  
Эрин сайып түшүрүп,  
Эрдиктин ишин бүтүрүп.  
Кылышты алды колуна,  
Алаканга түкүрүп.  
Жалындан бала күйүгүп,  
Жашына жалғыз жаш турбай,  
Жайшай берип түрүлүп.  
Жазыла берди мажулар,  
Эзлеген саптан сүрүлүп.  
Үчөөнү бузуп өтүшүп,  
Күт, кайраты кетишни.  
Эми булар иетишири,  
Күүгүм кирип кетишири.  
Эр Гүлчоро баатырдын,  
Эки көзү асманда,  
Мурун айдай жок эле,  
Күйруктуу кызыл чоң жылдыз,  
Пайды болду асманга.  
Күйругу кайда бурулса,  
Бура тартып тулишарын,  
Ээрчиң барат ушуга.  
Таң аткыча урушуп,

Кайрат менен турушуп.  
Таң саргарып атканда,  
Таанылып киши жатканда,  
Жок болду жылдыз баяғы,  
Көрүнбей калып асманда,  
Женеңдин кылган өнерү,  
Далдаланып калbastan,  
Айтылып калды дастанда.  
Буларда дарман калган жок,  
Бузуп салып басканга.  
Төртөө турат дапдаяр,  
Төрт сапта мылтык ок да бар.  
Биреөндө кылыч колу бар,  
Кайраттанса бул төртөө,  
Ошону бузар оңу бар.  
Муну бузуп өтсө да,  
Бешинчи сапка жетсе да,  
Очогор мылтык, топ турса,  
Кайда качып кутулар?  
Кайрат кылып кеталбай,  
Кылышчуу саптан өтө албай.  
Намыс кылып артысан,  
Кайра жанып кеталбай.  
Кылчайып туруп Гүлчоро,  
Жаш балдарга кеп айтат:  
«Иним, менин Байтайлак,  
Ишенгеним, Жалғызек,  
Кетенчиктеп баскыла,  
Аттарды кийин тарткыла.  
Канчоро өзүң бастыр — ден,  
Алдыңдагы Карапат,  
Баспай калса камчы ур — ден.  
Буурулду бош таштады», —  
Гүлчоро жолду баштады.  
Кыя тартып ооз менен,  
Калмакча сүйлөп жазғырып,  
Гүлчоро өтүп жатканы,  
Кырда турун Семетей,  
Кыялдында байкады.  
Атадан калган сандоолун<sup>1</sup>,  
Эшикке туура койду эми.  
Кыл менен ичин жышыды,  
Ичин майлап түзөдү,

<sup>1</sup> Сандоолун-энсесто айтылуучу замбирек.

Колу менен сүрдү эми,  
Канча таар дарыны,  
Как оозуна күйдү эми.  
Коло, чоюн, коргошун,  
Аралаш куюп уюткан.  
Аткаңда дүйнө солк этип,  
Алаламды бүтүн куруткан.  
Күниң үйдай жаткан ок,  
Копуруктан салды эми.  
Куржун башы дарыны,  
Ооз оту кылды эми.  
Дарбазаны ичинде,  
Асмандан чыккан терекке,  
Аябай мыктап таңды эми.  
Дарбазаны ачтырды,  
Милтеге чокту жактырды.  
Шыкаалабай кароолун,  
Сүмбө менен от берип,  
Сандоолуиду аттырды.  
Ак милтеден чок жетти,  
Алаламды бузчуу ок кетти,  
Аткаңда дүйнө солк этти.  
Курма тамдар кулады,  
Уктаған бала ыйлады,  
Утур оозго келгени,  
Кыйрыш бузбай сулады.  
Бузулбаган бек чеби,  
Бута атым жери жок болду.  
Жерде киши калган жок,  
Темир тоскоол кылган жок.  
Дарынын чыккан түтүнү,  
Көк тумандай уюду.  
Кылчайып Гүлүс караса,  
Алты жүз койдун ордундай,  
Кара жерге түшкөн ок,  
Кара туман куюнү,  
Кылт этип кирип баратат,  
Дарбаза аттап арыштап,  
Тайбуурулдуң күйругу!  
Бура тартты, Гүлчоро,  
Жанинда баатыр Канчоро.  
Жалғызек менен Байтайлак,  
Илгері тартып баратат.  
Төрт бута жери түз болгон,  
Курчалып каңгай жеткинче,

Ат коюп жетти коргонго,  
Көздөп келген болжолго.  
Тайбуурул колго тийгенде,  
Өткүр Манас тукуму,  
Өөрчүгөн канкор Семетей,  
Дарбазаны көрсөттү,  
«Ачкының-деп-ушуну!»  
Атасы Манас кабылан,  
Аккула минип алгандай,  
Алмамбет, Чубак эки арстан,  
Азыр келип калгандай.  
Серек менен Сыргагы,  
Серпишкен жоону чырагы,  
Тирлини келип калгандай.  
Сүйүнгөндөн Семетей,  
Қабаттал темир соот кийбей,  
Олпокту жалаң кийинип,  
Атасына сыйынып,  
Белин бекем буунуп,  
Бетинен тери чубуруп.  
Аккелте мылтык асынып,  
Ак болот темир артынып.  
Сырнайза колго карманып,  
Сырттан баатыр шаңданып.  
Айбалта байлан белине,  
Аянбай тиер пейли бар,  
Ал калмактын элинне.  
Кылышты сууруп кынынан,  
Салмакчы кыргын чыныда.  
Семетейдей эр жок — ден,  
Айтылып калтган кылымга.  
Көк жеке бутта чойкоюп,  
Сырнайза колдо койкоюп.  
Ачалбарс байлан белине,  
Жанбай турган мүнөзү,  
Жаман келип калғаны,  
Карай албай эң бир жай,  
Кабыландин бетине.  
Каарданган канкору,  
Кара кыргыз камкору.  
Кабыландин баласы,  
Кара мүртөз түгөнгүр.  
Сомо темир, сом балга,  
Бөлөкбай соккон Айбалта,  
Сүнүп колто карманиш.

ып.  
л,  
р,  
тына,  
,,  
и эми.  
дал,  
тылдал.  
ырап,  
тгырай.  
үрөн,  
күрөн.  
енде,  
элге;  
дил,  
ил,  
ил  
ыр,  
ыр,  
унаи.  
р,  
чуар.  
сам,  
мындай:  
басканды,  
тканды.  
да,  
тда.  
тып,  
останга.  
ны,  
аны.  
мө,  
аны.  
тгытып,  
и.  
са,  
да,  
  
бар,  
алы бар.  
,,  
бар.  
идеңби,

Же болбосо ошондо,  
Жайдары Манас баатырдын,  
Колдоочусу келгенбى?!  
Акылым кетип, нес болуп,  
Алашқандай эмесмин.  
Кел эле жандан Манастан,  
Кердүм эле элесин.  
Эми байкап карасам,  
Семетей чыкса коргондон,  
Қошо чыкса ээрчитин,  
Колдошуучу немесин.  
Кайрат кылар колум жок,  
Качып жолго түшөмүн,  
Ошол менин керээзим.  
Көрүнбөсө сиздерге,  
Билинбесе биздерге:  
Амал кылып урушуп,  
Айла менен турушуп.  
Курчалышып көрөлү,  
Алым калсак Кең-Колду,  
Олжого малын бөлөлү.  
Чатырдын чыгып кырына,  
Байкайлы, Семей, төрөнү!»  
Конурдун сезүн макулдан,  
Кошулушту баатырлар.  
Чатырдын чыгып кырына,  
Олтурушту баатырлар.  
Ошол кезде карасац,  
Эр Семетей баатырын,  
Коргондон чыкты кылт этин,  
Алтын така, күмүш мык,  
Төрт аякта жылт этин.  
Минген аты Буурулдуң,  
Көкүлүп көккө шүйүлтүп,  
Күйругун ача түйүлтүп.  
Туягын жерге мылгытып,  
Тумарай кекке ыргытып.  
Күлжадай башы кылтылдан,  
Арам елгөн союнтур,  
Анын күндүздөй жүнү жылтылдан.  
Баладай жалы балкылдан,  
Аранлай оозу ачылып,  
Жолум үйдөй көбүктөр,  
Катуу жолдо жургөндо,  
Жол боюна чачылып.

Чарадай болгон чоң туяқ,  
Жерди басып тартканда,  
Кемегедей казылып.  
Эсси эмес, аты да,  
Калган оқшойт ачынып.  
Эшиктен чыга бергенде,  
Алты жашар баладай,  
Кызыл бала жыланач,  
Чылбырына асылып,  
Эки түгөй сур бөжек,  
Үзөнгүгө жабышып.  
Кара чаар кабылан,  
Ат колтукта кабышып.  
Көсөө күйрүк көк даңгыт,  
Көт жагында жарышып.  
Оп бештен кулжа калданап,  
Эки жакта чан салып.  
Жалгыз Буурул табышы,  
Алтымыштай даң салып.  
Боз ала чаар чоң жылан,  
Семетейдин белине,  
Үч айланып курчалып.  
Оң айланып, сол болуп,  
Сол айланып, он болуп.  
Найзадай тили эки ача,  
Кулагынан артылып.  
Бермети жерге төгүлгөн,  
Шөкүлөсү көрүнгөн.  
Кара тору кызыл кыз,  
Калкташ ашкан узун кыз,  
Лиңи колдоочусу ушул кыз.  
Эки ийнин басып таянып,  
Арка жагын калкалап,  
Ат сооруга жабышып.  
Учкаша минип жанашып,  
Учкашса да сулуу кыз,  
Семетейге жарашиб.  
Колдоочунун баарысы,  
Коню чыкты жананинип.  
Алдындағы Буурулдуң,  
Қекүлүпде шам күйүп,  
Төрө жолборе Семендин,  
Төбесүндө от күйүп.  
Тайбуурулду чуратып,  
Коргондоң чыкты нубалтып.

Жалгыз Конур көргөн жок,  
Баарысы көрүп чуулашып.  
Конурдуң өңү бузулуп,  
Заманаң куурулуп.  
Келгенине бушман жеп,  
Мында кайдан келдим — деп.  
Калкына карап кеп кылды:  
«Бейжинге жанып кеткин — деп.  
Алгара минип чуу койду,  
Азыр өзүм кеттим» — деп.  
Лиңи жараптуу болгон жайы бар,  
Жаман сынган кар жилик,  
Бүтө элек абдан чагы бар.  
Конурдуң үнүн укканда,  
Ачуусу келип Семетей,  
Күнгөрөндү ченебей:  
«Азыраак кыргыз эл — деди,  
Артынан кууба сен — деди.  
Ашмура башы жети бел,  
Душман ашса бул белди,  
Кара аскерде кебим жок,  
Калк башкарған бегинин,  
Башын алам мен» — деди.  
Айтканга сабыр кылчубу,  
Карал булар турчубу?  
Качкан жоону кубалап,  
Калбай эли чубурду.  
Жоону алса ким алды,  
Жоболондуу кангайды  
Сайып кыргыз эл алды.  
Душманды алса ким алды,  
Согушкан кыргыз эл алды.  
«Семетей сайып алган» — деп.  
Түпкү атагы аа калды!  
Алактаган Конурду,  
Азгашып келген донузду,  
Өзүнчө келип баштаган,  
Өрүштө жаткан бул элге,  
Оңсуз жаман согушту.  
Канкордуң уулу Семетей,  
Качырып жоону курутту.  
Сайып алды кыргыздар,  
Калмак, кытай кеп журтту.  
Алактап Конур качыптыр,  
Арстан төрө Семендин,

Арбагы андан ашыптыр.  
Суусамырдан Ач-Белес,  
Кубалап Семец алыштыр.  
Качып барат Коңурбай,  
Калганина карабай.  
Кууп барат Семетей,  
Аркасынан чаадалай.  
Гүлчоро турup толгонуп,  
Көөнүндө ақыл ойлонуп:  
«Анжунун ханы Нескара,  
Калды белем мага — деп?  
Ти्रүү бойдон кетирбей,  
Союнчу аны — деп.  
Таарынып жүрөт Каңчоро,  
Тору айғырды олжо алып,  
Қылайын тартуу ага» — деп.  
Бура тартып жалт коюп,  
Бу да түштү артынан.  
Бейжинди көздөй бет албай,  
Коңурбайдын дартынан,  
Ооганды көздөй бет алып,  
Үргөнчтү көздөй чет алып.  
Кетип барат Нескара,  
Колуна қылыш карманып.  
Такат қылар айла жок,  
Токтолуп уруш ал салып.  
Алдында минген Тору айғыр,  
Учуп барат закымдан.  
Адырмактуу жер келсө,  
Арстан туулган Гүлчоро,  
Анда жетет жакындан.  
Кара жаак айбалта,  
Күнгө келсө жалтылдан.  
Атактуу баатыр Нескара,  
Качып барат шалкылдан.  
Нуркантын суусун қылаалзи,  
Алдындағы Тору айғыр,  
Баскан сайын жубандан.  
Кайра тартып оролуп,  
Дәбөттү көздөй толгонуп.  
Киргит, Түтөк бел ашып,  
Каргалык көздөй бет алып.  
Кара жанды калкалап,  
Качып барат чаңдатып.

Кууп барат Гүлчоро,  
Көргөн элди таңдантып.  
Жеркендии кечти суусунаи,  
Куюнтай болгон Суркоен,  
Жете келди ушунда.  
«Эми айлам кетти — деп,  
Эр Гүлчоро жетти — деп.  
Сайрамдын кезин сайына,  
Кум куржунду жарайын.  
Ажалым жетсе көрөүи,  
АЗАНЫ МЫНДАН ТАРТКЫНЧА,  
Жыгылып аттан өлөүи».  
Санаага бул жеткени,  
Шашканы эмей неткени?  
Чын ақылы кеткени,  
Канжарды албай колуна,  
Карбаластап Нескара,  
Қылышты колго алганы.  
Эп келбей узун қылышы,  
Куржунду жара албады.  
Қылышты қынга салгынча,  
Канжарын сууруп алгынча.  
Кандуу жолборс Гүлчоро,  
Карууга кагып кеткени.  
Колу сынып шалк этип,  
Эси ооп эндиреп,  
«Эми өлдүм белем» — деп,  
Эр чырагы эки көз,  
Майдайында алаңдан,  
Эки жагын караңып,  
Алактады кайран эр.  
Күчү ашкан Гүлчоро,  
Кара жаак балталап,  
Катуу чапты жапшырып.  
Аманат жанын чочконун,  
Баруучу жерге тапшырып.  
Тору айғырды жетелеп,  
Олжого алип кетем — деп,  
Жетелесе баспады,  
Канжарласа жылбады,  
Ат соорусу олжо — деп,  
Тору айғырды сойду эми.  
Шинш кебеп қылыш эт кактаи,  
Айбай чорон тойду эми.  
«Аттанып жолго салам — деп,

Абамды издең табам — деп,  
Сүркөн оозун койду эми.  
Артынан чаңын чубалтып,  
Маралбашы тумшуктан.  
Аттын изин чалам — деп.  
Өлбөй тирүү болгондо,  
Абакемдин ошондон,  
Бир кабарын алам» — деп.  
Тумшуктан келип Гүлчоро,  
Сурамжылап кеп алып,  
Улуу жолду караса,  
Тайбуурул менен Алгара,  
Катар изи кетиптири,  
Эми чороң нетиптири?  
Андан-мындан жетем — деп,  
Аралады аралды,  
Таба албай буларды.  
Башегинидин бел ашып,  
Аркадан чаңын чубалтып,  
Сүркоенду суналтып.  
Кара-Шаар, Көрлүден,  
Қабаттан мындај жол басып.  
Уланбайдын эшиктен,  
Беш-Балыкка кирди эле,  
Карааны жок алардын.  
Изин кууп жол менен,  
Ареайган кара тоо менен.  
Кумулдуи Қек-Жар жеринде,  
Калың чийдии жээгниде,  
Ошондои көрдү караанын,  
Алгара менен койгулап,  
Алдында барат Конурбай.  
Аркасында салпактан,  
Жетпей барат Семетей.  
«Өөрчүп турган Тайбуурул,  
Өрү калган Алгара,  
Кандайлыктан жетпейт» — деп,  
Сынчы Гүлүс чунагын,  
Атты каран калды да.  
Оор бойлуу түгөнгүр,  
Өнкөгө каттуу теминин,  
Дем кысылып калыптыр.  
Дем өткөрбөй Семетей,  
Далпактан кууп алыштыр.  
Аттын жайын көргөндө,

Атырылтып аргытып,  
Гүлчоро жолго салыптыр.  
Көрө элек Семетей,  
Көрө салып чорону,  
«Гүлчоролоп» чакырды.  
Чакырганга болобу,  
Чаап барат түгөнгүр.  
Ачуусу келип Семетей,  
Түбү душман немедей,  
Атадан калган Аккелте,  
Жүлүп колго алыштыр.  
Такандашар айла жок,  
Турду чоро аргасыз.  
Кара кумга жөлөнүп,  
Ал Конурбай бел ашты.  
Арбак урган Семетей,  
Намысина талаشتы.  
Жете барып Гүлчоро,  
Урмактуу күлүк Буурулдун,  
Чылбырышан кармады,  
Чырмалып тура калгани,  
Чыркырап бала мыйлады!  
«Айланайын, абаке,  
Нары барчу жер эмес,  
Мындан нары барганды,  
Тириү калчу эл эмес!  
Атам Манаас кабылан,  
Аман келген жер эмес.  
Белди ашын он эмес!  
Эби келес, абаке,  
Кайта жолго салалы.  
Учураган калмакты,  
Такыр айдан алалы.  
Кен-Аралга барганды,  
Жери малга жай экен.  
Чебү калың жер экен,  
Кат токтолуп чечети,  
Алмансек<sup>1</sup> болуп турушка,  
Мөөр алтын көтөлиш.  
Деп, ошентин Гүлчоро.  
Карман туруп алто эле.  
«Макул, бала, болот» — деп,  
Булар жолго салды эле.

<sup>1</sup> Адмансек алман алуучу, салык алуучу.

Учураган чондорун,  
Эл башкарған зорлорун,  
Айдан алып аралга,  
Элчиликке келишти.  
Эп келиншип калың жүрт,  
Ар жылына бир сапар,  
Жыйырма чейрек алтынга,  
Жай кат кылып беришти.  
Калдайтып мөөр басышты,  
Катты алып жаңышты.  
Кайра келип Таласка,  
Түлөө чырак кылышты.  
Арбагына Манастын,  
Кол куушуруп, бата окуп,  
Сыйнышты баарысы,  
Уч күндөн кийин Канчоро,  
Калдайып жетип барышы.  
«Кайда барып келдиң» — деп,  
Калгандар сурап калышты.  
Канчоро анда кеп айтат:  
«Қагылайын, абаке,  
Барып келдим Қазаңға,  
Қырмызы шаанын Мурадил,  
Салым келдим бушманга.  
Каттуу каран күн салып,  
Өлтүрүп келдим душманды.  
Өзүңүз Конур баатырга,  
Кубалаң түштүң ушунда.  
Гүлчоро кетти энтелең,  
Нескарага бет алып.  
Мага калды дедим да,  
Мурадил жалгыз чет алып.  
Мурадилди беттедим,  
Аталар канын кектедим.  
Куун жүрүп капырды,  
Қазандып жазы талаада.  
Артышан араң жеткеним.  
Чакчарылып ошондо,  
Қырмуз шаанын Мурадил,  
Колуна алды найзасын.  
Кетиремин — деп, — ойлоп,  
Жалгыз келген чоронуи,  
Ушул кезде айласын.  
Найзалаштык бир далай,  
Кармашып калдық аяибай.

Качып берди Мурадил,  
Кармашка бардаш бере албай.  
Жёткизбей бара жатканда,  
Көк чыбыкты колго алдым,  
Сүмбө уруп, ок салдым.  
Ээрчин аттым шыкаалан,  
Аткан мылтык жаңылды,  
Жанымды тириү койгун — деп,  
Мурадил мага жалынды.  
Бейкүт элге баргының,  
Берейин, — деп — тагымды.  
Тил албасаң сен ага,  
Конурду кармап берейин,  
Койгуунц — деп — жанымды.  
Башын кестим баатырдын,  
Канын ичтим капырдын,  
Кайра жаңып келишим,  
Бүтүрүп келген бул ишнім».  
Муну мындай таштайлы,  
Керимбайдып чыккынчы,  
Кесиришен баштайлы.

## КЕРИМБАЙДЫН ЧЫҚҚЫНЧЫЛЫГЫ



Йадаркандын эр Көкчө,  
Чоң Бейжинде урушта,  
Опсуз кыйын жулкүшта,  
Манжулардан өлгөндө,  
Кайрылып келбес чын жайды,  
Кайран киши көргөндө.  
Аташканы Агеркеч,  
Боюнда калып үч айлык.  
Төрөй турган мезгилде,  
Күн оору болуп кыйлагаса,  
Сөөк калып ичинде,  
Он беш жыл жүрүп сөөк ёсун,  
Умүтөйдү төрөдү.  
Он төрт жашар кезинде,  
Казактарга хан болгон.  
Кайран чечен эр Үрбү,  
Казактын бийлес көп элин,  
Акыретке жөнөдү.  
Алмамбет келип казакка,  
Он жыл турган Алтайда,  
Азмунке деген бар эле,  
Эр Көкченүн бийи эле.  
Алмамбетти жектеген,  
Алтамыштын бири эле.  
Азмунке өлүп жок болгон,  
Азмунке уулу Керимбай.

Жашы жетип эр болгон.  
Хан Үрбү өлүп калганда,  
Ичтен киши топтоду.  
Сүйлөсө оозго кеп жукпай,  
Ок эле кыйын шок болду.  
Үйүнде жатып Керимбай,  
Хандыктын жолун ойлоду:  
«Бакайга барып азалап,  
Бата окуп Манаaska,  
Семетейге сырдашып,  
Хан болсом деп казакка,  
Аным да болбос иш экен,  
Агеркеч көзу барында,  
Каныкей аны бурбайбы?  
Көкчөдөн калган Умутәй,  
Он төрт жашта баланы,  
Хан көтөрүп тынбайбы?  
Азырынча казактар,  
Акылын таппай калышты.  
Шиберди жайлап келгин — деп,  
Мен айдайын казакты.  
Алдап-соолап алпарып,  
Казактын малын чачайын.  
Нескара уулу Мадыкан,  
Бели каттуу мыкты — дейт,  
Пул менен көөнүн утайын.  
Улуу инген, кичи инген,  
Конуш берсе каңгайлар,  
Бөлүнүп кетин алаштан,  
Казакты сурап жатайын.  
Талдан кыркын сал байлан,  
Кырк миң алтын пул жайлап.  
Куюшунан Амырдын,  
Теңтип жүргөн жай таппай,  
Жапанга кечип барайын.  
Қабары каттуу угулат,  
Кызылуук чоң дөөнү,  
Пулга сатып алайын.  
Мадыканды кошо алын,  
Эби келсе Таласта,  
Семетейди чабайын.  
Хан Манастын өзүндөй,  
Атагы алап болгоно.  
Чоң хан болуп калайын  
Бул ақылды ойлонун,

Хан болгондой эми эле,  
Дарбып үйдө оштонуп,  
Өзүнүн бузук кыялы,  
Эми эле келип калгандай,  
Эстеген сайын кош болуп.  
Үи-Каркыра түзүндө,  
Жыйылып казак топ болуп.  
Шиберди жайлап келүүгө,  
Убадасын токтотуп.  
Көчүп берди казактар,  
Көөрүктүү жайлап жата албай,  
Қек-Жаңгакка бата албай.  
Амырдын барды боюна,  
Эки ай көчүп дем албай.  
Эрте жазда көчкөн эл,  
Теке айында барышты.  
Айдан кара көпөлөк,  
Азапка казак калышты.  
Жылкы багып, мал чардан,  
Ак карлуу тоодо жүрүүчү,  
Баягы Карагулду табышты.  
Карагул арам капыр кул,  
Каталдын уулу чочконун,  
Абалтан жылкы багуучу,  
Анын иши мына бул.  
Керимбай менен сүйлөшүп,  
Кеп-кеңешке бүтүшүп.  
Тул катынга жалпы айгыр,  
Соолгои колго бака айгыр.  
Азып барган казакка,  
Карагул болду чоц айгыр.  
«Керимбай, сенин кылганың,  
Кеңешти сонун курганың.  
Бүтүн казак элинин,  
Билерманды жыйнадын.  
Далайлар отту менменисп,  
Кеңешти сендей кылбаган,  
Кошулдум сенин кебиңе,  
Кош болдум, баатыр, өзүнө.  
Сен да кулак салгынын,  
Мен Карагул сөзүнө.  
Сенин тапкан кеңешин,  
Бек жарады өзүмө.  
Күрпүлдөктүн куюшун,  
Мен бошотуп берейин.

Алды жагы Көөрүктүү,  
Қек-Жаңгактын кырына,  
Жылкыны айдан жетейин.  
Оорукта калган Агеркеч,  
Окусунан кыргызга,  
Кабар салын угүзса.  
Киши келсе аяктан,  
Бир азгырып кетейин.  
Сен кечикий, Керимбай,  
Кызылууок кыйын дөө,  
Батыраак ага женөгүн.  
Ал жапанда туруучу.  
Көзүнө барып көрүнгүн.  
Кайра жанын келерде,  
Мадыканга учура,  
Азыркы күнү Мадыкан,  
Чаңбай тоонун оюнда,  
Чакташын киши жеңгисиз,  
Баатырлык бар колунда.  
Кызылууок дөө келсе,  
Кыркミニң аскер кол келсе,  
Кылымда киши тен келбес,  
Мадыкан экөө бирлешсө». —  
Деп, айтканды Карагул,  
Кабыл алып Керимбай,  
Камын жеди жаталбай.  
Камынганды Керимбай,  
Казактын баарын калтырбай,  
Жыйнап келди айлына.  
Алдыртан салды кеңешин,  
Атагы бар жандарга.  
Мин алтындан пул салды,  
Катардагы байтарга:  
«Байыртан казак банинан,  
Касиет калка тушунан,  
Калмак менен биригин,  
Короолош болгон эл элек.  
Малың арбын, баш арбын,  
Байлыгың элте танылган.  
Аралан киши етө албай,  
Жайыттагы малиндай.  
Жырган жаткан чатында,  
Кытайга батнай Алмамбет,  
Бейжинден келин айтына,  
Калмактарды какнатып,

Малын кошту малыца.  
Орозойдун Жакылтан,  
Ойрон Манас туулуптур.  
Ою менен иш кылып,  
Каңгайдан сени бөлүптүр.  
Музбурчак менен Урбуну,  
Хан Көтөрүп кооптур.  
Айдаркандын Қекчесүи,  
Жөл тостуруп салынтыр.  
Алдан барын кош кылып,  
Аларды колго алыштыр.  
Алданын жүрүп кыйындар,  
Кечээ Бейжиндерги урушта,  
Эбегейсиз жулушта,  
Эрлердин баары өлүптүр.  
Манастан туулуп Семетей,  
Жетим калып атадан,  
Барбаган жери калбады.  
Кара мұртөз капырыц,  
Хан Жакыпты жалмады.  
Абыкени аймады,  
Көбөштү көргө киргизди.  
Чынкожону чыңыртын,  
Чын дүйнөдөн кетирди.  
Батыш менен түштүктүн,  
Арасында чеп эле.  
Жедигердин Толтоон,  
Житирип жерге жоготту.  
Коргонго барып Қоңурбай,  
Арбын дүйнө мал берди.  
Ата наркын кубалаң,  
Андан бизге бербеди!  
Айдатып барып урушка,  
Қазакты қырып жиберди,  
Сыр коргондо урушта.  
Қазактан кошун аларда,  
Катарда бар киши — деп,  
Качан сага кат жазды?  
Онғо жашы толо элек,  
Умүтөйгө — деп жазды.  
Жаш Умүтөй төрөнү,  
Мана минтип алдады.  
Агеркең кылып бийлиktи,  
Бердикени баш кылып,  
Беш миң киши атказды.

Теңдикке албайт, Семетей,  
Тен болушка кандайсың?  
Атаңдын жолун издең таап,  
Он алты жашар Үмүтөй,  
Атагы казак жүртүца,  
Эз болушка кандайсың?  
Эсиңди таптай баратсан,  
Эс табучу мен бармын. —  
Оюнда турат Керимбай,  
Куру сөзгө кубантып. —  
Қекчедө алтын көп эле,  
Умүтөйдү алдайын,  
Букарға кетти Агеркең,  
Төркүнүмө барам — деп,  
Агеркең кайта келгиче,  
Ар шумдукка көндүрүп,  
Лябай муңу булгайын.  
Жәндирин ийсөң кокустан,  
Умүтөйдүн иши — деп,  
Умүтөйгө шылайын.  
Оңунаң кетсе жумушум,  
Хандыкты алып тынайын... —  
Деп, ойлонуп Керимбай,  
Кеөдөңсүз акмак Умүтөй,  
Көндүрүптур мамындаї.  
Аксакалын казактын,  
Алдында әзак колго алган.  
Акмактык кылып Умүтөй,  
Керимбайга алданы.  
Баштан аяқ баарысы,  
Байкоосуз торго байланы.  
«Жата бериш болбойт» — деп,  
Керимбай эми камданы.  
Жыйырма миң сәэр алтынды,  
Умүтөй берип салғаны.  
Ашпаздык келген колунан,  
Лижу, манжу, калмакча,  
Лича-мынча тил билген.  
Төрт жигитти бир алды.  
Манжу менен чамалаш,  
Лижу менен аралаш.  
Шибе, калмак короолош,  
Баарынын тилин Керимбай,  
Бала күнделөн жат билет.  
Жапандын тилини жай билет,

Араптын тилин ал билет.  
Ногойдун тилин бүт билет,  
Кытайдын тилин көн билет.  
Кыргыз, казак тилдерин,  
Кыйын билет баарыдан.  
Чала билген тили көн,  
Баш аягы Керимбай,  
Он бештен артык тил билет.  
Төрт кишини котчу алды,  
Алты нарга дилде артты.  
Азық арткан он төөгө,  
Экиден төөгө бир киши,  
Баары жогу көп киши.  
Азыркысын казакка,  
Керимбай болду билгичи.  
Амурдун суусун бойлоду,  
Күнү-түн тыным болбоду.  
Күн чыккан суунун бетинен,  
Күн баткан суунун четинен,  
Бир жерге жетти болжолу.  
Дениздин бою бүт киши,  
Алардын баарын башкарған,  
Узун бойлуу бир киши.  
Кубүрөшүп Керимбай,  
Кудүндөп кепке келиши.  
«Өткөзүп суудан койгун» — деп,  
Алты нарды бериши.  
Алты нар алган ал киши:  
«Кызылууң чоң дөөгө,  
Алпарамын мен — деди.  
Ээрчин келген кишиден,  
Чоролордун ичинен,  
Ылгап алды төрт киши.  
Он бир төөдө наң калды,  
Пулу оор буулумдан,  
Бүтүн жибек дудундан,  
Қарала менен сун тондон,  
Арбын калды ошондон.  
Он төөнү жакшы бак — деди,  
Дүйнөңдердү асырап,  
Беш киши мында жат — деди.  
Бат келемни кечикней,  
Жаткыла сиздер эрикней», —  
Деп, тапшырып Керимбай,  
Суучулду таан алганда,

Эми болду көөнү жай.  
Камыштан байлан сал кылды,  
Кылбаган шумдук ал кылды.  
Суу билүүчү пар алган,  
Камыштан кылган немесин,  
Сууга салын айдаган.  
Шайтандын колдоң арбагы,  
Кургакка чыкты ар жагы.  
Айдан журген немесин,  
Жээкке бекем байлады,  
Керимбай көөнүн жайлады.  
Узун бойлуу пар алган,  
Керимбайды баштады.  
Кызылууң чоң дөөгө,  
Эки күндө алпарды.  
Жапандын жайы мамындей,  
Камыштан салган кепелер,  
Тентип жүрчү немелер.  
Казактар баккан жылкыдай,  
Донузду жейт ушуидай.  
Байкан көрсөң чоң Үюк,  
Аюудай катын алынтыр,  
Алтымыш кулач ажыдаар,  
Эсиргендөн Үюк дөө,  
Аны багын жатыптыр.  
«Улпұлдәк бергии мага — деп,  
Бербесең кылам сага» — деп,  
Жебесин тартын асманга,  
Дүмектү салын атыптыр.  
Жаидан тойгон Керимбай,  
Кызыл дөөнүн аралта,  
Тууралан барды жазтаабай,  
Жолдо жүрген жапандык,  
Суучулду тааныт баарысы.  
Жибей-себей салышты,  
Кобурашып калышты,  
Суучулдан угун кабарды,  
Эки неме жүгүруп,  
Өз чонуна барышты.  
Жолчуун чоңу уккана,  
Салбоордо жаткан Чоң дөөгө,  
Кабар айттын барышы:  
«Эшикке келди алтын жан,  
Бирөө биадин адамдан.  
Бешөө башка эл экен.

Учурасып сиз менен,  
Бир көрүшүп кетем — дейт.  
Беш кишинин башчысы,  
Керимбай деген бар экен.  
Кабыл кылсац тилегин,  
Киргизели, Қызыл дөө,  
Тилегин кабыл кылбасац,  
Кетирели жолуна.  
Куру келген киши эмес,  
Куржундары жонунда.  
Дүйнөсү анын мол окишойт,  
Талканы бар колунда». —  
Деп, айтканда сакчысы,  
Угуп туруп Қызыл дөө,  
Оюна алды ушунида.  
Эсеп хан менен Конурбай,  
Калба салды бар элге.  
Бекеринен бенделер,  
Келбайт эле бул жерге.  
«Қылдым кабыл тилегин,  
Баштап келгин», — деди эле.  
Жапаны чыгып эшикке;  
«Оң келди, киши, ишиң — деп,  
Уруксат қылды кирсии — деп.  
Өз каадамча киргизем,  
Жаныма менин келгин» — деп.  
Керимбайды жанына,  
Чыкырып сакчы алганы.  
Башындакы чачышан,  
Таманынан батекти,  
Такыр тиштин карады.  
Керимбайдын көзүнчө,  
Суучулун кошуп өзүнүн,  
Беш шордууну кармады.  
Эки колун артына,  
Керимбайды байлады.  
Каскакесэз наиза колго алып,  
Эки жапан айдады.  
Энтендетин жүгүртүп,  
Қызылуок чоң деөге,  
Керимбайды алиарды.  
Эшк ачып кирерде,  
Мойнунка кынкы салтана.  
Урматтабай чочкону,  
Убай менен айдады.

Мойнун ийин сол жакка,  
Бетин кылып төр жакка,  
Таазим кылып турганда,  
Баш-аягы чогулуп,  
Аш кайнамдай убакта.  
Қызылуок капыр дөө,  
Акырая карады.  
Алайып көзү укмуштуу,  
Алыстан келген Керимбай,  
Эс-акылы калбады.  
Эндирип барып онолду,  
Эснине келип ошонде,  
«Эки ооз кепке келтирбей,  
Әбимди таап көебү?» —  
Деп, элендеп турганда,  
Караң калды Қызыл дөө,  
Кез айыrbай бир далай,  
Лингычкы бир талпак,  
Алыш келди бир малай.  
Бар кийимин кийгизди,  
Өз каадасын биягизди.  
Көтөрүп келген талпакка,  
Керимбайды мингизди.  
Жер жемишке тойгузду.  
Ар кайсы жерде көп жүрүп,  
Ар жорук көргөн Керимбай.  
Артында ишке карабай,  
Жемишти жеди жайма-жай.  
Дасторкону териден,  
Тазалап алып кеткенде,  
Тамылжыган Қызыл дөө,  
Ошондо сезтө келди эле:  
«Кайдан келген кишисин?  
Ой, эргежээл, сен мага,  
Дайнын айтчы ишиндни!  
Качкынсыбы бир жактан?  
Куугунсуцбу ыраактан?  
Же элчинсипи бир хандан?  
Же чеңчиниби жер чалган?  
Тириүүлөй жеймин тим эле,  
Сөзүнөн чыкса бир жалган!.  
Жалган айтсан елесүн,  
Караңгы жайды көрсүн!  
Буруп айтсан елесүн,  
Бул дүйнөден женеңсүн!

Кайдан келген жан болсон,  
Чынынды айткын сен өзүң! —  
Деп, Қызыл дөө айтканда,  
Кара күчкө Керимбай,  
Кезүнүн жашын ағызып,  
Бурчактатып тамызып.  
Тура калып ордунан,  
Көк түтүн чыгып оозунан,  
Кайкай түшүп бүргүлүп,  
Катындарча жүгүнүп.  
Антығып жүрөк туралбай,  
Керимбай айтты мамындан:  
«Жерге киши жаралып,  
Жер бетине таралып,  
Адам атка көнгөлу,  
Алтын шаар Бейжинди,  
Алган киши болбоду.  
Жакынтын уулу жаш Манас,  
Кыргыздын уулу жойлоду.  
Бейжин эмес ал Манас,  
Ооган, Маңгыт, Коконду,  
Өз ордунा койбоду.  
Черченден алып Ташкенди,  
Темсөлөтти баары элди.  
Анжу, манжу, калмактан,  
Айрып салды казакты.  
Бейжиндеки урушта,  
Казакка салды азанты!  
Манас өлсө уулу бар,  
Анын аты Семетей.  
Бүтүн жерде бендені,  
Кезүнө илбейт кенедей.  
Кишинин баарын чоң бйлойт,  
Бучкагына тенебей!  
Кордук салды баарыга,  
Кол салып киши барабай,  
Коркуп калды барууга.  
Калмактаң Конур козголду,  
Эл тааныган эренден,  
Отуа эки али болду,  
Сапаты жұз лек көл болду.  
Коркной туруп Семетей,  
Коморуп алды ошону.  
Качып барған кытайдан,  
Сорандыктын Алмамбет.

Жалгыз уулу Гүлчоро,  
Бели катуу чоросу,  
Беттешип кирип чорого,  
Жеңген киши болбоду.  
Кангайдан алды алманды,  
Кайгыны элге бир салды.  
Ырайы жок, боору таш,  
Мал, пулунада карабай,  
Баарып кесин баш алды.  
Орто Асия, Түркистан,  
Кан ичме жинди атанды.  
Оозуна кирет эң мурун,  
Калдайдын уулу Конурлу,  
Женгемни — деп — айтарды!  
Чыдай албай кордукка,  
Чын кыйналып зордукка.  
Чыкырып келдим алдына,  
Көңүрүп келдим казакты,  
Амурдун ағын боюна.  
Куру келбей, Қызыл дөө,  
Кырк миң алтын тартуум бар.  
Кыйналыптыр эл десен,  
Кымбат баалуу өзүң бар.  
Кызыталак кыргызды,  
Кыйратып таштап баарысын,  
Алдыңа келген Керимбай,  
Хан көтөрүп мени сал!  
Арзыбасаң алтынга,  
Атагы казак жүртүмдүн,  
Төрт түлүктүү малы бар,  
Болушунча айдал ал.  
Кыргыз, казак бир тууган,  
Как ошондой сыйыгы,  
Болоюн сага бир тууган!» —  
Деп, Керимбай айтканда,  
Кыя карап Қызыл дөө,  
Кыялданып ошондо:  
«Кыргыз Манас баатырын,  
Келгени анын Бейжинге,  
Жалгана жок ырасны?  
Кылымга салса чуулган,  
Кызыталак Алмамбет,  
Ал кытайдан туулса,  
Алмамбет, Манас биригии,

Бейжинге келип кол салса,  
Аны кайдан мен түйдүм,  
Эсөн хан кабар кылбаса?  
Ал экөөнүн балдары,  
Семетей менен Гүлчоро,  
Калгандын баарын жалмаса.  
Таласына барбасам,  
Таптакыр талап албасам.  
Тоо текедей тарп кылып,  
Талаада ичин жарбасам!  
Кызыл дөө атым курусун,  
Миң батман күрзү таягым,  
Такымга кысып алайын.  
Таш талканын чыгарып,  
Көмө чаап салайын!»  
«Эки күн жаткын, Керимбай,  
Қырк миң аскер колум бар,  
Чакыртып келе калайын.  
Орто Асия, Түркистан,  
Бүтүн баарын чабайын.  
Алтының калсын бул жерде,  
Кыйратып кызыталакты,  
Төрт түлүктүү малыңды,  
Андан кийин алайын!» —  
Деп, ошентип Кызыл дөө,  
Эки күнү камынып,  
Минерине пил алып,  
Жыгачтан кылган желкенин,  
Сан санақсыз көп алыш.  
Қырк миң аскер кол менен,  
Күн батышка бет алыш.  
Дециздеги жол менен,  
Токтобой жүрүп олтуруп,  
Суудан чыкты кургакка.  
Амырдын суусун жәэктеп,  
Күрпүлдөктүн боюна,  
Үмүтөйдүн айлына,  
Келип түштү Кызыл дөө.  
Көргөндүн баары диркиреп,  
Сийдиги чыгып бүркүреп.  
«Алда кандай адам — деп,  
Муну менен беттешкен,  
Балаага башын салар — деп.  
Бул чочкону чакырып,  
Үмүтөй менен Керимбай,

Пайданы кайдан табар» — деп.  
Күдүндешүп турганда,  
Коноктун камын кылдырыл,  
Эр Үмүтөй камына,  
Семизин таңдап ириктин,  
Жалгыз Кызыл дөө үчүн,  
Сексен койду сойдурду.  
Чала-була бышыртып,  
Он койдун эти бир чара,  
Сегиз чара жанаша,  
Аш жегени капырдын,  
Албан түрдүү тамаша!  
Сөөгү менен иши жок,  
Ирик койдун жилинги,  
Кекиртекке такалып,  
Токтоп калган жери жок.  
Сегиз салды оозуна,  
Тойбой калды жутуна.  
Сексен кара наң жеди,  
Андан кийин чай эди.  
Жылуу менен муздактын,  
Ортосунда мелүүндөн,  
Сегиз чара суу ичи.  
Онолуп чочко кырданы,  
Узатып бутун суналды.  
Кор-шар этсе кой үркүп,  
Конуруктап уктады.  
Муну кое туралы,  
Эл бүлүнчүп жүрт бузган,  
Керимбайдан угалы.  
Жыгач келген сал менен,  
Суудан чыгып Керимбай,  
Кызыл дөөгө кош айтып,  
Кичи-Ингеги көздөй жол тартып,  
Төрт жигитин котчу алыш.  
Бир укмушка жолукту,  
Тоо аралап келатып.  
Чыга калса капыстан,  
Үстү кашат жапыздан.  
Мандайында жалғыз көз,  
Жалпак мурун, жайдак ооз,  
Жазы маңдай, жайык төш,  
Мойну кыска, кортек бой,  
Туурасы келет он кучак,  
Алтымыш бөрү, қырк илбирс,

Отуз аюу, он жолборс,  
Сексен кулан, беш бөкөн,  
Арбайтып ача мүйүзүн,  
Төрт бугуну ёңгөрөн,  
Кебетеси, ырацы,  
Жайкы чөптөй көгөргөн.  
Башында темир туулга,  
Кабагына көмөргөн.  
Кабат-кабат төмөрдөн,  
Сегиз кабат тои кийген.  
Чарайнасы көөденде,  
Өткөзө укмуш көрөргө.  
Калканы жонго тартылган,  
Жолборстуту таанылган.  
Ат минбеген, уй минген,  
Ую дагы көк экен.  
Маңдайында жалғыз көз,  
Ысык-Көлдөн чоң экен.  
Өгүзү, өзү биригип,  
Ак чамбыл таштай тоо экен.  
Бутуна кийген көк жеке,  
Өңгө элден эрекче.  
Ал сыйктуу кишине,  
Алыстан келген Керимбай,  
Учурап калды белесте.  
Качып берер чара жок,  
Токтолуп турар дабаа жок.  
Түшө калып атынан,  
Таазим кылбай айла жок.  
Кергөндө түшүп Керимбай,  
Калтылдан турат көп кылбай.  
Алдындакы көк бука,  
Эки кулак шалактан,  
Төрт аягы шарактан.  
Аттан бетер жүгөндөп,  
Өз белине таңыптыр,  
Үйдүн мурдун танаңтан.  
Минген ээсин, бар жүгүп,  
Токумунча элебей.  
Желе басса шартылдан,  
Артынан күуган жел жетней.  
Жанаашпай шамал бөлүнүп,  
Үстүндөгү жалғыз көз,  
Жан алчудай көрүнүп.  
Каарынан жадап көргөн жан;

Коркуп жандан түңүлүп.  
Утур чыккан адамды,  
Тааныбады Керимбай,  
Лиңи өзү Мадыкан,  
Бука миини келаткан.  
Бүканин мурдун тартканы,  
Бул чочконун айтканы;  
«Атың жадап арыктаң,  
Алыстан келген окшойсун.  
Санатың беш кишиини,  
Мени көрүп токтолдуң.  
Калтырбай айткын билгенин,  
Кечинпестен бат болгун!»  
Удур-булур сүйлөдү,  
Өтө жаман түрдөндү.  
Күңгүрөнүп сүйлөсө,  
Чагылган күндөй ундөндү.  
Үнүн угуп Керимбай,  
Ушундай бенде болобу?  
Алдынагы Кызыл дөө,  
Мадыкандын жанында,  
Анча-мынча окшонду.  
Таазымда турган Керимбай,  
Какшанып сөзүн козгоду:  
«Өзүм казак элимин,  
Күрпүлдөктөн келемин.  
Мында келиш ишим бар,  
Издеп жургөн кишим бар.  
Издеген кишим дайындуу,  
Нескара уулу Мадыкан.  
Элимде жатын кеп уктум,  
Эр Мадыкан баатырды,  
Эбөгөйсиз — деп уктум.  
Издеген кишим табылса,  
Ички сырым айтамын,  
Андан кийин кайтамын.  
Катту тартым душманын,  
Калбаландуу зардабын». —  
Деп, Керимбай айтканды,  
Көк букачан жалғыз көз,  
Отурайып көн тиктөп:  
«Мен Мадыкан боломун,  
Сөздүнди айткын — деп тиктөп,  
Атамдын аты Нескара,  
Кыргыздан өлдү — деп угам.

Кең Сайрамдың сайнда,  
Мен окууда жүргөн чагымда.  
Конурбай баштап баарысы,  
Кең-Колго барган чагында.  
Кейишиң салып кыргыздар,  
Кыйратыптыр барганды.  
Кылкандай кылып эр сайып,  
Кыйла олжо алганбы?  
Барайын — деп — жүрөмүн,  
Кылга байлаап бир жанды.  
Издегениң мен болсом,  
Жүр аттанғын сен дагы! —  
Булт эттирип букасын,  
Бурулуп жолго салганы.  
Бука менен бултулдан,  
Жүрүп берди шартылдан.  
Казактай ылғап, минген ат,  
Тең жүре албай уй менен,  
Опоц-чычаң салпылдан.  
Аңгылакты алдынан,  
Көрүндү чатыр жаркылдан.  
Жаркылдаган чатырга,  
Чукул жетти жакындан.  
Чатырдан кини көп чыкты,  
Мадықандың алдына,  
Баары калбай топ чыкты.  
Люу, бөрү, илбирсени,  
Бугу, бөкөн, жолборсун,  
Таан барған олжосун,  
Чатырга алып киришти,  
Бөлүп алып элдери,  
Жай-жайына илишти.  
Өзү албады бирни да,  
Чай-тамакты белендей,  
Алып келип алдына  
Керимбай баштап беш кини,  
Чакыртып алды жана.  
Керимбай кирип караса,  
Жамғырчының Шайымбет,  
Чай ташып жүрет ушунда.  
Бирок дагы бул экөө,  
Тааныштык бербей турушту.  
Чай тамагын ичкен соң,  
Ал Мадықан кең айтат:  
«Казактан келген мени издең,

Атың ким сенин» — деп айтат?  
Өзү минтип сураса,  
Керимбай айтпай тұрабы.  
Айтар сөзүн Керимбай,  
Ақылга салып курады:  
«Атыңды угуп мен ашық,  
Артындан жүрөм, Мадықан.  
Учураштық талаада,  
Эми абдан таанышам.  
Эрикпей кулақ саларсың,  
Арзымды айтып наалысам.  
Қыдыртып айтып келейин,  
Кыйла ишти башынан.  
Калмак менен казактар,  
Алооке, Шоорук тушунда,  
Айыл-апа коңшу жүрүптүр.  
Кыргыздан Манаң туулуп,  
Қылым түркту бөлүптур.  
Орто Асия, Түрктердөн,  
Қалмакты сүрүп ийнитир.  
Аз келгесин анысы,  
Сорандык уулу Алмамбет,  
Кыргыз менен дос болуп,  
Қылым алаш козголуп,  
Анжу, манжу, маңгулду,  
Калмак, шибе буларды,  
Бейжиндин койбой шаэрни,  
Баарын айдан чыгарды.  
Берекелүү Коң төрө,  
Бели каттуу чоң төрө,  
Кытайдан чыгып бөлүпүп,  
Кокту каттай шаар салды.  
Жилини, Чанбай жерлерини,  
Анжу, манжу алганы,  
Эр Жолойду баш кылып,  
Кытайларды кемситип,  
Тоого айдан салганы.  
Өлүптур Манаң, Алмамбет,  
Улугум баатыр Мадықан,  
Көрбөгөмүн, уккамын,  
Айталбаймын жалған кеп.  
Эр Манастан Семетей,  
Эрен чыкты кыргыздан.  
Менден башка эр жок — деп,  
Эң иерседен кенебей.

Өз, жат дебейт түгөнгүр,  
Кара мұртөз ченебей.  
Чоң атасы Жакыпты,  
Эки уулу менен жалмады.  
Өмүрүндө тынч жаткан,  
Эр Толтойду өлтүрүн,  
Жедигерди чаап алды.  
Мен куда — деп — эр Кекчө,  
Мен куда — деп — Чынкожо,  
Кыйыштай жүргөн Чачыкей,  
Орто жерден аны алды.  
Баарын угуп Конурбай,  
Мурадил, Ушаш, Нескара,  
Чогулун баары бир барды.  
Өзү өлтүрбөй Семетей,  
Мурадил, Ушаш, Нескара,  
Чоролордон жайланды.  
Сенин атас Нескара,  
Башын кескен Сайранда,  
Алмамбет күлдүн баласы.  
Душманга кылып тарчылык,  
Тууганды аяп калбады.  
Қалың казак биздин эл,  
Талаалап калдык ар кайда.  
Қөз каранды эл болдук,  
Тул катын, жетим балага!  
Ичиме батпай арманым,  
Иле кылып сөз курап,  
Көчүрүп алдаң казакты,  
Күрпүлдөккө алпардым.  
Кыйын — деп — угуп кабарын,  
Жандан тоюп, суу кечин,  
Қызылуок чоң деөгө,  
Жапандарга мен бардым.  
Барбайт злем жапанга,  
Укпапмын, баатыр, кабарын.  
Жапандан уктум сени эр — деп,  
Ал учүн келдим мен изден.  
Қызыл дөө кетти жол менен,  
Күрпүлдөктүн куюшка,  
Қырк миң аскер кол менен.  
Канатташ жүргөн калкыма,  
Кайнаған анжу, манжуга,  
Лайтиасам сырым бекер деп.  
Укнаган үчүн жапанга,

Өтүп кетип калыпмын.  
Өзүм барсам алдына,  
Қүнөөйүмдү Мадыкан,  
Күменү жок кечер — деп,  
Сурадың баатыр Мадыкан,  
Жол жүргөн жайым ушул — деп.  
Барыдан жаман да бир кеп,  
Жәндиргенде Кон төре,  
Мурадил, Ушаш, Нескара,  
Өлтүрткөндө Конурбай,  
Кат жазып мөөр басты — дейт,  
Жылында алман берем — деп.  
Алмамбет качып кытайдан,  
Конурбай кордук кылды — деп.  
Казакка барып баталбай,  
Қыргызга барып жөн жатпай.  
Бейжинге кайра келгенде,  
Куураган кытай Эсен хан,  
Эр жөлөгү Айжаңжүн,  
Эки кытай элебей,  
Эки кызын бергенде.  
Анжу, манжу, калмакка,  
Ошондо токтом кылыптыр,  
Үйүндө жаткан кытайга,  
Золаң даек берерге.  
Анжу, манжу, калмактар,  
Кытайга алман бир берсе,  
Қыргызга дилде, пул берсе,  
Унурак болгон элдердин,  
Убалаң сендей эрлерге,  
Андан кала бергенде,  
Тил билги киши мендейгө!  
Чайчиң экен Шайымбет,  
Канча болду келгели?  
Атасын таштан карганда,  
Канчоро күлдүн зарынан,  
Качып кетти — деди эле.  
Эми келип карасам,  
Эитселен жүрөт бул жерде.  
Жүрөгү өлгөп чородон,  
Түз кеби жок төредөн.  
Ошол учун Шайымбет,  
Атасын таштан жөнегөн.  
Мен укканаң миңдай кен,  
Айтытыр дейт Шайымбет.

Жамғырчыны журу — дей,  
Барбаймын башка жерге — дей;  
Жамғырчы болбой койгон — дейт,  
Айткандыр сизге Шайымбат,  
Баштан аяк бар кебин,  
Манастын уулу канкордун,  
Кара мүртөз анткордун.  
Бар кыялын, жоругун,  
Бар элге кылган зордугун.  
Кайсы бирип айтамын,  
Арзымды айтып кир жуудум,  
Эми кайта кетемин.  
Үраксат берсең, улугум,  
Мен жапанга барада,  
Кара калпак калмактаң,  
Каталдын уулу Карагул,  
Күрпүлдөктүн боюнда,  
Жылкы багып жатыптыр,  
Ага дагы жолуктум.  
Карагул мага кеп айтты:  
«Бара турган жерице,  
Такыр баргын — дей айтты.  
Күрпүлдектө сен тургун,  
Кек-Жаңгак менен Қөөрүктүү,  
Мен ошого барам — дей айтты.  
Кабар угуп Семетей,  
Казактын эли качты — дей,  
Агар алтын, ак күмүш,  
Арбын дүйнө чачты — дей,  
Келин калса окустар,  
Сен чогулуп болгуича,  
Айла кылып, ыгын таан,  
Өткербеймүн» — дей айтты.  
Кызылуюк чоң дөөгө,  
Кылымдан ашкан Мадыкан,  
Кымбат баалуу сиздейгэ,  
Эркин барып келишке,  
Эр жолумду ал ачты.  
Дагы бар жана бир сөзүм,  
Семетейди жайласаң,  
Атандын күнүн куун алмын,  
Гүлчоро башын байласаң.  
Канчородой жиндини,  
Шайымбетке карматсаң.

Бакайдын ишини бүтүрсөн,  
Арманым калбайт Керимбай,  
Алаштын ханы болду — дей,  
Калың элге угузуп,  
Лидан кийин өлтүрсөн!  
Абалтап хандын уулу — дей,  
Үмүтөйдү хан кылсан.  
Л керекчө, Мадыкан,  
Маа ошшогон эмени,  
Ушул жерде өлтүр сен!  
Атандын күнүн сен алсан,  
Алаштын элин мен алсан.  
Лидан кийин Мадыкан,  
Ар жылына алаштан,  
Куржун, куржун пул алсан.  
Ага ыраазы болбосон,  
Кыргыздын кызы эң сулуу,  
Каалашиңча дагы алсан.  
Армандан чыгып кетесин,  
Акундун кызы Айчүрөк,  
Ал Семетей катыны,  
Олжо кылып аны алсан.  
Шаатемир кызы Чачыкей,  
Жез оймоктун узу — дейт.  
Үмүтөйгө алдырсан,  
Күлчоронун катыны,  
Акбаланы мен алсан,  
Айткандын баары бүткөндө.  
Лида бизде не арман?!  
Күнүмдүк берип мал нулдаи,  
Кызыл дөөнү узатсам!» —  
Ден, ошентин Керимбай,  
Кыйла-кыйла кеп айтып,  
Шолоктоп ыйлан кали эле,  
Көзүнүн жашын тия албай,  
Каңырыктап бир далай.  
Ал Керимбай баатырны,  
Кебин айтып бүттү эле.  
Атасынын өлгөнү,  
Мадыканын қөөнүн.  
Ушул жерде түшүү эле:  
«Шайымбет мында келгeli,  
Далай жыл болту бул жерде.  
Биздин элде жүргөлү,  
Азап тарткан күндерүн,

Эмне үчүн айтып бербеди?  
Шаарым менин Жилинде,  
Тагым менин Жилинде,  
Тамаша кылыш аң уулан,  
Журупмүн Ингел тоосунда.  
Атамдын күнүн аламын,  
Болуп турган чагымда!  
Үч жылдан бери карата,  
Кыштай жатып шаарда,  
Элүү күнү жол тартып,  
Ушул жергө келчү элем.  
Жыл келген ибооруз айларда,  
Кайра жанып кетчү элем.  
Кыргыек учкан маалда,  
Ойнодум үч жыл аң уулан,  
Тоолордо жүрдүм мен дуулап.  
Илбесин алдым ар түрдүү,  
Маа жамандык кылбаса,  
Кылым жердин бетине,  
Болуптур кыргыз каргаша.  
Табалбас кыргыз эч даба,  
Менин жайылдыгым кармаса!  
Лижку, манжу, калмакты,  
Кытай менен каңгайды,  
Кайдан жыйнал жүрөйүн?  
Каспаңда жүз миң аскер бар,  
Калтырбай айдан сүрөйүн.  
Кызылууок кошулду,  
Кызыталак алашты,  
Калтырбай кырып ийейин!  
Кайра келип жериме,  
Калың манжу элиме.  
Түншанын минип тагына,  
Карып калды — деп — угам,  
Калмактардын Конурбай,  
Чакыртайып алдымга.  
Лижку, манжу, кытайлар,  
Шибе, чиден далайлар,  
Ал Конурбай чочконуу,  
Капташыптыр каарына,  
Чакыртып алып келейин,  
Так ёзүмдүн алдымга!  
Лижку, манжу, бул элден,  
Кытай, чиден, шибедин,  
Булардан өлгөн эрлерден,

Бейарман өлгөн көп элден,  
Баарынын күнүн бергин — деп,  
Жазасын анын бербесем!  
Каардансан каңгайды,  
Лаштык бышпас, чөп чыкпас,  
Такырга айдан салбасам.  
Каптаи кирип кытайга,  
Өмүр бою былк этпей,  
Хан болдум — деп, — жай жаткан,  
Эсси хана барбасам!  
Эндиретин кытайды,  
Эбни мунун таппасам!  
Сен жатып тур, Керимбай,  
Жилинде жаткан Қаспаңда,  
Аскерге кабар салайын.  
Болжоп коюп түз жолду,  
Жолдон таап алайын! —  
Деп, Мадыкан күүлөнүп, —  
Кыргыз, кытай, киденди,  
Шибе менен чиденди,  
Қашгай, калмак буларды,  
Каракалпак, түркмөндей,  
Күн чыгыштай күн батыш,  
Ортосунда бар жанды,  
Калтырбайын бир жанды!  
Жапандан келген Кызыл дөв,  
Камалып жүрөт тар жерде,  
Баш кошсо мага ар жерде.  
Калмактар ээлел жаткан жер,  
Баарын ага берейин.  
Баш койбосо эгерде,  
Талпагын ташка керейин.  
Аралда жалан элдерин,  
Талап алып келейин!  
Төгөрөктүн төрт бурчун,  
Түгел такыр алгаңда,  
Кыйынсыгын кытайдын,  
Кылым ханы Эсси хан,  
Кол куушуруп алдымга,  
Келбекенин көрөйүп! —  
Деп, күүлөнүп Мадыкан,  
Жыйылын жаткан аскерге,  
Жүз миң аскер баарысы,  
«Аттасын — деп — кат жазды. —  
Шайымбетке көтөртүп, —

Чоң сууи бойлоп баарыца,  
Улүү Инген тоо менен,  
Күрпүлдөк баргын» — деп жазды.  
Келер күнүн болжолдоп,  
Кичи Ингендөн аттаанды.  
Кылкылдактын суу бою,  
Аскер менен табышты.  
Ал Керимбай сүйүнүп,  
Күрпүлдөкө барбаспы!  
Жүз мин аскер Мадыкан,  
Кырк мин аскер Кызыл дөө,  
Он миң аскер казактан,  
Камын жешин үч урук,  
Даярланып жатышкан.  
Каталдын уулу Карагул,  
А дагы хандык кылууга,  
Алты сан жылкы айдатып,  
Көөрүктүүшүн боюна,  
Кек-Жаңгактын кыйрына,  
Кыялында Карагул,  
Наамды өзү аларга,  
Хан болуп жатып каларга.  
Түк туйгүзбай Карагул,  
Күлли калмак журтуна,  
Хан Коңурдай улукка,  
Ойлогону мына бул:  
«Кызылуюк, Мадыкан,  
Кыргызды талап алат — деп,  
Семетейди чыныртып,  
Күлчорону күйгүзүп,  
Канчорону каргантып,  
Хан Бакайды байлатып,  
Каныкейди айдатып,  
Лайчурөкту зарлантып,  
Жалгызекти саргартып,  
Байтайлакты ыйлатып.  
Баарып булар алат — деп.  
Кызылуюк, Мадыкан,  
Соога — деп — андан сурасам,  
Казакка мени хан кылар.  
Калкына кылган жамандык,  
Өзүнө кылган арамдык,  
Керимбай менен Үмүтөй,  
Ал экөөнү наан кылар» —

Деп, Карагул өзүнчө,  
Жылкыда жатып хан болду,  
Кыялы менен семирин,  
Кылымдан ашкан бай болду.  
Муну мындаш таштайлы,  
Карагулун кара нээт,  
Өлүмүнөн баштайлы.

## КАРАГУЛДУН ӨЛҮШҮ



ең-Кол ата Таласта,  
Ак калпак кыргыз элиңдин,  
Салакасы бир башка.  
Эр Құлчоро, Қанчоро,  
Жаңына алып көн чоро,  
Ташкендин үстү Боз белден,  
Бугу атын, чөө атын,  
Ійри моюн төө атын,  
Жолборс атын токайдон,  
Илбірс атын тоолордон,  
Бөрү атын бексөдөн,  
Люу атын төрлерден.  
Түлкү кагын коосунаи,  
Теке атын зоосунаи.  
Аркар атын, кулжак атын,  
Адырдан атын кайынты,  
Элик атын бадалдан,  
Марал атын аралдан.  
«Боз белдин жайы бейнәян,  
Ошол жерде көн деген,  
Жан билбесиң көн айбан,  
Жандар атын алардан,  
Каракулак шер уулап,  
Киши кийик аңда бар,  
Карман алып көрөбүз,  
Тамаша кылым талаада,

Кайберендин сонунун,  
Карман алып келебиз.  
Кулан карман сазынаи,  
Кур семиргөн чаарынан» —  
Деп, сүйлөшүп ал экөө,  
Кырк-элүүдөй котчу алып,  
Байтайлакты кошо алып,  
Жүрүп кеткен аттанаи.  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Боз белге кеткен маалда,  
Эки киши келнитир,  
Семетейдин айлына.  
Келгендер кыргыз уругу,  
Казактын жүргөн айлында.  
Конок болуп Семене,  
Кобурашып олтуруп,  
Келгендер кепке кирди эле.  
Бирине бири кеп салып,  
Көчүп кеткен казактар,  
Барғандыр кайда — деп салып.  
Эрмектешип коноктор,  
Эр Семетей кырданып,  
Жан алчудай сурданып.  
Кулакка кирген сөздөрдү,  
Күп санааты вәзүнө.  
«Казакка барып аттанаи,  
Кабар алып келсем, бейм,  
Четинен казак көчкөнбү?  
Чет жакты карап еткөнбү?  
Казакты кудай урганбы?  
Кангайга барып тынганбы?  
Же жарма уулап жүргөн булардын,  
Айткан кеби жалганбы?  
Жандатып кабар айттырып,  
Билдирип эле вәзүмө,  
Агеркеч өлүп калганбы?  
Жайлого кечүп эл кетсе,  
Жаман айтып кыргыздар,  
Же ушак кылып алганбы?» —  
Деп, ойлонуп Семетей.  
Эртең менен болгондо,  
Тайбуурул минин аттанды.  
Карыя Бакай, Қанықай,  
Акуидун кызы Чүрөккө,  
Айтып кебин салбады,

Ақылдашар жаңында,  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Айлында болбой калғаны.  
Көөдектүк кылыш, каракөк,  
Жолунда жаткан Жалғызек,  
Жооптошуп албады.  
Эң курбаса түгөнгүр,  
Алматы, Алтай, Сары-Арка,  
Шаар ичине барбады.  
Бир үйгө түшүп көнбоду,  
Эрте басып, кеч жатып,  
Далай күндөр өткөндө,  
Көөрүктүүнүн оюнда,  
Көк-Жаңгактын боюнда,  
Көп жылкыга жолукту.  
«Қазактын эли бул жерде,  
Жаткан экен жайлап — деп,  
Ээн жерге жылкыны,  
Салған экен айдан — деп.  
Кечкүрун барам айылга», —  
Деген кыял ой менен,  
Тайбуурулду кантарып,  
Тердик төшөп башына,  
Эрди башка жастанды.  
Жөлөңкөгө чалкалан,  
Көк шиберге жатканы.  
Талаада укташ жатканда,  
Кара мендер баскани!  
Укташ калған Семетей,  
Эч нерсени элебей.  
Чон уйкун салғанда,  
Каталдын уулу Карагул,  
Как ушул учур маалда,  
Үстүнө келген мына бул.  
Буурулду байлан кыр ташка,  
Өзү жаткан ойдунда.  
Ойдунда жаткан төрөнү,  
Ал Карагул көрбөдү.  
Кырчакта турган Буурул ат,  
Чылбырын үзүп жөнөдү.  
Ооздук менен чөп чалыш,  
Өрдө жүргөн Буурулду.  
Ант урган чочко көргөнү.  
Буурулду келип кармады,  
Каталдын уулу түгөнгүр,

Буурул ат колго тийгендө,  
Алдында минген кер бәэден,  
Ыргын атка минди эле.  
Жётпеген ажал себеп бар.  
Көлтү көргөн Карагул,  
Артын карап из чалбай,  
Кыя тартып бөксөлөп,  
Кырга чыкты чуу кооп.  
Элкинге чыгып олтуруп,  
Эс акылын толтуруп.  
«Бу, Семетейдин Тайбуурул,  
Кайдан келин калғандыр?  
Керимбай киши жиберин,  
Уурдатып муну алғандыр.  
Келе жаткан уурусу,  
Мени көрүп калғандыр.  
Кармаса союп салат — деп,  
Качып жолго салғандыр.  
Же болбосо Буурулду.  
Алмамбет уулу Гүлчоро,  
Миннип келсе бул жерге,  
Тутамынан чылбырын,  
Чыгарбайт эле тегеле.  
Чубактын уулу Канчоро,  
Буурлуду минни қелгенби?  
Кырчакка байлан элебей,  
Адырдан көрүп бугууну,  
Уузан кетин калғанды?  
Азуулду чыгып бир жерден,  
Атка кастык кылғанды?  
Октоң берин үркөндө,  
Чылбырын үзүп алғанды?  
Адырда жүрүп чөп отгон,  
Учуран мага калғанды?  
Же Бакайдын уулу Байтайтак,  
Жаш бала минни қелгенби?  
Коржондогон Буурулду.  
Корк этип кетес, жалт берин,  
Чокута чаан ийгенби?  
Чыгып кетин колунаан,  
Кырча басып чылбырын,  
Кырчак ташка тиігенби?  
Жамтыйчынин Шайымбет,  
Канчоро менен кас эле,  
Маанайы анын бас эле.

Эки жылдын алдында,  
 Учурал мага кетти эле.  
 Алы келбей төрөгө,  
 Мындай кылсам кантар — деп,  
 Буурулду минни келгөнбі?  
 Кокту-Каттын шаарында,  
 Күү сакал болгон чагында,  
 Конурбайга бергенбі?  
 Темирден кылган кадага,  
 Теке кайыш шукшурма,  
 Бекем байлан салганда,  
 Чыйратып үзүп алғанбы?  
 Чып чатақты табууга,  
 Бу Таласка жөнөп калғанбы?  
 Таалайы качып Семетей,  
 Талабына ат жетпей,  
 Учурал калып талаада,  
 Мен, Буурулду карман алдымбы?  
 Көп ойлонуп турбайын,  
 Кайсы жактан келди экен,  
 Кедергі изин кубайын» —  
 Деп, ойлонуп жатканда,  
 Эми түштү оюма,  
 Семетей кебин айттарга.  
 Семетей келип ойдуңда,  
 Жаткалы болгон сегиз күн.  
 Чочуп кетин эләндеп,  
 Киршик ирмен караса,  
 Тайбуурул сыйндуу буудан жок.  
 «Кайда кеткен Тайбуурул?  
 Мен эми эле жаттым» — деп,  
 Байлаган ташты карады.  
 Күрмөн жерден үзүлгөн,  
 Чылбырынын калғаны.  
 «Оттоң кеткен экен — деп,  
 Каңтарылуу жылкыны,  
 Түзлөн караш бекер» — деп.  
 Аттын изин карабай,  
 Анын акмактыгы мамындей.  
 Жоо жарагы, шайманы,  
 Такыр азып жөө басып,  
 Кырга чыгып барғаны.  
 Қырчактын чыгып башына,  
 Қыя караш олтурду,  
 Каңшаар кара ташына.

Алды жагын караса,  
 Тайбуурул менен бир жылкы,  
 Экөө турат кайкыда.  
 Эки аттын нары жагында,  
 Карагул калды даллада.  
 Душманды Семец злебей,  
 Мунун көөдөктүгү ченебей,  
 «Гүлчоро менен Канчоро,  
 Экөө келип аркамдан,  
 Айтпай сырын кетти — деп,  
 Атымды алып алғанбы,  
 Булар, тамаша кылыш салғанбы?» —  
 Ошого кетип санаасы,  
 Же аттын түрүн карабай,  
 Кангайдын жүрүп жеринде,  
 Душмандан кастык санабай.  
 «Үнүмдү укса келет — деп,  
 Күдөрүн үзүп чоролор,  
 Кантин менден кетет — деп.  
 Гүлчоро — деп бакырды,  
 Канчоро — деп чакырды!»  
 Арстандын үнүн укканда,  
 Ач кыйкырык чыкканда.  
 Каталдын уулу Карагул,  
 Кобо албай кала жазлады,  
 Токтоло түшүп далбайып,  
 Эсип ойлоп тапканы.  
 Кер бээни ээн таштады,  
 Буурулду минни кашканы.  
 Көрүнөө менен баснады,  
 Көмөскө менен кашканы.  
 Көмөскөгө киргендé,  
 Керимбай менен сүйлөшкөн,  
 Сөзду эсипи алғаны.  
 «Келии калса Семетей,  
 Азгаштырын турам — деп.  
 Айттым эле мен мурүн,  
 Тартып алдым талаадаи,  
 Алдында минген Буурулун,  
 Кангайды көздөй баспайын,  
 Жылкымды кантин таштайын?  
 Күн батышка бет алып,  
 Көз көрүнөө баспайын.  
 Көөдөк экен Семетей,  
 Жылкыга барбайт аралап.

Минүчүдөй кейип жок,  
Жылқыдан тандап ат кармап.  
Кер бәзин минин салнаңдан,  
Менин күйт талпаңдан.  
Керүнүп көюп ар кайдан,  
Кеп күнгөч алдайын.  
Мылтык менен атнасын,  
Көрүнөө жерге барбайын.  
Керимбай кетти жапаңга,  
Таласты барып талашып,  
Учурайын алдынан,  
Ошолор кайра жанганды —  
Деп, ойлоду Карагул.  
Карагул айткан немедей,  
Семетей жайы мына бул.  
Кер бәзин кармап мингени,  
Кементай болуп кийгени.  
Карагулду тааныбай,  
Канчоро — деп билгени.  
«Боз белден кайтып келгенде,  
Урушта көөнү көп калган.  
Гүлчоро муну жиберди,  
Жолдо жүргөн калмактан,  
Тартып бәзин мингенби?  
Душман болсо башкадан,  
Талаада оттоң жаткандан,  
Менден кайдан ийменди?  
Бу Таласты көздөй жөнөдү,  
Булардын бар көрерү!  
Артынан жүрүп барайын,  
Жөөлөтүп менден ат алган,  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Кошулган болсо Бакай хан,  
Баарынып башын алайын!  
Бою узун, бели ичке,  
Поруму башка көрүнөт.  
Үккән белем Жалғызек,  
Семетей Алтай кетти — деп.  
Жүрү — деп, айтпай койду — деп,  
Ошол келип ат алып,  
Же жүрөбү ойноң, бокту жең?» —  
Мындан башка оюна,  
Семетейдин түк кирбейт.  
Ойлонуп көкжал арстаның,  
«Мен кайсы жерде жүрөм» — деп.

Кер бээ менен салындалап,  
Жолго түштү темгендеп.  
Же аттын изин карабай,  
Анжудан күмөн санабай.  
Буурулдуң изин карабай,  
Же калмактан күмөн санабай.  
Бурулбай жолго салганы,  
Таласты көздөй бет алып,  
Уч күндүк жерге барганы.  
Көрүнүп калды алдынан,  
Буурул аттын карааны.  
«Ким болсо атын салам» — деп,  
Бузулуп көөнү каарды.  
Аккелтесин алганы,  
Андан мындан элестеп,  
Көрүнүп жүргөн Карагул,  
Мунун кыялым билип калганы.  
Атты таштап далдага,  
Маанаалап өзү бир ташка,  
Бакырыкты салганы:  
«Ой, абаке, Семетей,  
Мен Канчоро кулуумун.  
Атаң менен тең жүргөн,  
Баатыр Чубак уулумун.  
Гүлчоро менен Бакай хан,  
Жалғыз кетип калды — деп,  
Жиберген сенин артындан.  
Тили менен алардын,  
Ажыраттым атындаи.  
Мен барбаймын алдына,  
Таап алгын Таластан.  
Бакай канча кеп айткан,  
Тилициди албайт Семетей,  
Уурдаң алыш Буурулду,  
Качып келгип — деп айткан.  
Бузулунтур казак — деп,  
Үккән экен Бакай хан.  
Казактар айткан кеп экен,  
Аралда жаткан жапаңда,  
Кызылуук дөө деген,  
Кылымдан чыккан эр экен.  
Жишилдин жаткан шаарында,  
Нескара уулу Мадыкан.  
Бу даты мыкты неме экен,  
Казактарың аларга,

Мал, пулун берип жалдаптыр.  
Карын белөң Үмүтей,  
Аны кудай каргаптыр.  
Алдыңкы кеткен жазында,  
Казакты түгөл көчүрүп,  
Амурду көздөй айдаптыр.  
Анжу менен жапанда,  
Кылайып эрекек калбаптыр.  
Кырабыз кыргыз элини — деп,  
Казагыц белин байлаптыр.  
Ошол учун калмактар,  
Жер биздики болду — деп,  
Көөрүктүүнү жайлаптыр.  
Мен барбаймын атыңды,  
Айттым уккан дартымды.  
Түз Таласка барады,  
Чогулуп кыргыз калалы.  
Чогулушкан дөөлөргө,  
Чокчондошту салалы.—  
Деп, жиберген Бакай хан,  
Кош эмесе» — деп коюп,  
Кайра тартып жөнөдү.  
Карагулун калбады,  
Көңүлүндө күмөну.  
«Бул Таласка кетет — деп,  
Буурул менен койгулац,  
Күрпүлдөктүн боюнда,  
Керимбайга жетсем — деп.  
Менден кабар укканда,  
Буурулду көрүп чын анда,  
Күрдөлүү кол аттанса,  
Семетейге жетпейби,  
Таласына жеткирбей,  
Ак-Сайдан паркы Арпада».  
Кыялында ойлонуп,  
Арамзада ал калча.  
Каталдын уулу Карагул,  
Айласы бар мамынча.  
Кепти укканда Семетей,  
«Таласка кетти чоро — деп,  
Болбойт мага жоро — деп.  
Бакай айткан кеп экен,  
Бул айтканың ырас — деп.  
Ылдам жүрүп жол басып,  
Уйкуну коюп, түн катып.

Мен Таласка барайын,  
Буурулду алып чородон,  
Көгүчкөндөй мойнунан,  
Толгоп үзүп алайын.  
Айтканымды кылбасам,  
Адам болбой калайын!» —  
Деп, оюна алганы,  
Семетей жөнеп калганы.  
Азгырып ийип Карагул,  
Ал итте кыял мына бул.  
«Аркасынан барайын,  
Айласын мунун табайын.  
Эти калдач минген бээ,  
Баспай калат беш күндө.  
Бээси баспай калганда,  
Бир бөттеше кетейин.  
Эр Семен башын кесейин,  
Берейин колго эсебин!  
Эшектей кардын жарайын,  
Семетейди Карагул,  
Жалгыз сайып алган — деп,  
Даң чыгарып салайын.  
Байланып башын баатырдын,  
Конурбайга барайын.  
Бер жагы Алтай тоосунан,  
Асты жагы Тыян-Шан,  
Түштүк жагы Памырдан,  
Батыш жагы Орлодон,  
Түндүк жагы Муз деңиз,  
Ушуладын арасы,  
Орто Асия жер тегиз.  
Ойротто жок хан болуп,  
Оюн ойнол жатайын.  
Коросон менен Оогандын,  
Жедигер менен Испандын,  
Букар, Чайчуй, Шаңкайдын,  
Өчүрөйчи аттарын.  
Кыргыздын жери — деп жазган,  
Ташка оюп таштаган,  
Жок кылайын каттарын!  
Семетей өлүп калганда,  
Кол салар мага аз калар,  
Аз турмайлых жок калар.  
Ар канча кыйын болсо да,  
Алмамбет уулу Гүлчоро,

Айбатымдан жазганар?!

Кырымдын жерин кыдырсам,  
Каракалпак, түркмөндү,  
Черчен, ногой элдерди,  
Семетейге ар жылы,  
Учурашкан эрлерди,  
Кошойдун уулу Жалгызек,  
Белине тануу беренді,  
Бакайдын уулу Байтайлак,  
Бала баатыр немени,  
Каныкей менен Чүрөктү,  
Калкка салган дүмөктү,  
Куу сакал Бакай карыны,  
Чубактын уулу Канчоро,  
Кан ичме жинди капырды,  
Ырайым кылбай буларга,  
Баарынын башын алдырсам.  
Орто Асия борбор — деп,  
Қыштын күнү кар жаабас,  
Кар жааса да көп жаабас.  
Кочкорго шаарды салдырсам,  
Хандыгымды тойлотуп,  
Калайыкка дацк кылсам!  
Бул ақылым өзүмө,  
Ок эле жакшы жарады.  
Болбойт экен карасам,  
Семетейдин артынаи,  
Сая кууп барбасам.  
Сары-Аркага барғаңда,  
Шалпылдаи баспай калат бээ,  
Ошондо сайын албасам!» —  
Деп, ойлонуп Карагул,  
Каны тарткан жинди кул.  
Конурбайга барабай,  
Конуш берген, жер берген,  
Казакка кабар сала албай.  
Семетейдин артынаи,  
Бура таррты мына бул.  
Семетей кетти жол менен,  
Карагул түштү токтобой,  
Сайын алым Семенди,  
Баатырлык кылыш ой менен.  
Кызылуук кыйын дөө,  
Жалгыз көздүү Мадыкан,  
Умүтей менен Керимбай,

Күрпүллөктүн куюшта,  
Булар жатат кол менен.  
Буларды таштап жанаалы,  
Боз белгө кеткен ан уулан,  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Алардан кабар алалы.  
Боз белгө барып баатырлар.  
Тоо аралап, таш басып,  
Ар түрдүү айбан көп атып,  
Жолборстон атып сегизди,  
Люудан атып семизди,  
Алтымыш айрыя бугудан,  
Лидан атты жүз бирди.  
Кулжадан атты миңчелик,  
Эчки-теке, аркардын,  
Санатын анын билбедин.  
Илбирстен атты сексенди,  
Кулландан кырк беш атылды,  
Канча жылдан бер жакка,  
Элкин жаткан айбандын,  
Тилегин мунун катырды.  
Ийри моюн төө атты,  
Бөрү менен чөө атты.  
Суусар, түлкү, сүлөөсүн,  
Көп атылды булардан,  
Тандырын төөгө жүктөгтү,  
Бөкөйдөн бешөө атылды.  
Марал менен эликтен,  
Бадалла шоруу катырды.  
Азгуулдан, айбандан,  
Көп оттогон ар жандан,  
Атыны кетти далай жан.  
Кабыландаи экини,  
Шерден атты жетини.  
Көлдө жүргөн жандардан,  
Аккуу менен каркыра,  
Тоодлак менен турнага,  
Кыйын болду аларга.  
Каз, өрдөктөн көп алды,  
Жулдурун андан жүн алды.  
Мамыкка жумшак салгали,  
Шамдагай кыйын жылтылдак,  
Бир жерде турбас кылтылдак,  
Сары арстан атынша.  
Ууга барган Боз белде,

Төрт ай, он күн жатышты.  
 Такыр сонун териден,  
 Эки жұз сексен төрт теңе,  
 Жүк чыгарып артышты,  
 Таласты көздөй кайтышты.  
 Алты айға толду күн саны,  
 Боз белде жаткан күндөрү,  
 Ары-бери баскапы.  
 Баштап жүргөн аларды,  
 Шер Гүлчоро кытайдан.  
 Энеси кытай кызынан,  
 Атасы Чубак кыргыздан,  
 Канчоро жайы мына бу.  
 Ортодон чыккан аргын жан,  
 Он сегизде жоо сайган,  
 Ороккырдай эр сайган.  
 Байтайлак баатыр бала арстан,  
 Арбын олжо мүлк алып,  
 Ар түрдүү сонун үлтү алып,  
 Таласка келин калышты.  
 «Мага согат, мага» — деп,  
 Қыргыздар дүрбөп барышты.  
 Карайлар аюу тери алды,  
 Қалгандар берүү, түлкү алды.  
 Кубаты начар эркектер,  
 Бугу мүйүз көп алды.  
 Өрүм билген чеберлер,  
 Бугу, марал, тоо теке,  
 Кайыш болчу тери алды.  
 Манат тыштан, бөрк тигип,  
 Жарашат бизге сонун — деп,  
 • Қыздар алды суусарды.  
 Берү менен кашкулак,  
 Бир ишкке жеттим — деп,  
 Жаштар жүрөт күчктан.  
 Ишкке жака салсак деп,  
 Жаш балдар булгун талашат.  
 Орто жаштар илбирс — деп,  
 Төрттөн сарап жуп алып,  
 Бирдеи ичик кийдик — деп,  
 Сүлөесүн, жолборс буларды,  
 Кабылан тери, шер тери,  
 Сурагана бербеди,  
 Же соогат — деп — биррөө келбеди.  
 Алты шердин терисин,

Семетейге чыгарды.  
 Сегиз жолборс терисин,  
 Бакай менен Қаныкей,  
 Төрттөн бөлүп алпарды.  
 Булгундан алды Байтайлак,  
 Сүлөесүндү барынча,  
 Гүлчоро менен Канчоро,  
 Экөө бөлүп алгани.  
 Ак тайлактай чоң кууну,  
 Айчүреккө ариады.  
 Белдемчине кыюу — деп,  
 Катындар куидуз, арас алды.  
 Ал жерге барган кыз, келин,  
 Пар мамыкка салсак — деп,  
 Бөлүп, бөлүп көтөрүп,  
 Каз, өрдөктүн жүндөрүн,  
 Қалтага салып алишты.  
 Соогат — деп — барган көп алды,  
 Барбагандар албады,  
 Ордодоку кишиден,  
 Чачыкей сулуу кур калды.  
 Алты шердин терисин,  
 Чоң аккууну көтөрүп.  
 Абакем чыкпай койду — деп,  
 Канчоро менен Гүлчоро,  
 Айчүрөктүн үйүнө.  
 Семетейге алпарды.  
 Айчүрөк бар үйүндө,  
 Семетейди таинлады.  
 «Абакем, кайда, жене», — деп,  
 Эр Гүлчоро суралы.  
 Сураганда Айчүрөк:  
 «Үч айдан ашты абанар,  
 Аттанин үйлөн кеткели.  
 Сиздерге кеткен белем — деп,  
 Жүрүчү этем оюмта.  
 Келинспазлэр эки шер,  
 Абанды билбей менин калым,  
 Кай кеткенин» — леди эле.  
 Айчүрөк оозун жыйганча:  
 «Биз кеткели айыла,  
 Жат кишилеш келтиби?  
 Келгенин, жене, билдишиб? —  
 Деп, Гүлчоро алгани,  
 Күйүккөндөн Гүлчоро,

Оозуна даам албады.  
«Биле албадым, уулдар,  
Жат кишинин келгенин.  
Эжекемдин үйүнө,  
Барын жатты бир күнү.  
Ошол бойдон аттанды,  
Билсе эжем билгендир?»  
«Эрке жеңем, Чачыкей,  
Абамды сурап көрөлү.  
Кеткен болсо бир жакка,  
Артынан издең жөнөйлү!» —  
Ден, сүйлөшүп эки шер,  
Чачыкейге жөнөдү.  
Чачыкейге баарда,  
Эспине түшүп ошондо,  
Бирине бири күдүндөн:  
«Сооганы бөлгөн мезгилде,  
Муну унутуп калыппыз,  
Эми кандай кылдык?» — деп  
Канчоро анда кеп айтат:  
«Уялни кайдан жүрөлү,  
Жур, үйүнө кирели.  
Уичукласа, уичукпай,  
Соогат десе, кокустан,  
Сыр алдырбай, түйгүзбай,  
Сүлөөсүндөн берели». —  
Ден, айтканда Канчоро,  
Кайыл болду Гүлчоро.  
Чачыкейдин ордого,  
Баатырлар кирди ошондо.  
«Амансыңбы, жеңе», — деп,  
«Аман-эсен жатамын,  
Келдиңерби аман — деп?  
Олжо тапкан талаадан,  
Уулдар соога канана» — деп?  
«Сүлөөсүндөн, жеңеке,  
Ылган болуи койгонбуз,  
Алын келип беребиз», —  
Ден Канчоро айтты кеп.  
Мостое түшүп чырт этип,  
Тиктен калып азыраак,  
Шашыла сүйлөп батыраак:  
«Тайлактай кууну көтөрүп,  
Айчүрекке барғынча,  
Жүгүрдүңер алдыран.

Абаңарды таба албай,  
Билдинбى, кайда кетти — деп,  
Келипенин жалтыран,  
Эртенки берчү күйруктан,  
Бүгүнкү өнкө — деп айткан,  
Бир маанин болбосо,  
Бийбесе кары не айткаң?  
Сүлөөсүн алыш нетемин?  
Сүлөөсүн ичик кийгенде,  
Кай муратка жетемин?  
Эки катын алган эр,  
Эки күн жатпайт бир үйде,  
Казакта жүргөн кыргыздан,  
Экөө келген бул үйгө.  
Казанчыга аш буйруп,  
Олтургам келип мени төрдө,  
Кыргыздар келген ошол күн,  
Абакенер бул үйде.  
Эки конок сүйлөшүп,  
Казактын кебин салышты,  
Элебей кебин мен калдым,  
Эртөн менен Семетей,  
Жоо жарагын бүт алды.  
Тышынан чындан курчанды,  
Чай ичиштей аттанды.  
Барасыц, баатыр, кайда — деп,  
Мен сурасам басарда,  
Уичукнай койду сумсайын.  
Айчүрөк андан сураса,  
Айтат эле кеп салып,  
Абаңар андай сумсайса,  
Уулдар тапкан олжодон,  
Эстен чыгып Чачыкей,  
Эч нерсе жок күр калса»...  
Чачыкей минити жатканда,  
Айчүрөк кирди аюгыча.  
Тайлактай кууну көтөрүп:  
«Семегейдин үйү — деп,  
Жети шердин териси,  
Тайлактай болгон чон күнү,  
Уулдар атын келингир.  
Жети тери маа катсын,  
Жолук улүү, эжеке.  
Кууну олжоого сен алын» —  
Ден, Айчүрөк киргендө,

Бузулуп өңү кумсарып,  
Ал Чачыкей сумсайып.  
Бүүлугуп үнү токтолуп,  
Қызыл өңү боз болуп.  
Карап калып кыйлага,  
Айчүрөктүн колунан,  
Алып койду ар жакка.  
Канчоро менен Гүлчоро,  
Чыга берди аңгыча.  
Уктабады Гүлчоро,  
Таң агарып аткыча.  
Эртең менен болгондо,  
Карыя Бакай, Канчоро,  
Кайраты артык Гүлчоро,  
Астыртан кылыш кеңешти,  
Бир кишиге айтпады,  
Аттанаң үчөө бир кетти.  
Адыр, кудүр, ой, дөңгүл  
Ат аябай катуулап,  
Желе, жорто бастырып,  
Ала-Тоо бойлоп жол алып,  
Сары-Арка көздөй келатат.  
Кетециниң кара суу,  
Келип калды үч баатыр.  
Эр Гүлчоро караса,  
Буурулдун изи дапдайын,  
Аңтарылып чым жатат,  
Алмамбет уулу алдыран:  
«Айланайып, абаке,  
Кагылайып, Канчоро!  
Көрдүңөрбү, мабуну?  
Литарылып жаткан чым,  
Буурул аттын изи бу.  
Ылайлуу жерде бир баскан,  
Бир жылкышын изи бар.  
Кез келген, бейм, абама,  
Ичи заар бир душман?  
Эртең менен кеткендөй,  
Түяктан чыккан топурак,  
Чарпындынын белгиси.  
Буурул аттаи, абакем,  
Айрылып калган белем, дәйм.  
Ат алган жаман кишиби,  
Лидып жургөн бекен, дәйм?

Минигени Буурул болгондо,  
Абакем, тартына турган эр беле?  
Төрт айдан ашып кетиптири,  
Барбай беле эмгиче?» —  
Деп, Гүлчоро айтты эле,  
Эңкейниң карап Канчоро:  
«Ырас айтат Гүлчоро,  
Бир басып кеткен ылайга,  
Эркек жылкы изи эмес.  
Ургаачы жылкы изи экен,  
Сүйрүсү жок туягы,  
Тентегерек турбайбы?  
Жүргөнүүн дайны жок,  
Жаллак түяк турбайбы?  
Муну карап тургучча,  
Абакем түшсүн изине,  
Тескей менен күнгөйгө,  
Экөөбүз чаап чыгалы.  
Абакем жүрсө калкайып,  
Буурул менен залкайып,  
Учурашып калалы.  
Ажыран калып Буурулдан,  
Айласыз калса абакем,  
Куткарып аны алалы!» —  
Деп, Канчоро дуу коюп,  
Күнгөй тоону бег алды.  
Тескей бетке Гүлчоро,  
Тайбуурулдун изин кууп,  
Түзгө кирди Бакай хан.  
Дингерге жакын мэзгилде,  
Кекөтейдүн ашында,  
Кайран Манаас башында,  
Кангайларды камаган,  
Кара суунун буткулга,  
Кирип келди Бакай хан  
Тескейлиде Гүлчоро,  
Күнгөйүнде Канчоро.  
Күүтүм кирип барагат,  
Кабылан Бакай караса,  
Бастырбай атчи жетелен,  
Семетей бараг адьында.  
Кыйгачынан кашырып,  
Бир кини чыкты аңгича!  
Кашырган кини Карагул,  
Каталдын уулу каныар бул.

Андып жүрүп канча күн,  
Аты баспай Семетей,  
Жөө басып эки күн.  
«Шайы калбай калды — деп,  
Кечке эле карап жүрөмбү,  
Көмө сайып алам — деп.  
Оллогун сыйрып чечем — деп,  
Койдой башын кесем — деп!  
Буурул атты аябай,  
Таң аткыча жол жүрсөм,  
Көөрүктүүгө жетем» — деп.  
Бакайды калган байкабай,  
Гүлчорону элебей.  
Канчорону бейлебей,  
Эч кимисии көрбөгөн,  
Семетейди качырды,  
Сундуруп найза ченебей!  
Көрүп калган хан Бакай,  
«Манастан» салды бакырык,  
«Манастан» ураан чыкканда,  
Сундурган найза күү менен,  
Алкарыйган Карагул,  
Сая албады качырып.  
«Гүлчоросу келгенби?  
Өлөр чагым жеткенби? —  
Деп, ойлонуп Карагул,  
Боз жоргону көргөндө,  
Суркоен экен тиги» — деп,  
Күнгөй тоону бет алды.  
Бакайдын үнү чыкканда,  
Угуп калып Канчоро,  
Бурулуштуу бир жерге,  
Бугуп тура калгани.  
Алдыраган Карагул,  
Алдына кирип барганы.  
Элебей келген Карагул,  
Эби келди мына бул.  
Эр Канчоро бир сайды,  
Буурулдан ыргып бута атым,  
Ачылып оозу ырсайды.  
Ачууланган Канчоро,  
Кеп сурабай чочконун,  
Башын алыш ошондо,  
Кесин аны байланды.  
Канчорону көргөндө,

Сагынгай ээсин Тайбуурул,  
Кулундуу бээдей ыйлады.  
Буурулду алыш жетелеп,  
Үнүн улан Бакайдын,  
Ойдунга кирип барганы.  
Алдындағы Бакайдан,  
Тескейдеги Гүлчоро,  
Теке жоомарт арстандан,  
Алардан кабар алалы.  
Семетейдин жанына,  
Хан Бакай барса жаркылдан,  
Бакайга айткан салам жок,  
Семетей турду баркылдан:  
«Кыйындыгын, абаке,  
Кылымга салчу дүмөкту,  
Жалгызыца не салдын?  
Ои эки жаштан бер жакка,  
Ойрон болгон баланды,  
Отуз эки сынадын!  
Мындай сының курусун,  
Обу жок жаман кыйнайсын!  
Канчоро кулду жиберип,  
Буурулду неге уурдаттын?  
Жөө бастырып канча күн,  
Уулунду не учүн куураттын?!» —  
Семетей муну айткыча,  
Гүлчоро жетти аңыча.  
Гүлчорону көргөндө,  
Көкжал төрө күүлөндү,  
Көрсөтөм — деп, сүйлөндү.  
Суу ордуна кан иччү,  
Бал ордуна уу иччү,  
Жан алчудай түрдөндү.  
Түрүн көрүп Семендин,  
Алмамбет уулу Гүлүстөн,  
Асталап сүйлөп оолукпай,  
Акыл тапкан ар интен.  
Мундай киши кем чыгат,  
Жер жүзүндө билгичтен:  
«Лайрылын аттан, абаке,  
Аллатканын, Карагул.  
Карагулга аллатын.  
Манастын уулу Семетей,  
Жөө жүрөт — деп — темтештен.  
Жер жүзүндө бар этте,

Такыр шылдың болгонун.  
Аркамдан келип чоролор,  
Айттай бизге кетти — деп,  
Ат алды — деп — ойлойсун.  
Бул энөөлүк сенден кетиесе,  
Капташып Бакай жетиесе,  
Катарда жок Карагул,  
Качырып наиза урганда,  
Как ушул жерде сүйлөйсүп.  
Көрүп туруп эми да,  
Дагы кебин койбайсун!  
Кетти — деп — угуп шашканбыз,  
Алай, Арпа, Ак-Сайдан, —  
Сары-Арка менен Каркыра,  
Бетегелүү Кой-Таштан,  
Чакыр-Корум, Тайгактан,  
Тарагай менен Уландан,  
Беш белди бир күн ашканбыз.  
Кетечинин сазында,  
Кемегедей казылган,  
Келишкен Буурул күлүктүн,  
Изин көрүп шашканбыз.  
Уурдатканың атынды,  
Ошондо ойлоп тапканбыз.  
Бәэ экен — деп — мингени,  
Изин көрүп айтканбыз.  
Бет алып күнгөй адырын,  
Канчоро тосту бурушту.  
Тескейден киши кетирбей,  
Тендерекен жоого белдүүсүп,  
Гүлчөрөн кылмак жумушту.  
Өзөндүү түзгө салганбыз,  
Абакем изди куушту.  
Бүтүргөндөй көрүндү,  
Канчоро баатыр урушту.  
Абакем үнү чыкканда,  
Адырга чыга чапкамын.  
Ар тарапты байкадым,  
Канчоро баатыр бакырган,  
Калбалуу үнүн уккамын.  
Кайғы жок душман елду — деп,  
Кесип башын келди окишойт.  
Каары катуу Канчоро,  
Сурабай андан бир ооз кен!»  
Ар канча айтса Гүлчоро,

Кара мүртөз Семетей,  
Жапычудай кейши жок.  
Жалбырактай карғанын,  
Кутулбай чоро эрки жок:  
«Жалгани болсо кебимдин,  
Саа жамандык ойлосом,  
Жайылаган жарык күн урсун!  
Калдайган кара түн урсун!  
Олуя азиз Манастин,  
Ак күмбөзү дагы урсун!  
Эниеден мурун оозанткан,  
Каныкейдин сүтү урсун!  
Олжодон каалап алдырган,  
Мага мурас калтырган,  
Өзүң берген мингии — деп,  
Суркоендин күчү урсун!  
Атакем атып жоо алган,  
Аккелтенин огу урсун!  
Сайган жоосун кыйшайткан,  
Качыргаңда сумсайткан,  
Хан Манастин күчү урсун!  
Тийгөн жери ырбаган,  
Башка чапкан адамын,  
Жакында ўөдө кылбаган,  
Атадан калган мурасын,  
Айбалтандын мизи урсун!  
Күдөрүм үзсөм сенден мен,  
Көп ақыл айттың мага сен.  
Дасторкондо сез урсун!  
Ала-Көлдөн алдырган,  
Артын келгөн туз урсун!»  
Кан какшап турса карғанын,  
Ызырынып Семетей,  
Булдурсун колго карманын.  
Ангычакты Канчоро,  
Кирип келди шартылдан,  
Карагул башын байланып.  
Корккондон берки уччоону,  
Күндүзгүдөй түн жарык,  
Семетейдин көзүнөн,  
Кош чырактай от жилип.  
Түйдүрбай Бакай карыя,  
Буурул атты көрсөтпөй,  
Аркада турат ал барып.  
«Соогага, аба, алтын» — деп,

Каталды уулу чочконун,  
Кайдасындай чон башын,  
Калдандал турду Қанчоро,  
Қотөрө чуркап ал барын.  
Қанчорону көргөндө,  
Қапасы артып өзгөчө:  
«Карагулду башы — деп,  
Дагы азғырып мени сен,  
Бекер канын төгүпсүн.  
Убал кылып бироөгө,  
Мойнундан байлап кыпжылап,  
Кишиче байлап ээрчитип,  
Кыдыртайын дүйнегө!  
Ал Карагул чын болсо,  
Өлтүрбөй иеге келбейсің,  
Амалын турса көрүнөб?!

Семетей муни билбейт — деп,  
Кеөдөктүн бирии сен дейсің!» —  
Деп, қанкорун сүйлөнүп,  
Карман колго пайзасын,  
Жерден алды сүйрөлүп.  
«Жутса жутуп иер» — деп,  
Кайран баатыр Қанчоро,  
Чымындај жангы күч келип:  
«Ар қачандан бир качан,  
Арамдығын койбайсун.  
Қанчоро менен Гүлчоро,  
Кас кылат — деп — ойлойсун!

Кайрылбаса еки кул,  
Каралат менен Чынкожо,  
Асманда октоп жургенде,  
Как ошол күнде сойлойсун!

Конурбай келди алмстан,  
Акылы артык данышман.  
Коргонго камап алыштыр,  
Коркутуп сени айлындан.  
Кутказып алды еки кул,  
Ошондой күнде камалдан!

Каргантай күнде бизди эле,  
Суласан боло абамдан?  
Тириүлөй кечип мен турам,  
Чимындај кара бир жандан!

Ишенбесен сезүме,  
Көрүнбесе қызматым,  
Абаке, сенин өзүңе,

Аркандан келип не пайда?  
Карагулду сайгыча,  
Карғышташып, антташып,  
Каңгайга кетпей не пайда?!

Ишенсең боло, Семетей,  
Кулдарын кылган қызматка!  
Саа жамандык қылғандын,  
Жаңы аман калбады.

Гүлчоро менен Қанчоро,  
Абама жаман қылды — деп,  
Жаң аябай жалмады!

Айчүрек алды шумкарын,  
Ошондо еки кулуңдан,  
Абаке, көрдүң бир жагын!  
Он еки жашар чакта залек,  
Тоодой Толтой, Чынкожо,  
Тобокел кылып, бел байлап,  
Туруштук бердик ошого!

Ар дайымдан бир дайым,  
Алдында жүргөн биздерге,  
Как ушундай қыласын,  
Бизди қыйсаң қыясын,  
Бакайды қандай қыласын?!

Бакайды қыйсан қыясын,  
Ок тиштешкен дос экен,  
Атанды қандай қыласын?!

Карсылдайсың бизге сен,  
Карагулга аллаткан,  
Катаанды қандай қыласын?!

Каныкейдин ак сүтүн,  
Сен эмгенин алдымта,  
Биз эмгебениз арканда.

Канаңан чыккан ак көбүк,  
Ак сүттү ал, абаке,  
Канткенле сен қыясын?!

Бизди қыйсан қыярсын,  
Боз айрышып шерттешкен,  
Литты қандай қылтарсын?!

Қанчорону қыярсын,  
Ак боз бәзин мүузлатын,  
Карыдан көлдү чылашкан,  
Канды қандай қылтарсын?!

Гүлчоро қыйсан қыярсын,  
Кек чыршығын қыркышкан,  
Талды қандай қылтарсын?!

Асман алыс, жер жакын,  
Абалкы сөзү мен айттым.  
Эми ишенгни, абаке,  
Каргышымды теги айттым!  
Сага кылсам жамандык,  
Ойлонсом сага арамдык,  
Төшү түктүү жер урсун!  
Төбесү ачык көк урсун!  
Дарыя, чалкар көл урсун!  
Жайнаган жапан чөл урсун!  
Жайылган жерде чөп урсун!  
Агартыш түндү жараткан,  
Асмандасты ай урсун!  
Жердин бетин жашарткан,  
Жамгыр менен кар урсун!  
Ата ордун сактаган,  
Ала-Тоо кошуп дагы урсун!  
Учса аппак калкылдан,  
Көктө учкан куу урсун!  
Күн чагылып жаркылдан,  
Кетөргөн кызыл туу урсун!  
Адамдын жанаң эрпүкен,  
Кантың урсун, бал урсун!  
Чайкаган кымыз, чай урсун!  
Кара элем мен жетим,  
Эр кылып мени жетилтиц.  
Атымды алдап алдың — деп,  
Шайымды неге кетирдин?  
Мындай күмөн кылгынча,  
Көмө чаап чоронду,  
Жайнаган жарык дүйнөдөн,  
Кайрылбас жакка кетиргин!  
Атабыз Манас эр өлүп,  
Ак калпак кыргыз эл жүрөт.  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Өлтүрүп салсаң, абаке,  
Кыргыздын кылы коробойт!  
Ак, караны ылгабай,  
Ар качан айткан сөзүңе,  
Абаке, ичин бек күйөт!  
Аккелтендии милтесин,  
Сууруп берчи, абаке,  
Мен тиштейин учунан.  
Мындай тириү жүргүчө,  
Кыямат кетсе ал жакин,

Кызгалдактай кырчын жан! —  
Деп, зыркырап турганда,  
Аркада турган Бакай хан,  
Ак сакалын жайылтып,  
Сөз баштады арылтып.  
Алдында эки чоронун,  
Абдан көөнүн агартып:  
«Акмак иттер, баятан,  
Аркада турсам уичукпай,  
Адам айткыс сөзү айттып,  
Э, Семетей, не болдуң,  
Жаш балдарды каргантып?  
Өзүндөн көрбөй жамандык,  
Карагулга алдатып,  
О, канырай кандай ин,  
Жалгыз кете беришиң.  
Койбостон бир ооз сыр айттып?  
Кайраттуу баатыр эки уул,  
Эр тиреги ойлонгун!  
Эси жок киши көнтенин,  
Сен Семетей не болдуң?  
Баатырлар кетти Боз белге,  
Ан уулап ыраак бир жерге.  
Кайдан айтам дедиңби,  
Бакайдай кары эмсег?  
Сага өпкө бүткөндө,  
Башкага карын бүткөнпү.  
Энеден туулуп, көз жарып,  
Жәрык жерге түшкөндө?  
Сен балдарга, Семетей,  
Өктө кылар жолун жок,  
Оон өзүндө турганда,  
Өкүрүн берер жөнүп жок!  
Көкжад жолборе Семетей,  
Өзүндөн калдым мен Бакай,  
Карыганды көөнүм сууп,  
Эн эле кийин сөдер ин,  
Элебей кете бергенин,  
Элшиле Бакай мен туруп!  
Душмандан калтың, Семетей,  
Улум, азыр кутулун.  
Таарынсан боло балдарта,  
Баштап аяк кеңти утун!  
Кетемин — деп — Таласка,  
Жетемин — деп — түн катып,

Арбагы азиз Манаска! —  
Бурулду Бакай жулкунуп,  
Боз жорго башын шарт буруп.  
Заманасы куурулду,  
Эр Семетей баатырдын,  
Бакайдын кебин ал угуп.  
Кайра тарта бергинче,  
Кайрылып Бакай желгинче.  
Кабылан камбыл Семетей,  
Боз жоргону чылбырдан,  
Бурулттай кармап алды эле,  
Мамындай кебин салды эле:  
«Таарынганың, абаңе,  
Жалғаны жок, бары чып.  
Азыраак сабыр кылғының,  
Жалғыздын кебин уккунун.  
Үйдө жатсам бир күнү,  
Қазактын жүргөн эллине,  
Эки кыргыз барышты.  
Сурабадым алардан,  
Қазактар көчүп кетти — деп,  
Өздөрүнө күжурал,  
Далай кепти салышты.  
Қазактар көчтү дегенде,  
Карабапмын эч кайда,  
Жарабапмын, абаңе,  
Жаңыңа басып баарга.  
Аттанып жүре берипмин,  
Қазактан кабар аларга.  
Алматы, Алтай, Сары-Арка,  
Мен кириппин шаарга.  
Көөрүктүүгө баргана,  
Буурулду байлап кыр ташка,  
Калыпмын уктап талаада.  
Ойгонуп кетсем Буурул жок,  
Жөө Семетей туруу жок.  
Жакын экен арасы,  
Кырга чыгып карадым,  
Буурулдун көрдүм караанын.  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Бизге айтпай кетти — деп,  
Буурулдун иани кубалап,  
Аркамдан келген белем — деп,  
Тамаша кылыш акмактар,  
Атты алиарып кайкыга,

Байлап койгон экен — деп,  
Санаама келди мындаш кеп.  
Кыйып чоро кетпес — деп,  
Кыйкырдым, аба, кебимди ук,  
Буурулду алып келгии — деп.  
Менин үнүм чыккала,  
Тура калды бир киши,  
Буурулду минип бурулду,  
Көмүскө ылдый чуу койду.  
Ойноду эми чындан — деп,  
Көңүлүмө бул болду.  
Келсем таштап кетпидир,  
Мына бул турган кер бәзин.  
Ээр, токумун көргөндө,  
Калмактан алган экен — деп,  
Көңүлүмө бул келди.  
Түштүм кырдан талаага,  
Адырда жылкы көп жүрөт,  
Ойносо чоро берет — деп,  
Акылымда бул жүрөт.  
Карабадым жылкыга,  
Андан мындаш элестеп,  
Көрүнүп коет кәэ-кәэде.  
Акмалап жүрүп олтурдум,  
Баштап мени барат — деп,  
Өздөрү жаткан жерине.  
Үч күндүн алды жагында,  
Чыгып кетти карасам,  
Сары-Аркашын белине.  
Аттайын — деп — ошондо,  
Жамандык келди пейлиме.  
Нийнмден мылтык алгаанды,  
Кырда турган ал караанды.  
Кыйкырып кабар салды анда:  
«Менин, аба, Канчоро.  
Жиберди Бакай, Гүлчоро.  
Бакай кабар угуптур.  
Қазакты күлдай уруптур.  
Азмункенин Керимбай,  
Қазактын элли бузуптур.  
Шибергө карай көчүптур,  
Азмункенин Керимбай,  
Жапанга суудан отуптур.  
Кызылуук чон доөнү.  
Кырк миң аскер кол менен,

Күрпүлдәктүн куюшка,  
Аллып келип таштаптыр.  
Андан кийин Қеримбай,  
Нескара уулу Мадыкан,  
Бели катуу эң балбан.  
Мадыканды алды — деп,  
Казактын эли кошулуп,  
Жөнөмөк болуп Таласка,  
Камынышын калды — деп.  
Абакем угуп мындай кеп,  
Гүлчоро экөө биригини,  
Жумшады мени баргын — деп.  
Айтсан абаң тил албайт,  
Айла кылып Буурулду,  
Ала качып келгин — деп.  
Чогулушуп кыргыздар,  
Бир дөбөдө болсок — деп.  
Ачык айтсам ушул кеп,  
Мен Таласка кеттим — деп,  
Мындай таамай кеп айтты.  
Үч күн удаа жол жүрсөм,  
Кер бээ арып баспады.  
Эки күн болду, абаке,  
Жетелеп бээ баскалы.  
Бүрүл кирер алдында,  
Эллебедим кишини.  
Буурул менен найзачан,  
Бирре мени качырды.  
Найзашын учу жеткинче,  
«Манастан» катуу бакырып,  
Абаке, үнүң чыкканы.  
Энөөлүк кылсаң кандай — деп,  
Келген экен, абакем,  
Мага насаат кылгалы,  
Деп оюома алгамын.  
Качырган киши жок болду,  
Капаланыш балдарга,  
Как ушундай кеп болду.  
Кайра кетем дегиче,  
Касиеттүү, абаке,  
Капка тоодой берекем,  
Какбаш Жакып капырдан,  
Бир олүмдөн калтырдын.  
Келгенимде уу берди,  
Эми эки олүмдөн калтырдын!

Кетер болсон, абаке,  
Эми кетем Семетей,  
Манастын тандым арбагын,  
Деп ошентип айткыны! —  
Андан кийин кайткыны! —  
Деп, Семетей муңайып,  
Эки баатыр, Бакайга,  
Энөөлүк кылып койгонго,  
Эң эле жаман уялсы.  
Кара мұртөз Семетей,  
Хан Бакай кетем дегендес,  
Кара жерден карғышты,  
Гүлчоро менен Канчоро,  
Ал экөөнен алганга.  
«Туулупмун бекер — деп,  
Түмшугу жок Семетей,  
Ушул дүйнө жалғанга» —  
Бушайман кылып турганда,  
Алмамбет уулу Гүлчоро,  
Сөөгүнөн өткөрүп,  
Сүүк сөздү кыларда,  
Кыраакы Бакай карыя,  
Кыялын билин ал чакта:  
«Қызыталактар, талаада,  
Кыйла жыйын кылдынар.  
Бүтө элек дагы силдерде,  
Алда эмине кебин бар?  
Буурулду миңчи, Семетей,  
Әрли сайгай, Канчоро,  
Башты мата байлан бер,  
Бол, Гүлчоро, жол башта!  
Ала жүргүн, Канчоро,  
Карагер бээни таштаба.  
Жсле жортуп бастырын,  
Батыраак жетин барады,  
Кетечинин жарына.  
Карагул айткан баары чын,  
Семетейге алдынта.  
Алсын куун, есу бойлон,  
Жылды келин калғандыр,  
Кетечинин сазына! —  
Деп, Бакай хан шанинда,  
Жартык кытты жалынага  
Аш кийинчى барынты,  
Ара күнүүк аныка.

Муну мындаи таштайлы,  
Баатырлардын алдагы,  
Кеңешинен баштайлы.



#### МАЗМУНУ

Гүлчоро менен Толтойдун алгачкы беттешүүсү . . . . .	5
Чынкожо менен Толтойдун өлүмү . . . . .	48
Токтосарттын саткындығы, Конурбайдын чабуулу . . . . .	89
Гүлчоронун чалтыны . . . . .	117
Гүлчоро менен Канчоронун кайраты, кыргыздардын кол курашы . . . . .	155
Кең-Колдогу кызыл кыргын . . . . .	190
Конурбайдын атактагы баатырларынан ажырап кайра кашыны . . . . .	216
Керимбайдын чыккынчылыгы . . . . .	238
Карагулдин өлүшү . . . . .	264

Адабий көркөм басылыш  
Жусуп Мамай  
Семетей. 2-китеп

**Эпос**

Араб арибинен азыркы кыргыз арибине которуп  
түшүргөн К. Кырбашев

Литературно-художественное издание

Жусуп Мамай  
Семетей 2-книга

**Эпос**

Составитель и переводчик К. Кырбашев

На кыргызском языке

Бишкек, издательство «Шам»  
  
Редактору А. Макешев  
Худ. редактору Р. Исаков  
Тех. редактору К. К. Шабралиева  
Корректору О. Мамутова

Терүүгө 23. 03. 95 ж. берилди. Басууга 15. 05. 95 ж. кол коюлду.  
Форматы 84×108½. Адабий эриби, № оффсет кагазы. Физ. басма  
табак 18,5 уч. басма табак 15,54. Нураксы 5000. Заказ № 10.  
Келинчимдик баа.

Кыргыз Республикасынын «Акыл» концерни,  
«Шам» басмасы, Кыргызмюниграфкомбинаты  
720461, ГСП, Бишкек, 5, Т. Сувашибердиев көчөсү, 102.